



Оторбаев Б.К.

# АБЫЛ, ЖАРКЫН БАЯНЫ

(махабат легендасы)

Поэма, ырлар, ангемелер,  
котормолов



Бишкек – 2009



УДК 82/821  
ББК 84 Ки 7-5  
О-85

Оторбаев Болот Капарович

**О-85 АБЫЛ, ЖАРКЫН БАЯНЫ** (Махабат легендасы). Толукталып 2- басылышы – Б., 2009. – 96 б.

ISBN 9967-22-972-1

Мында Б.К.Оторбаевдин сүйүү темасына арналган поэмасы, ар кайсы жылдарда жазган бир катар ырлары, эки чакан ангемеси, орусчадан көтөмөлдору камтылды. Китеп жаштарга арналат.

О 4702300200  
ISBN 9967-22-972-1

УДК 82/821  
ББК 84 Ки 7-5  
© Оторбаев Б.К., 2009.

## **АБЫЛ, ЖАРКЫН БАЯНЫ**

*(махабат легендасы)*



### **БЕТ АЧАР**

Кыдырып, жер танабын бүтүн басып,  
Келаткан жолоочудай ашууну ашып,  
Тээ дөндө жалгыз терек асман тирейт  
Караанын алда кайдан көзүң чалып.

Кызык да дайнын билип, даңын угуш,  
Ал терек ойго салат не бир укмуш.  
Бул не тал? Бул не терек? – дегенде эле,  
Чубурат көз алдыга ачуу турмуш.

Аллтардай жомоктогу элес курап,  
Ал терек алда недей көзгө урунат.  
Күбөсү өткөндөрдүн мен дегенсип,  
Күнгүрөп, өзүнчө эле гүүлдөп турат.

Таң калып, улам тиктей көзү кана,  
Ан сайын керемет күч арбай, тала.  
Баргын! – деп эркке койбой алдыга алат,  
Көргөнү чындал эле жолдон кала.

Жакындал барган менен жөөсү, атчаны –  
Үн-сөзсүз турат карап, токтоп каны.  
Кандайдыр жүрөксүнүү бийлөп алат,  
Ашыгып, кеткенинче чыгып жаны.

Сыйрылып, тулку бою бүт карттанып,  
Какжырап, жалгыз гана сөңгөк калып.  
Каткансып терен сырды эчаккы бир  
Денеси жүз жеринен жараланып.

Жарылып, сынып бутак, канап жүрөк,  
Азапты тартса керек далай тұтөп.  
Андан да батчу күнү келүүчүдөй...  
Эртеңден нени каалап, нени күтөт?

А бирок куураса да калып сөңгөк,  
Өнгө эмес, түшкө кирбейт кулап өлмөк.  
Дале өжөр, тоо карысын эске салат –  
Ой-кырга көзүн тигип, көңүл бөлмөк.

Козголсо күнгүрөнүп, каары ташып,  
Жай-кышы ысық-суукту өзүнө алып,  
Карт чынар карт жолборстай көзгө элестейт,  
Өз эркин тоо койнуна бүтүн таңып.

Неченге күбө болуп, туюп кырын,  
Карт чынар жашап келет артып кылым.  
Айтпаса кийинки муун кайдан билет?  
Ким билет? Ким түя алат ички сырын?..

Ар бир жыл ар башкача мөөрүн басып,  
Тынч бербей, түпсүз санаа жабыркатып,  
Куу такыр, илип алар тутам чөп жок –  
Чөлкөмү көрүстөндү эске салып.

Жай-кышы шамал боздоп, қүүсүн чалат.  
Бетке уруп, улам күчөп каарып талат.  
Кыйналып, онтогондой күнгүрөнүп,  
Карт дарак дene бойго сырын катат...



Ал кундөн эске аларлык нелер калган?  
А нелер жомок болуп ырга айланган?  
А нелер замандардын баасын алып,  
Кун санап улуу сөзгө отүп барган?

\* \* \*

Бул баян баштап койгон барак ачып,  
Бир топ муун илгери өткөн турпак басып.  
Алмашкан андан бери нечен доорлор,  
Издери ал күндөрдүн улам жашып.

Карт чынар куурап болгон тээ дөндөгү  
Ал кездे жапжаш чынар – дале өнмөгү.  
Оо анда күчтүүлөрдүн заманы тууп,  
Алсызы камчы алдында, шол – көргөнү.

Ал күндөр коргон болуп азаматтык,  
Бааланган ата сөзү, эрдиқ, марттык.  
Уруунун намысы үчүн, актык үчүн  
Эр жигит ат үстүндө, күлүп шаттык.

Эл коргоп, эрдиқ менен боору бүтүн,  
Заманда так ошондой – дайым күтүн.  
Бул ченде бир чоң урук айыл болгон,  
Кадимки кыргыз айылы жүздөй түтүн.

Ал эми тәэтиги суу аккан кулап,  
Шондо эле таш ағызчу жолун улап.  
Киргендө жаз күндерүү долуланып,  
Аттуу да өтө алчу эмес кечүү сурал.

Жыл санап бүлө өсүп, ырыс кирип,  
Боюна ошол суунун боз үй тигип,  
Ал айыл тәэтигинде жайгашчу эле  
Төрлөрдү жогоруда бүтүн билип.

Жер бербей короо-короо толгон малы,  
Айдалып тоо этектей дан – кайрагы.  
Не түркүн өнөрдөн да куру эмес,  
Керегин өзү өндүрүп турган чагы.

Талыкпай эр уулу үчүн кемсөл бүргөн  
Тигине чебер колдор өрмөк түйгөн.  
Бериде кыз-келини кийиз басып,  
Шырдакка не бир укмуш гүл түшүргөн.

Уздары колу тынбай антип турса,  
Жип ийрип, терини ийлеп, көңүлүң бурса,  
Эркектер усталыкты артык көрөт –  
Себеби, курал керек кылыш сунса.

Анакей: темир уста кычкач алып,  
Жанында жардамчысы көөрүк басып,  
Айбалта, найза согуп олтурушат,  
Откөнүн убакыттын билбей калып.

Ал эми беритеде зергер аба  
Ишине так бүтүргөн маашырлана,

Үй боорлоп илип коюп жасаганын  
Көрсөтөт «мынакей» деп бирден ала.

Ээрчи аба түк шашылбай ээрин чабат.  
Талықпайт, кәэде тиктеп, жонуп калат.  
Жанаша алектенген тұндықчұсү  
Уукка деп тобулғуны жонуп барат.

Мергенчи от түтөтүп, огун куят.  
Камчы өрүп өрмөкчұсү жерде олтурат.  
Мұнұшкөр колуна алып алғыр күшүн,  
Аз-аздан жем тишиетип тоюндурат.

Четки үйдө бышат сабаа күрсүлдөтүп,  
А сыртта казык қагат дүпүлдөтүп.  
Чоң энсे курут жаят таш үстүнө  
Чочулай, балдарынан көзү өтүп.

Бир жутсан суусун канып, суусап барсан,  
Мөл булак тигинекей, алдан тайсан.  
Бой жеткен сулуулары суга келет,  
Жаш кезде бул да қызық, қарап талсан.

Кылганы оор болсо да ден чарчаткан,  
Кыздары уян тартып, сөздөн качкан.  
Шондонбу?.. Жүрөк күүсүн билдире албай,  
Канчасы жаш күнүнөн өксүп калган.

Зарығып, күнү кечке азып-тозо,  
Койчунун эрмеги эле ზору боло,  
Күү чалып, ички арманын ырга кошот,  
Сүйгөнү туурасында үнүн созо.

Жигиттер, эр-азамат, жорго минип,  
Келгенде бийиктеги жылкыны ийип.  
Суу жәэктең кыз-келиндер толуп кетет  
Карыга көнөчөгүн онтой илип.

Жылкычы укуругун алга сунуп,  
Сес кылыш, үйүр башын бери буруп,  
Көз кысат кызыл көйнөк женелерге,  
Кыздарга, бәз саадырган, жакын туруп.

Ал эми күн батарда қарап турсан,  
Эрикпей айланага көнүл бурсан,  
Баткан күн нур алдында ой бир укмуш!  
Ошондо кыздар болуп оюн курсан.

Бул элдин кадыр-барктуу карылары  
Кечке маал тигил дөңгө чогулушат.  
Уруунун маанилүү бир ишин козгоп,  
Кеп салып санжырадан олтурушат.

Ар күнү бороон улуп, бетке уруп кар,  
Туулбаса найза сунчун, дүйнөң да тар.  
Таанылып, эл жүртүна калка болчу  
Айылда Абыл аттуу бир жигит бар.

Темирден куюлгансып бүт турпаты  
Зынгырайт, жыйырма бирде болгон жашы,  
Жолборс сүр, балбандыгын айтып болбос,  
Айкырса кулоочудай тоонун ташы.

Кыймылы илбирс сындуу, ыкчам жетип,  
Чечкиндүү, эр жигиттик баркын сезип,  
Жигитте акыл да бар, кайрат да бар,  
Айтканын аткармайын жүрө берип.

Жаштык кез ойноп-күлчү учур го айын,  
Жактырат ал бир кызды, аты – Жаркын.  
Кыз өзү бир жаралган сулуулардан  
Акындар күнгө тенер анын баркын.

Көргөн жан ал сулууну ойдо калып,  
Күлгөндө ак тишигерин бермет чалып,  
Койгондой жылдыз чачып арасына,  
Кош өрүм эки көздүн жоосун алып.

Сөздөрү мөлтүр булак шылдырындай,  
Тыңшасаң пери кыздын сыйкырындай.  
Балкытып, дене бойду магдыратып,  
Сан булбул обон салган сүйүү ырындай.

Жамалын бир карасан, каухар чалып,  
Болбосо сан түрлөнө гүлдөп барып.  
Акылдуу көздөрүчү!.. Эс талдырган  
Дүйнөнүн бар экени унут калып.

Жаркын кыз ак куу болуп көлдө сүзөт,  
Абылы шумкар сымал чынжыр үзөт.  
Тагдыры экөөн бөлбөй табыштырып,  
Бир күлүп, күндө кечи биргө жүрөт.

\* \* \*

Кеч күүгүм, караңғылык түшүп келет,  
Жай түнү мээрин сала күлүп келет.  
Мемиреп барган сайын тоо арасы  
Кандайдыр сулуулукту түрүп келет.  
  
Тентек жел бетти аймалап сүйүп келет,  
Шаштырып таза абаны сүрүп келет.  
Келаткан сүйгөнүндөн кабар берип,  
Жүрөктүү элжиресте күлүп келет.  
  
Жымындан жылдызы да жайнап келет,  
Кандай деп бүт баарына салам берет.  
Чыккыла, оюн курчу убак болду! –  
Дегенсип кыз-жигитке кабар берет.  
  
Ай сулуу көтөрүлө жакын келет,  
Бой түзөп, исек менен кашын терет.  
Кимгедир күлмүң карап, обон сала,  
Түн бою сулууларды издей берет.  
  
Тентек жес талыкпастан бийлей берет,  
Ага тен тоонун чөбү жай термелет.  
Салгандай сан булбулу таңшык обон  
Шуудурап жаш чынар да ырдап келет.  
  
Мындайда кимдер гана чыдан турат?  
Гүлгүн жаш жайкы түндө оюн курат.  
Алыста, айыл жакта, көнүл ачкан,  
Ырдаган кыз-жигиттин үнү угулат.  
  
Түбүндө жаш чынардын Абыл турат,  
Олтурат, түн шоокумун тыңшайт, угат.  
Күткөндөй сүйгөн тенин, ал-ангыча  
Карааны сулуу кыздын көнүл бурат.  
  
Ана көр: кыз ашыгат, чуркай басат.  
А Абыл кубанычтуу тура калат.  
Колунда мамыры гүл коомай кармап:  
Жаркын! – дейт, кучак жая тосо барат.  
  
Эр Абыл колун сунат кызга карап,  
Көзүнөн жылдыз сындуу учкун тарап.  
Кыз колу кандай сүйкүм, кандай назик  
Жүрөктүү элжиресте кетип барат.

Жүрөгү жаш жигиттин алыш учат,  
Ырыска, чын бактыга шунда тунат.  
Бек кысып, улам жыттап алкымынан,  
Өпкүлөп, ага арнаган гүлүн сунат.

Кыз болсо мамыры гүл колуна алат,  
Кыстарып саамайына, күлмүң карайт.  
Көрсөң ай, так ошондо Жаркын да – гүл,  
Гүл да – гүл, көздөрүнөн нуру жанат.

Жаш кыздан күчөп уруп ысык илеп,  
Жалжал көз арбап барат сезим жиреп.  
Тартылып, ээ боло албай, укмушун кур!  
Ташкандай ички бугу көөдөн тиреп.

Сүйгөндү улам карап көзүн албайт.  
Жалдырайт, карагандан дәле талбайт.  
Дүйнөдө Жаркынга тен сулуу жоктой,  
Оюнда бүт ааламга айтып жардайт...

Жаркын кыз Абылжандын сезүн угуп,  
Олтурат шибер чөптө бутун сунуп.  
Жазданып кымбатынын тизелерин,  
Шер жатат көзү жайнап, сезү буулуп:  
«Жаркыным, көз чаптырчы айланага,  
Тыңшачы түн шоокумун кулак сала.  
Айттарым, ушул түндү унұтпайлы,  
Өткөрүп калган өмүр гүлдөй жана.

Талыкпай жанга жагым күүсүн чала,  
Күнт коюп уккан сайын эрий тала,  
Ушул түн экөөбүзгө жаралган бейм,  
Бир паста миң кулпуруп, мээрине ала.

Тагдырым жолуктуруп мени сага,  
Чынында жаңылбаптыр жолун таба.  
Андыктан кол кармаша бир басалы,  
Даам сыйып ак сүйүдөн, эстен тана.

Ойлосом: кандай гана бактылуумун,  
Сен барда күн шооласы, ачык нурмун.  
Бир болсом сени менен түбөлүккө  
Ыраазы элем, келчи бери – колум сундум!...»  
Сүйгөнү сүйгөнүнө күлмүң карап,  
Бир-бирин тендеши жок кымбат санап,

Сырдашып олтурушат, Жаркын сулуу  
Абылдын мандайынан сылап-тарап.

Тигилип асмандагы жылдыздарга,  
Киргизет мындай сунуш: «Кел санайлы,  
Тээтиги түк капарсыз Ай сулууга  
Жүрөктө болгон сезим кабардайлы».

Санашат, эмнегедир жетпейт санат.  
Талашат, орду-ордунан тура калат.  
Айтышат: «жок меники!», «меники!» деп...  
Жаркын кыз «таарынгандай» нары басат.

«Кой эми, Ай жамалым, таарынбагын,  
Кол сунам, кагып салбай кабыл алгын. –  
Артынан каарманыбыз ээрчий басат, –  
Суранам, шагымды тек сындыргабагын...»

Түбүндө жаш чынардын жүзүн буруп,  
Олтурат Жаркын сулуу шаттык бузуп.  
Кейпинде чындал эле таарынгандай,  
Жооп бербейт көнүл чөктү ойго тунуп.

Аз мурда бардыгы эле сонун турup,  
Ал эмес эркелеткен сөзүн угуп.  
Эмичи: түк бурулуп карап койбойт,  
«Таарынчы» ызгаар сындуу бетине уруп.

Ички оюн билдирие албай ызага уугуп,  
Унчукпай, калган сындуу тамак буулуп,  
Сулуу кыз жерди тиктеп дале олтурат  
Жүрөккө кыйноо салып, денди кууруп.

Мына эми жанагыдай оюн курбайт,  
Абыл! – деп, көнүлдү ачып күлүп турбайт.  
Болбоско ушунчалык кетишеби?  
Сүйгөнүн унуттууга деги кыйбайт.

Махабат улуулугун жүрөк сындайт,  
А чындык ийилсе да түшүп сынбайт.  
Жигитке мындан бөлөк арга барбы?  
Акырын жакын жыла кызга ыктайт.

Кучактайт, кынай белден бери тартат,  
Улам өөп көздөрүнөн муну айтат:  
«Тээтиги Чолпон жылдыз сага арнайм,  
Сен үчүн жандан кечем, түк да танбайм...»

Жүрөгү жаш селкинин туйлап согот,  
Колдору жаш жигиттин сүйкүм болот.  
Бек кысып өпкөн сайын рахат таап,  
Сүйгөнгө боон таштайт, кучак толот...

Мындайда сөз сүйлөнбөйт эмнегедир,  
Айтылып жүрөктөрдө болгон сыры.  
Булбулу обон сала коштогонсуйт,  
Ырдалып оргуп чыккан сүйүү ыры.

Турганда Абыл, Жаркын айкалыша,  
Сезилет бири күндөй, бири Айдай.  
Ширелип жүрөктөрү ажыраткыс,  
Туюлат бирдик кандай, бирдик жандай.

Мындайда не бир жыргал артта калат,  
Туюлуп эриндери шекер кантттай.  
Мас болуп ашыглыктын шарабына,  
Мөлтүрөйт эки көзү карагаттай.

Чен барбы Абыл, Жаркын сүйүүсүнө?  
Арналат сезим гүлү мөл булактай.  
Сүйгөнү сүйгөнүнө кучак жайса,  
Кулпурат дүйнө жүзү каухар заттай...

\* \* \*

Бул күнү айланана кооз, көнүл бурат,  
Шаттанат, баары бирдей оюн курат.  
Чөлкөмүн ажайып нур мээрине алып,  
Кары тоо башын чайкай күлүп турат.

Күлгөнү тоолорунун болуп кубат,  
Көнүлдү жанга жагым обон бурат.  
Көрүнүп булбулу бар гүл бакчадай,  
Чынар да миң ыргалып, миң кулпурат.

Мас кылып түркүн гүлдүн жыты урат,  
Булактын шылдыраган үнү угулат.  
Шыңгырап көрүнбөгөн жылаажындар,  
Кандайдыр салтанаттуу бий курулат.  
Күүсүнөн чегирткенин кулак тунат.  
Ызылдал чымын-чиркей тынчты бузат.

Гүлдөн гүл тандап уча көпөлөктөр  
Чөптөрдүн ырдаганын тыңшай угат.

Бериде кекилиги ырды курап,  
«Кекилик», «кеекилик» деп бек унчугат.  
Эрикпей таш үстүнө чыгып алып,  
Айланып, канат кагып бийлеп турат.

Чымчыгы турмак беле ыр, күү сурап,  
Жарыша үн салышып, сайран курат.  
Оболоп бакыт күшү жогоруда,  
Назарын тоо койнунун бүтүн бурат.

Ыр-күүнү күлүндөгөн шаттык улап,  
«Көңүл ач», «кел» дегенсип тартып турат.  
Кандайдыр жүрөгүнө эргүү берип,  
Ырга жок кишини да акын кылат.

Бардыгы ырдаса да, күлкүнү улап,  
Талықпай бий курса да, бүтүн дуулап,  
Негедир бир нерсеси жетпегенсийт,  
Ойноого өксү болбой тегиз куунап.

А көрсө, бийлегени белди бурап,  
Үн созуп ырдаганы күүнү сурап,  
Абылды, Жаркын кызды чакыруу бейм,  
Чарчаса ошол жерде түшүп кулап.

Досторду сынагандай бирден ылгап,  
Жигит, кыз не күттүрөт денди кыйнап?  
Мээрими алдамчыбы?.. Келсе боло!..  
Баарысы күлбөйт беле эми чындал.

Күткөнүн табийгаттын билгениндей,  
Бүткөнчө бир саам көздүн ирмеминдей,  
Айлана жарк дей түшөт көз уялтып,  
Асманга дагы эки күн илгениндей.

Анакей, Абылжаны жүзү жанып,  
Кымбаты Жаркын сулуу катар басып,  
Суу жәэктең ылдайтадан көрүншөт  
Көздөрдөн таалай, ырыс нуру тамып.

Сүйүшкөн кыналыша бирге келет,  
Кол булгап, тәэ алыстан салам берет.  
Ана эми, ыр-күүлөрү кайра таңышп,  
Келгени айтып бүткүс ырыс делет.

Чын сүйсө, чогуу согуп, чогуу ирмелет.  
Сүйүү – бул эки жүрөк иши делет.  
Тигилип, карап эле турганыңдай,  
Бир күлүп, буттары да бир шилтенет.

Чөлкөмү көз алдынан бүт иргелет,  
Жол бою ыр-күүлөрүн тыңшай келет.  
Кулпуруп эми чындал тоо арасы,  
Эликтер сууга келген элестелет.

Сүйүшкөн жолду ката гүлдөр терет,  
Сага деп бир-бирине арнап келет.  
Дүйнөнүн көркү болуп жааралгандай,  
Бүт баары бул экөөнө көз жиберет.

Жаркын кыз сан түрлөнө гүлдөй жанат,  
Эр Абыл миң кулпурат бүтүп канат.  
Туюлуп бири – Чолпон, бири – нур кыз,  
Күн судуу уялгандай жүзүн катат.

Ушинтип келе жатып бир аз убак,  
Абылы ырдоочудай алга обдулат.  
Сүйгөндүн көздөрүнө карап алып,  
Мына! – деп, көөдөнүнө ыр толтурат.

Ирмемде миң түрлөнүп, күлүп куунак,  
Жашчылык бир келүүчү күлгүн курак.  
Мындайда турмак беле тартынгансып,  
Үн созду... тыңшайлычы эми чындал:

«Жаркыным, мени уккунун,  
Ырларым тыңшап тургунун.  
Арнадым жалгыз өзүнө,  
Абылга көңүл бургунун.

Жаш кезде ойнол-күлгүнүн,  
Ар дайым куунак жүргүнүн.  
Чын дилден сүйсөн,.. жүрөктүн  
Угайын дедим бүлгүнүн.

Жүрөктү кантип кыйнайын,  
Эмесе мен да ырдайын.  
Көзүндү жумуп уга бер,  
Көргөнүм койбой сындаын.  
Кымбатым менин сен белен?  
Перизат кызга төң белен?

Сулуудан сендей айрылсам,  
Таппасым билип сестенем.

Караашың үкмуш – эс танат.  
Көздөрүң күйүп, от жанат.  
Берсейин баасын десем да,  
Айтылбай сезүм тек калат.

Күрүчтөй аппак тиштериң  
Берметтөн сымал – тиктедим.  
Жарк этип турса күлгөндө,  
Жыргалын мен да билгемин.

Илешпес көзгө сымбатың,  
Кайберен сымал турпатың.  
Көзүмдү албай келемин  
Кийинип чыксаң кымбатың.

Шекер, бал тамат сүйлөсөн,  
Дагы да жакын жүрбөсөм.  
Жалындалп чыгат көздөрүм  
Жакшылык ишке үндөсөн.

Айласыз калам ырдасаң,  
Үн созо албайм кыйнасан.  
Бечера жанга айланам  
Мыскылдалп құлұп жыргасаң.

Кол тийгис жансың мен учүн,  
Керегим барбы сен үчүн?  
Жаралдың элден бөтөнчө  
Көрк болуп тууган жер үчүн.

Алыстап даабай карааның,  
Дагы эле сүрдөп барамын.  
Көптөгөн кыздан жактырып,  
Өзүндү жалғыз табамын.

Бактым бар менин жолуккан,  
Сулууга сендей оолуккан.  
Ар күнү өзүн деп жүрүп,  
Жаш кыял минтип соолуккан.

Дагы да башка не десем?  
Кызматчың болуп бербесем.  
Кааласаң сулуу Айды да  
Белекке арнап келбесем.

Эркелеп құлсөм колунда,  
Туйгуңун болсом жолунда.  
Бактылуу қүндү бир көрүп,  
Ар дайым жүрсөм оюнда.

Жөлөгүң делсем кыйында,  
Коргоочуң менмин чынында.  
Мына! – деп сууруп жүрөгүм  
Алдыңа тартсам ыгында.

Артыла берсин жанганым,  
Шаттыкка толгон таңдарым.  
Досубуз биздин жан бүткөн  
Ишенич болсун айтарым».

Басылса, козгоп бүтүп айтар кепти,  
Сулуу кыз сүйгөнүнө не демекчи?  
Ал ырдайт ички дилин ырга кошуп,  
Чынында жигит ыры тек себепчи.

Анакей, сүйгөн жарын колдон алып,  
Мурдагы уяңдыкты такыр чанып,  
Жаркыны мукам үнүн созолонтуу  
Нур чачып көздөрүнөн, күлө багып:

«Абылым, сага не десем,  
Алтыным сен деп тергесем,  
Айбыгып такыр кетерсиң  
Айлуу бир түндө келбесем.

Жайдарым, сага не десем,  
Жакыным сен деп тергесем,  
Жабыгып такыр кетерсиң  
Жайкы бир түндө келбесем.

Таң менен кошо құлбөсөм,  
Таалайга сенин бүтпөсөм,  
Табышың өчүп баратат  
Талаалап кетип жүрбөсөм.

Көпөлөк болуп кашпасам,  
Көөнүңдү ички таппасам,  
Көп ойлонбай куунак жүр,  
Көнүлүң сенин ачпасам.

Ойлонуп эми чөкпөсөн,  
Оң-солго көңүл бөлбөсөн,

Оюмда жалгыз өзүнсүн  
Оболоп учуп көктөсөн.  
  
 Сүйгөнүм жалгыз өзүнсүн,  
Сүйгөнгө көнүл бөлүнсүн.  
Сүйөм деп сени алдасам,  
Сүлдөрүм көзгө көрүнсүн.  
  
 Кымбатым жалгыз өзүнсүн,  
Кырчынга көнүл бөлүнсүн.  
Кыйбайм деп сени алдасам,  
Кылганым көзгө көрүнсүн.  
  
 Ар сөзгө көнүл бурбасаң,  
Арсыздын кебин укпасаң.  
Айтылган антка бекеммин  
Армансыз күлүп куунасаң.  
  
 Жылдыздуу түндө жүрсөм дейм,  
Жыргап бир ойноп күлсөм дейм.  
Жыргалым болгон сен менен  
Жылмайып өмүр сүрсөм дейм.  
  
 Карапы түндө жүрсөм дейм,  
Канганча ойноп күлсөм дейм.  
Канатым болгон сен менен  
Карганча өмүр сүрсөм дейм...»  
  
 Канчалык үн созсо да моокум канбай,  
Ырдашты дагы көпкө токтоно албай.  
Сөз чыны, ырдаганга эмне жетсин?  
Кымбаты күлүп турса ырыс чанбай.  
  
 Чиркин ай, чыдаар бекем эстен танбай,  
Жүрүпмүн сүйгөндү мен көнүлгө албай.  
Көздөрдөн, эки беттен нур төгүлүп,  
Күн сулуу өчкөн сындуу көктө жанбай.  
  
 От бүркүп жаш жүрөккө, денди арбай,  
Ашык жар обон созсо такыр талбай,  
Кеткенсийт жылдыздарга аралашып,  
Асманда мындан артык жашоо бардай.  
  
 Жарышып обон созуп ыр ырдашат,  
Ырларын ашык жардын бүт тыңдашат.  
Булардын келечеги эң бир жарык,  
Киялга чөмүлүшө каалгый басат...

Андан соң Жаркын айткан сунуш жагып,  
Тээ ылдый суу жээгине түшүп барып,  
Эки ашык ташка чыгып отурушат  
Шарпасын тоо суусунун тыңшай канып.  
  
 Эңкейип колдорун жууй, жузүн чайып,  
Тигилип бир-бириңе, күлө багып.  
Жашчылык тентек киял кез эмеспи,  
Суу чачып кочуш толо, кайра качып.  
  
 Эркелеп ашыгына, кыт-кыт күлүп,  
Калп эле кыр көрсөтө көзүн сүзүп,  
Жаркын кыз чын бактыга батып турат  
Сүйгөндүн жүрөк күүсүн тыңшай үңүп.  
  
 Абылы сүйгөн жарын колдон алат,  
Ийинден коомай кармап бери тартат.  
Тигилип жоодураган көздөрүнө  
Дилдеги эркелеткен сөзүн айтат.  
  
 Жаркыны дагы жаркып турган болот,  
Эңкейип шер ийнине башын коёт.  
Айтылып сөз жок эле нечен сырлар,  
Көнүлдүн өксү жери бүтүн толот.  
  
 Жаш жүрөк кантип чыдайт – айкалышат.  
Эриндер түк жаңылбай түз табышат.  
Оо көпкө аң-сезимге ээ боло албай,  
Арзуунун кемесинде бир барышат...  
  
 Сүйүү – бул сүйүшкөндүн намыс, ары,  
Жана да айтып бүткүс жыргалдары.  
Мына эми, эртөңгө жер айрыла албай,  
Турушат, бул экөөнүн бир бейм жаны.  
  
 Сүйгөнүн эки колго так көтөрүп,  
Абылы толкундана мууну айтат:  
«Жаркыным, жарык күнүм, ак тандайым!..» –  
Бактылуу, эки көздө жылдыз жанат.  
  
 Көтөрүп колдоруна сулуу кызды,  
Токтолбой суу жээгине чуркап барат.  
Жаш сулуу салмаксыздай таң каласың –  
Жарышса нечен күлүк артта калат.  
  
 Кыйкырат: «Оо тоолорум, кулак салгын,  
Тоо суусу, сен да мени угуп калгын.

— Мен сүйөм, мен сүйөмүн, чексиз сүйөм! —  
Тыңшагын, бүт ааламга айтып баргын!..»

Сулуу кыз жүзү албыра эргип барат,  
Назданат, сүйкүм карайт, кылыштанат.  
Мындайда күн кызы да төң келе албас –  
Таалайлуу, кара күчкө бетин басат.

Таза аба жан сергитип көңүл ачат,  
Улуу тоо атасындай кучак жаят.  
Экөөнүн сүйүсүнө тилектеш бейм,  
Бардыгы шайыр мүнөз мээрим карайт...



Ким эле Жаркын кызы гүлдөй жансан?  
Ким эле Абылжасын кырсык чанган?  
Бул экөө жаралгандан бактылуубу? –  
Макталат Мажнун делеп эстен танган.

\* \* \*

Мурдааак эки-үч айга артта болуп,  
Ал кезде жаңы гана көктөм толуп,  
Башбагып саратан жай, а Абылы  
Чен эле Жаркын үчүн гүлдөй солуп.

Жаркын ким? – Ал бир пери, күндүн кызы,  
Ал – бир гүл, нуру Айдын, ак куу сыны.  
Мунканып, караанына ашык болуп,  
Нечендер зар ыйлаптыр сөздүн чыны.

Абыл ким? – Бир бечара басып жүргөн,  
Бир байкуш, кыз жылмайса кошо күлгөн.  
Айрылып атасынан кан майданда,  
Бир бакыр эл катары өмүр сүргөн.

Бир топ жыл тынч жашоо да кымбат белек,  
Абыл да азамат деп тааныла элек.  
Болгону баланчанын уулу делчү  
Сүйгөнү пери кызын кимге керек.

Чынында жигит кызды сүйүп калган,  
«Жаркын!» деп ээн талаада ырдай барган.

Ким бермек бечерага сулуу кызын? –  
Ан сайын нурлуу жүзүн кайты чалган.

Абылжан сүйүү отуна күйүп жанган.  
Сагынып, куса болуп – эстен танган.  
Эгер кыз бул абалын биле албаса,  
Шору ошол мандайына калың жазган...

\* \* \*

Сулуу кыз көңүл чөктү ойго батып,  
Олтурат суу жээгинде башын салып.  
Калгандай бул дүйнөнүн запкысына  
Санаага түбү терен туткундалып.

Оор кырсык эки ийнинен төмөн басып,  
Мүшкүл ой улам күчөй көөдөн жарып,  
Ирмемге тынчтык бербей кыйноого алат  
Жүрөктү дөн куушура мыкчып барып.

Көздөрү айтып болгус мунга батып,  
Жазмыши: «кел бери» деп койнун ачып.  
Андагы сулуу жүзүн таанып болбойт,  
Бозоруп, эки беттин нуру качып.

Кечээги бактылуу күн алыс калып,  
Кыз үчүн барган сайын заман тарып,  
Кайтыга улам чөгүп кетип барат  
Токтоосуз кулоочудай эстен танып.

Үшкүрүп, өзүнчө эле жапаа тартып,  
Ойлонсо ошончолук кайтысы артып.  
Жаңы эле ыйлап-ыйлап басылгандай –  
Жүрөктү кырсык чалып, уруп-жанчып.

Жаркын кыз зарламакпы үмүтү урап?  
Тоо гүлү куурамакпы суусун сурап? –  
Жер эне, мээриминди төксөң боло!  
Өз кызың, өз перзентиң ыйлап турат.

А шамал долуланат, бетке урат,  
Учурат, конур чачын уюлгутат.  
Дегендей: ыйлай түшсүн, дагы жетпейт –  
Сулууну чаңга бөлөп, жүзүн бурат.

Жаш чынар туйбагансып четте турат,  
Айлана чууга толуп, тынчты бузат.  
Сулуу кыз жакшылыктан үмүт үзбөй,  
Жалынат, тоолоруна колун сунат...

Кайгысын түшүнчүдөй болуп кубат,  
Көңүлүн андан ары күнгө бурат.  
Ичтеги толуп чыккан бугун айтыйп,  
Ага да жалбарыңкы колун сунат...

Суу жээги, тээ кырында сулуу турат,  
Сурданат, сууну тиктейт, жүзүн бурат.  
«Кетсемчи бул дүйнөдөн, шордуу башым!..» –  
Оюнда аска ылдый боюн урат.

Шарпылдап тоонун суусу – кулак тунат.  
Бүркөлүп күндүн көзү мөгдөп турат.  
Козголбайт а тоолору күнгүрөнүп,  
Мун-зарын кимдер билип, кимдер угат...

Жанына сулуу кыздын Абыл келет,  
Жүрөгү жаш жигиттин сыйдал берет:  
«Келгеним менин балким каалабассың,  
Чын пейил болгон кайгы бөлүш делет.

Не болду? Кимдер сени капа кылды? –  
Пери кыз, мына ушуну туондорчу?  
Туюнбай жаш жүрөгүм тынчый албас,  
Эки көз жашылданат кетип курчу...»

Жаш кыздын мууну бошоп кетип барат,  
Көз жашы ээ-жая бербей жылжып агат.  
«Эх, сулуу, – жигит айтат, – бүт кайгыдан  
Арылсан, мага үйлүп бардык жарат...»

Сулуу кыз жаш жигитке башын жөлөп,  
Оюнда не айтса да бүтүн көнөт.  
«Абылым», «азаматым» деп күбүрөп,  
Алдастап ой-санаасын санга бөлөт.

Бир кезде эсин жыя баш көтөрүп,  
Сулуу кыз Абылжанга мууну айтат:  
«Кетпечи, мен байкушка караан болчу», –  
Деп коюп жүз бозорот, кайра кайтат...

Кыз айтат: «Билем сенин абалыңды,  
Мен үчүн сүйүү отуна жанганиңды.

Жана да түнү уктабай арып, азып,  
Мен байкуш жашоон болуп калганымды.

Өтүнү ара жолдон күтүп алып,  
Эстечи, «сүйөм!» деп кол сунганыңды.  
Ошондо түк унчукпай басып кеттим,  
Эстечи, сындырганым назарыңды.

Көп өтпөй энекенди жуучу кылып,  
Жибердин... кетти кайра көнүл сынып.  
Айтыптыр: «сени мага тең эмес!» деп,  
Мунканып кала бердиң ичтен тынып.

Сен болдуң менин ичтен жактырганым.  
Негедир мууну сезип биле албадың.  
Болгону көңүл чөктү ойго батып,  
Зар ыйлап, өзүнчө эле күйүп бардың.

Ойготуп көөдөнүндө «намыс» канын,  
Каалашпайт жашка жаштын кошуулганын.  
Ушинтип сүйгөнүндөн айрылганча,  
Аска ылдый бойду уруп тынын жаның.

Эгер сен мени чындал сүйгөн болсон,  
Ашыглык отуна чын күйгөн болсон,  
Мына! – деп бир болууга колум сунам,  
Сураарым, бес кучактап күлүп койсон.

Жаш элем, туйгун сындуу бөпөлөндүм,  
Кубанчын апакемдин мен көтөрдүм.  
Ошентип куунап күлүп жүргөн кезде,  
Сен келип, бүт баарынан өгөйлөндүм.

Мен сүйдүм, көңүлүмдү сага бөлдүм,  
Ашыглык амирине бүтүн көндүм.  
Нур белен бет алдымда күйүп турган  
Бир сени күн уулунан артык көрдүм.

Абылжан, болгон сырым айтыйп өттүм.  
Жүрөктө ууз сезимди койбой төктүм.  
Мени эми эмне дессөң – өзүн билгин,  
Кол каксан, аргасы жок төмөн чөктүм...»

Көргүнүң кыз, жигитти – кучак толгон,  
Бес кысат жалбарыша – бакыт конгон.  
Сызылат ысык жашы көзү жайнап,  
Бул учур унтуулгус кымбат болгон...

Айтылып жүрөктөрдө нечен сырлар,  
Жигит, кыз суу жээгинде олтурушту.  
Махабат туусу бийик көтөрүлүп,  
Сезимдин өксүк жерин толтурушту...

Сүйгөнгө сүйгөнү айтат: «Жүр кетели,  
Каршы экен кошулууга – жер көзели.  
Ырыс таап, махабаттын булбулуна  
Так ушул сүйкүм колдон жем берели.

Күч барда эмгектенип, баар табалы,  
Керекпи, зоокаларды тен жаралы.  
Жыл өтүп, ата ачуусу таркаганда,  
Кечир – деп айлыбызга бир баралы».

«Мен макул бүт эркиңе, жаным Абыл,  
Тилеги биздейлердин болсун кабыл. –  
Кыз айтат. – Көп кармалбай аттаналы,  
Бүтүрүп даярдыкты, ишти зарыл...»

Сүйгөндөр үч күн кийин кетмей болуп,  
Кайтышты үйлөрүнө ырыс толуп.  
Абылы тәэ коктудан күтүп алат  
Жараган күлүктөрдөн камдап коюп.

\* \* \*

Жай түнү, сыйрым жел согуп келет.  
Жолунан жолукканды чолуп келет.  
Терметип, бүт баарына уйку берип,  
Камкорчу энелердөй болуп келет.

Жай түнү, сыйрым жел согуп келет.  
Жөн келбей жангы жагым болуп келет.  
Сергитип, беттен сылай эркелетип,  
Ан сайын тоо койнуна толуп келет.

Жай түнү, сыйрым жел согуп келет.  
Жарыша, оюн сала озуп келет.  
Ары айдал ағын суунун шарпылдагын,  
Тоо койнун ызы-чуудан коруп келет.

Жай түнү, сыйрым жел согуп келет.  
Жайдары обондордон созуп келет.

Көшүлтүп, дene бойду магдыратып,  
Ырлары көнүлүнө толуп келет.

Жай түнү, сыйрым жел согуп келет.  
Желпинтип эс алдырчу болуп келет.  
Алыстап, сыйбызгы үнү улам пастап,  
Тынч алып уктасын деп солуп келет.

Толукшуп Ай төбөдө сүзүп келет.  
Сан жылдыз кабагы ачык күлүп келет.  
Айткандай «азгырба» деп – уктап алсын,  
Тентек жел булуттарды түрүп келет.

Тентек жел салтанаттуу күлүп келет.  
Үзүлгөн булуттардан сүрүп келет.  
Жапса да эптеп-септеп Ай шооласын,  
Жылдыздар андан-мындан күйүп келет.

Короочу анда-санда үрүп келет.  
Жымжырттык барган сайын сүнгүп келет.  
Билгендей чарчаганын күнү кечке  
Уйку да талыкшытып үнүп келет.

Баарысы тынч алууну сүйүп келет.  
Түн дагы өз дооронун сүрүп келет.  
Ал эми бул убакта күндүк жерден  
Жоон топ эл ашuu ашып жүрүп келет.

Жамынып жай түнүнө дүбүрт келет.  
Салгандай ууру жолго үнсүз келет.  
Түр берип жылкы тийчү «баатырлардай»,  
Токтоосуз караңгыга сүнгүп келет.

Ашыгып жоон топ эли жүрүп келет.  
Ойготуп түн бейкүтүн сүрүп келет.  
Шарактап жоо жарагы сүрдүү белем,  
Карааны закымдарды түрүп келет..

Ошол эл нечен ашуу, белес ашат.  
Токтолбой жүрүп келет, алга шашат.  
Кейинде алыскы кас уруулардан,  
Жоолашчу түрлөрү бар – кайда барат?

Аттарын дем алдыrbай уруп барат.  
Нечен суу, нечен өнүт артта калат.  
Анакей, тәэ коктуда тааныш айыл,  
Тааныш дөң – бүт бардыгы уктап жатат.

Токтошот, бир-бирине ақылдашат.  
 Шалк этме колдорунда – күчү ташат.  
 Бөлүнөт беш азамат – бардыгы эр,  
 Билбеймин кандай айтсам сын жарашат.

Бирөөнүң белги бер деп коюп күзөт,  
 Калганы дагы экиге бөлүнүшөт.  
 Айланып жылкы четин, абай басып,  
 Дабышсыз ууру болуп көрүнүшөт.

Бул не топ, бири калбай жарактанган?  
 Бул не топ, түн жамынып жүрүш салган?  
 Айылды жексен кылчу түрлөрү бар –  
 Бул не топ, сүрү катуу сесиң алган?

Эгер кыз бой жеткенде сулуу болсо,  
 Көргөндү тамшандырып көңүл толсо,  
 Анда эле далай жигит колун сунмак,  
 Арнамак сөз шербетин эркке койсо.

Бир көрүп Жаркын кызды ким сүйбөгөн?  
 Жаркынга ашык болуп ким күйбөгөн?  
 А кимдер аргасыздан төмөн чөккөн?  
 Туюлуп Жаркын кызы күн гүлдөгөн.

Азамат нечен күнү бэзип элден,  
 Аттанган Жаркын үчүн алыс жерден.  
 Алмакчы ала качып бербеген соң,  
 «Атанаң уулу болуш» парыз делген.

Ал да бир кыйындардан ооздук керген,  
 Анакей тааныш айыл көздөп келген.  
 Ага кыз, калганына олжо керек –  
 Намысын өткөндөгү кайрып берген.

Бир уруу экинчиге касын тигип,  
 Чыр чыкса болбос жерден кара кийип,  
 Бермекпи сулуу кызын атасы да  
 Турганда эр уулдары кылышты ийип.

Жылкыны өрүш толо бүтүн жыйып,  
 Айылды чаап алууга ичтен тынып,  
 Түн катып арам ойдо келген белем  
 Тигинтип кызды алууну максат кылып...

«Баатырлар», кийин калган, карап жатпай,  
 Жол салат жолукканын чаап таштай.

Андан соң жылкы үйүрүн айдоого алат  
 Бардыгын: тушоолуу ат, чобур баштай.  
 Олжого суктары артып, мооку канбай,  
 Бууданга аркан салып, жакын кармай,  
 Үн-сөзсүз жылкыны бүт чогултушат  
 Байлоодо аттарын да, туяк калбай.

Тынч бузуп кишенесе кәэси баспай,  
 А кәэси алга умтулса, коркуп качпай,  
 Айыл да жоону туюп чуу көтөрсө,  
 Турмакпы бет келгенин уруп-жанчпай.

Таяк жеп дene бою ачынгандай,  
 Топ жылкы атырылат алга чамдай.  
 Бир паста чындал дүргүп берди белем,  
 Тургандай мына-мына түйүлө албай.

Жапырып қубаласа бириң койбой,  
 Бат эле кырды ашса да ишти созбой,  
 Жүрүшкө шамалдан тез ыраазы эмес,  
 Укурук улам күчөп сооруга ойной.

Жанағы беш азамат – күчү ташкан  
 Сулуунун ак өргөөсүн көздөй шашкан.  
 Думбалап, жуурканына орой салып,  
 Жыга чаап туш келгенин, бери баскан.

Сулууну ак мамыкта уктап жаткан  
 Ошентип ал шумкарың ала качкан.  
 Көгүчкөн ченгелинде, санаа тынып,  
 Элине, кайра артка сапар тарткан...

Жылкы уурдап, эр өлтүрүп, ушул ченде  
 Эргулдар узап барат ашуу-белде.  
 Жигиттер, намыска бек, кайдасынар?!

Жортуулга эми чындал жарар кезде.

Бүт айыл чан-тополон түшүп калды,  
 Бала ыйлап, иттер үрүп, күчөп барды.  
 Мындайда кимге көңүл бурулмакчы?  
 Чуркашса эр уулдары көксөп канды.

Аттан! – дейт, бири үйдөн чыга калып,  
 Башкасы ээр токумун колуна алып.  
 Аңтыча «аттар жок!» деп кабар келет,  
 Жүрөккө кокус жерден канжар малып.

Азамат кармап минер буудан калбай,  
Илкишет аргасы жок жөө жалаңдай.  
Бабалар ар-намысы тепсемекпи?  
Жоолордон бүлгүн салган өч ала албай.

Узашты тээ алыска дүбүрт безип,  
Данктанган сулуу кызын алып кетип.  
Андан да эр канаты кетти олжого,  
Көксөөсү кан майданга муздай эрип.

Жыйинашса түктуудан бирин койбой,  
Калыптыр он чакты ат колот бойлой.  
Буларың күндүк жерге жарап эмес,  
Иләэлеп желген болот жүрүшү оңбай.

Кошумча бир нече туу бээлер калган,  
Мындан да жоого түтөр табылбаган.  
Эркисизден канырыгын түтөтүшүп,  
Уулдары камчы сүйрөй илkip барган.

Жортуулда эр жигитке жолдош болуп,  
Эрөөлдө кайра тартпай көңүлүң толуп,  
Күлүктөр ырыс дагы, жашоо да эле –  
Уулдары бүркүт сындуу бийик конуп.

Жигиттер, аксакалдар шылкыйышат.  
Жаш төгүп байбичелер кылгырышат.  
Чын эле бүк түшүүгө аргасызбы?..  
Тең бөлө найзаларын сындырышат.

Аңгыча кишенеген үн угулат,  
Көнүлдү жакындаган дүбүрт бурат...  
Кудай ай, чындал эле колдодунбу? –  
Бардыгы жалынычтуу колун сунат.

Угулуп ат дүбүртү улам ачык,  
Кишенеп, сагынычтуу желе басып,  
Суурулуп караңгыдан чыга келет  
Аксуру мандайынан жылдыз жанып.

Аксур – бул Абылжандын аргымагы,  
Төрт асый, күчкө толуп турган чагы.  
Башынан колго багып үйрөтүлгөн,  
Карматпас бөлөктөргө жан ынагы.

Эстүүсү жаныбардын, жеткен күлүк,  
Жок го дейм бул арада тендеш түлүк.

Журт үчүн күн болду го нурун чачкан  
Койгондо жакшылыктан үмүт үзүп.

Жаш балдар кубангандан колун булгап,  
«Аксур!» – дейт, «Аксур!» – дешет тосо чуркап.  
Жаш алат көздөрүнө каарманыбыз,  
Туш-туштан айылдаштар бүтүн курчап.

Кайгысы, ар-намысы жүрөк тилип,  
Теминбей үзөңгүнү ыргып минип,  
Эр Абыл улуулардан бата сурайт  
Найзаны карысына оңтой илип.

Ириде аксакалдар колун жайып,  
Бүт баары бири калбай тура калып:  
«Ачылсын жолун, – дешти, – аллоу акбар!  
Женип кел, ак тилегин кабыл келип.

Абылы жөнөп кетти топту жарып,  
Узаган жоо артынан куугун салып.  
Эл болсо ак жол каалап кала берди  
Козголбой турган жерде көпкө талып...

Ана көр, Аксуруна бүтүп канат,  
Алкына улам күчөп арыш салат.  
Карааны закым сындуу көзгө илинбей,  
Атылган жебе болуп сыйып барат.

Зыпталап, санасан да жетпей санат,  
Адыр, бел улам бири артта калат.  
Аркырап бет алдынан шамал уруп,  
Көздөрү жашылданып кетип барат.

Каарданып эки көзү оттой жанат.  
Ачыккан карышкырдай жүз кумсарат.  
Жаркының, сүйгөн кызын элестетип,  
Ызага улам муунуп кетип барат.

Козголуп көөдөнүндө бүткөн жарат,  
Кыз үчүн, Жаркыны үчүн тынчсызданат.  
Октоң тез жүрүшүнө ыраазы болбой,  
Жылан боор камчы менен сүрөөгө алат.

Ушунда жер дүнгүрөйт чыдай албай,  
Түяктар көзгө илешпейт алга чамдай.  
Ашыгат каарманыбыз дагы күчөп,  
Туюлуп бет алдында көчкөн жардай.

Ашыгып кууп жетүүгө, улам чамдай,  
Кан кызып, оңойбу анан өчү канбай.  
Куугундан жети күндүк талар эмс,  
Тынчыбас жер катмарын түрө антарбай.

Жаңы эле табышканда кырсык арбай,  
Жигитпи артка кайтса башын жарбай?  
Андан да айрылышса канатынан,  
Эр уул турмак беле намыс албай.

Абылжан бест алдынан көзүн албай,  
Жетүүнүн жакыныраак жолун тандай,  
Тоо менен, талаа менен уруп барат  
Изинен кеткен жоонун түк жанылбай.

Кубалап түнү менен, тыным албай,  
Жакындал же кичине артта калбай.  
Таң да атат, тээ чокудан күн күлүндөп,  
Турмакпы эргешкө назар салбай.

Уруунун туусу астында эр сыналар.  
Эл үчүн кан майданда шер сыналар.  
Азамат кайра тартпай сыйдан өтсө,  
Макталып ал жөнүндө ыр ырдалар...

Чабышка эми гана кызый барып,  
Бууданы эки ууртунаң көбүк чачып,  
Учкандай булуттуу көк асты менен,  
Ирмемде нечен белес артта калып...

Тартылган ок-жебедей алга сыйып,  
Закымдай шамал менен тен жарышып,  
Эр Абыл жоо артынан жете барат  
Күлүгү алдындағы улам кызып...

Эргулдар, жылкы тийген, өчү бардай,  
Берендер, кыз уурдаган, намыстанбай,  
Куугунду ушул жерден токтолтууга  
Бөлүштү билектүүдөн кыркты тандай.

Узатып кеткендерди жылкыны айдай,  
Урушка камынышат бүтүн жардай.  
Булар да эр-азамат жигиттерден  
Бир гана жортуул үчүн жаралгандай.  
Бүт айдап кетишсе да мингич калбай,  
Тапкан бейм күлүктөрдү күйгөн шамдай.

Тигинтип ураан салып куугун келет,  
Бериде күткөндөрдү бүтүн арбай.

Көргөндө Абыл эрди тосуп барбай,  
Кантсек деп жалаң төштү – элес албай:  
«Куугунчу кантип эле жалгыз болсун?  
Кыркыбыз неге калдык жолду улабай?..»

Мейли алар таң калышсын төцине албай,  
Каалашса күлө турсун жарактанбай.  
Эр уулдар кан майданда бир сыналат,  
Байкайлы эмитеден сөз чыгарбай.

Кайтмакпы эр намысы өчү канбай?  
Абыл да беленденет туруп калбай.  
«Канакей көрөлү» дейт күчүнөрдү  
Найзасын, колго эптүү, сұна кармай.

Тигилер баштабаса ураан салып,  
Абылың турмак беле жалтангансып.  
Мына! – деп жоону көздөй атырылат,  
Четкисин кыйынсынган найзага алыш.

Андан соң жалаң кылыш колуна алыш,  
Булгалап айгай салат күчү ташып.  
Топ эрге ителгидей тийди белем  
Бир өзү кабылан сыйдуу миңге татып...

Жаркыны кучак жайып беттен өпкөн,  
Күтүүсүз кетти олжого – көңүлү чөккөн.  
Мындайда кантип гана чыдап турмак,  
Тартылат кыз абалы жашын төккөн.

Ыза – күч, ыза – намыс, ыза – урмат,  
Уруунун намысы үчүн башты кыймак.  
Кары-жаш жалгыз өзүн карап турса,  
Абыл да кантип гана, кантип сыйнак.

Эр Абыл коркуу билбей уруша алат.  
Айкырып арыстандай бүлүк салат.  
Күчүнө күч кошулуп барган сайын,  
Көздөрү жалын болуп күйүп барат.

Сан жоонун ортосуна кирип барып,  
Соккуну, таамай урган, төмөн кагып,  
Эр Абыл улам катуу уруш салат  
Керилип чапкан сайын кол кубанып.

Кагышса кылыштары, от чагылып,  
Найзасын саям деген сууруп алыш,  
Абылды кулатуу да оной эмес –  
Чоон баш төбөгө урса тириүү калыш.

Алдынан туш келгенин тириүү койбой,  
Суларат, турмак беле бирден сойбой.  
Эгерде туш-тушунан чыга калса,  
Жалтанбай жарып өтөт тамам болбой.

Эр экен алар дагы өрттөн туулган.  
Бири өлсө, экинчиси артта турган.  
Кантсе да Абылжанга тен келмекпи?  
Айласыз шум ажалга моюн сунган.

Катарын жоо колунун аралай чаап,  
Бет келген каршы алдынан ажалын таап.  
Эңкейс ат ойнотуп өткөн сайын,  
Өлүктөр жайнап келет жер бетин жаап.

Кылыштар чырпык сындуу тен бөлүнөт.  
Ак олпок чирик бөздөй дал сөгүлөт.  
Акты бейм адам каны агын суудай –  
Абылы тендеши жок шер көрүнөт.

Сезилбей кызуу менен кээ бир жарат,  
Абыл эр улам күчөп кыргын салат.  
Келтирип көз алдына кыз абалын,  
Аёосуз бирин койбой шылып барат...

Тунжурайт тоо арасы күлүп барбай,  
Кырылды бүт бардыгы бири калбай.  
Түнөрүп дала Абыл кабак ачпайт –  
Уланат, кайра куугун, күлүк талбай...

Аска-зоо, чер токойду өтүп жандай,  
Жылкыны өрүш толо түрө айдай,  
Кылчайбай беркилерин кетип барат  
Кыйкырып, сүрөөн салып, улам чамдай.

Мылгытып найза менен арткыларын,  
Кубалап, зоруккандын сууруп жанын,  
Токтолбой күчкө салып уруп барат  
Тээ көккө уолгутуп жолдун чанын.

Күнөөсүз жылкычынын төгүп канын,  
Бул эрлер адад дейби тийген малын.

Бекерден канча адамдын башы кетти  
Ойлобой шерлер келип жооп сураарын.

Аңгыча белди ашып куугун келет,  
Ашыгып ачуусуна уугуп келет.  
Жарк этип октон учкул чагылгандай,  
Айкырып ийри кылыш сууруп келет.

Каарынан бийик зоодон таш куланып,  
Кылыштын сырты менен камчыланып,  
Илбирстей атырылып кирди белем,  
Жолунан жолукканды чапчып барып.

Кубалап, улам бирин сайып түшүп,  
Бири өлсө, экинчиси өлүм күтүп.  
Кээ бири жөө жаландап качып жүрөт,  
Бүк түшө, жан соогадан үмүт үзүп...

Баштарын берендердин ташка жаздал,  
Жылкыны үйүр-үйүр анда таштап,  
Абыл эр токтоп турбай жолун улайт  
Сүйгөнүн улам эстей көзүн жаштап...

Топ жигит, жүрөктөрү алыш учкан,  
Аттарын уруп келет, терге ыккан.  
Чырмалып Жаркын сулуу биргө келет –  
Күчтүү кол кучагына бекем кыскан.

Кандай жоо кантип гана кутулмакчы? –  
Турганда Аксурдай ат желдей сызган.  
Эр Абыл куткаруучу жигит беле?  
Ал – тайбас, көздөгөнүн кыргын кылган.

Эргулдар сыйып келет, уруп келет,  
Токтолбой жанталашып алга bezet.  
Көрүнүп ал-аңгыча тигил кырдан  
Абыл эр кылыш булгай ооздук керет.

Кыйкырат: «Токтогун!» – дейт каарын чачып,  
Алдастайт тигилдердин каны качып.  
Эр жигит камчы салат бууданына  
Алмакка сүйгөн кызын ажыратып.

Илбирстей өчөгүшкөн куугун салып,  
Такымдап же кичине артта калыш,  
Эр Абыл мына-мына жетүүчүдөй  
Бешөөн тен маскаралык туткунга алыш.

Бирок да жан дегениң таттуу белем,  
Сулууну коркконунан таштай качып.  
Топ жигит бута атымдай сызып барат,  
Кыз болсо жерде жатат эстен танып...

Токтоосуз аттан ыргып түшө калып,  
Чочулап алда-неден жөлөйт башын:  
«Көзүндү ач, Жаркынтайым, эсиң жый, – дейт, –  
Бул – менмин, Абылыңмын...» – арнап жанын.

Тигилип көздөрүнө муңайыңкы,  
Жаш жигит улам сылайт кундуз чачын.  
Ушунда чебелектеп байкас албайт  
Жаак ылдый жылжып аккан көздүн жашын.

Кааласа өзү билип адам санын,  
Куу тагдыр уурдагандай өмүр талын.  
Кубарып дале жатат, эч жылыш жок,  
Далдаалап жаңы чыккан күндүн танын.

Эңкейе көкүрөгүн тыңшай калып,  
Сүйгөнүн жаш баладай колуна алыш,  
Эрдине кичинеден суу тамызат,  
Ичинен каңырыгы түтөй барып...

Сулуу кыз бир оокумда көзүн ачат:  
Тоо койну, бүт айланы шоокумданат.  
Олтурат бет алдында Абылжаны –  
Бой балкып, жүз тамылжып кетип барат...

Көп өтпөй кубанычка кубанч улап,  
Айылдан жардам келет топту курал.  
Эттеп бир мингичтерди табышкан го,  
Мына эми баары чогуу алын сурал...

Бир паста чогултушуп жылкы үйүрүн,  
Жол бою талкуулашат уруш күнүн.  
Бардыгын кайра баштан айтып болбос,  
Өзүн көр, өзүн сына жоонун түрүн...

Бүт түгөл бири калбай айылына,  
Кайтышты азаматтар кубанч менен.  
Жаркын кыз Абыл эрдин кучагында –  
Көз жайнайт, мына ушул бакыт белем...  
  
Жаркын кыз бул эрдигин баалай алган.  
Жигит – деп эл ичинде ардакталган.

Тен берип, раазы болуп кыз атасы:  
Болсочу ушундай уул?.. – ойдо калган...

\* \* \*

Шол күндөн кеткен намыс тартып алган,  
Бакты да жылмайыңкы күлүп барган.  
Сүйгөндүн эл алдында жүзү жарык  
Азабы көргөн түштөй алыс калган.

Сүйүшкөн суу жээгинде көңүл ачкан.  
Кыялга чөмүлүшө бирге баскан.  
Экөөнүн келечеги күндөй жарык,  
Тойлору ушул жылы күзгө калган.

Көрк кошуп тоо койнуна күндү-түндү,  
Жигит, кыз тээ дөңчөдө ойноп-кулду.  
Гүл терип жыты аңкыган нечен түркүм,  
Ар дайым кыналашыша басып жүрдү.

Жаздагы байчечектей ачып гүлү,  
Тийди бейм сүйүшкөнгө жарык күнү.  
Кыз ырдайт шыңгыр үнү созолонуп,  
Жаштык кез жалын белем жайнап бүрү.

Калгансып ажайыптан нечен түрү,  
Сан булбул обон салат жайдын түнү.  
Абыл да ашыглыктын күүсүн чалат  
Кубулжуп, улам күчөп конур үнү.

Төбөдө Ай шыкаалап жымың күлдү.  
Жылдыздар кызыккандай кулак түрдү.  
Угулуп эң бир назик шыбыш үндөр  
Чөлкөмү шоокумуна батып жүрдү.

Убакыт нечен күндү артка түрдү,  
Ал убак жай мезгили доорон сүрдү.  
Түбүндө Абыл, Жаркын жолугушуп,  
Жаш чынар кубанычка батып жүрдү.

Андайда нелер гана айтылбады?  
Махабат оту алоолоп жалындады.  
Арнашат улам тандай сөздүн гүлүн –  
Сүйгөнү сүйгөнүнө кучак жайды...





*Ашыглык – улдуу сезим, улдуу сынак.  
Бирде гүл, бирде тикен, уулдуу тырмак.  
Кааласа кымбатыңдан ажыратат,  
Сүйү – бул баш айлантып түйгөн чырмак.*

\* \* \*

Күтүрөп тоо койнуна толуп баары,  
Жаныдан күн кечкиге оогон маалы.  
Кыз-келин колдоруна көнөк алыш,  
Бээ кармап, кызыган кез жылкы сааны.  
  
Тигинтип тагдырына болуп раазы,  
Жүрүшсө төң жарыша иштеп баары,  
Жаркын кыз элден оолак жолдо келет  
Жаш төгүп, чырмагандай турмуш каары.  
  
Не болгон сулуу кызга? – Сынып шагы,  
Таалайлуу эмес беле? – Гүлдөп багы.  
Зар ыйлап, мұдурүлө, кәэде чуркап,  
Чын эле кеткениби ырыс таны?  
  
Бир паста унтуулуп турмуш шаны,  
Акылдан адашкандай чыгып жаны.  
«Кайдасың сүйгөн жарым, Абылым!..» – дейт,  
Ирмемге көздөн учуп жаш чынары.  
  
А көрсө... күнү бою кызмат этип,  
Чаалыгып көзү илинссе алы кетип:  
Жатыштыр Абылжаны терен ордо,  
Жибербей төрт жагынан казык керип...  
  
Ашык жар кымбат белем бирдик кандай,  
Байкуш кыз дөбө жактан көзүн албай.  
Күйүгүп, өпкөсү көөп жүрүп келет  
Жоготуп кәэде өзүн,.. такыр талбай.  
  
Эки көз карангылайт туюна албай,  
Жүрөгү мыкчылат да кысым бардай.  
Андан да баш айланып жер көчкөнсүйт,  
Бут тайып мына-мына жыгылгандай.  
  
Көргөнү көз алдына бүтүн жардай,  
Тартылат калган сындуу коркута албай.

Сезгенсийт жамандыкты алда турган  
Абылсыз тирүүчүлүк болор кандай.

Сүйгөндү сүйү илеби улам арбай,  
Жаштыктын гүлзарына кумар канбай,  
Жүргөндө кырсык болуп айрылабы?  
Той берип түбөлүкө кошула албай.

Күү тагдыр жер караса мээрин салбай,  
Жаш төксө сулуу кызы күлүп жанбай,  
Кандай жан кантип гана четте калат?  
Кайгысын башка түшкөн түшүнө албай.

Кейинен күлүп турган дала жазбай,  
Тентек жел бирге келет кызды жандай.  
«Ойногун, кабагың ач» деген болот  
Чымчылап беттен сүйө, сүйүнү алдай.

Бет алыш жылуу жайга канаттуулар,  
Үн салат акыркы жол аппак куулар:  
«Йилаба, жүр биз менен кетели, – дейт, –  
Гүл бакка мөмөсү көп, тоңbos суулар».

Ээрчитип чаарчыктарың, жасап үндү,  
Эликтөр кошо чуркайт салып дүндү.  
Дегенсип мени кара,.. арыш керет  
Тенсингбей тээ тетиги сулуу күндү.

Карагат, кызылгаты бүтүн жайнап,  
Төшөлүп бут алдына, көздү арбал.  
Тим эле үнүн салып чакыргансыйт:  
«Жесе» деп, каалашынча үзүп, тандап.

Ал эмес тулаң чөбү бутка оролгон  
Суранат: «эс алчы» деп,.. – жүз бозоргон.  
Кан өтүп кыз кайгысын түйса дагы,  
Атайы жайдары обон, күү ойнолгон.

Булагы кечээ күнү ал ойногон  
Бүгүн да «бери көл» деп жан койбогон.  
Бий бийлеп, типтик атып, көздү уялтып,  
«Кетпе!» деп сулуу кыздын жол торгогон.

Күн дагы бир башкача күйүп барып,  
Чөлкөмүн эннесиндей мээрине алыш.  
А кызды кытыгылап жанын койбойт –  
Баары бир сулуу жүзү нурсуз калып.

Угулуп конгуроолуу шыңгыр үндөр,  
Алдынан жайнап чыкса түркүн гүлдөр,  
Сулуу кыз биреөнө да көңүл бурбайт  
Жаш төгө улам чуркай, калып сүлдөр.

Бүт баары сулуу кызды аягансып,  
Азгырат «бизге кел» деп колдон тартып.  
А сулуу кулак какпай кете берет  
Кайгысы улам күчөп, ичтен жанчып...

Кыз келет сүйгөнүнө абдан шашып,  
Жүрөктө шерге деген сагынч ташып.  
Көргөндө тааныш дөңүн, жаш чынарын,  
Тим эле кубангандан кетет жашып.

Ишенбей көргөн көзгө, жумуп-ачып,  
Корккондой кепстейин деп эстен танып,  
Жаркын кыз үн-сөзү жок алга умтулат  
Көргөндө жан биргесин жүзү жанып...

«Абыл!..» дейт, «Жаркыным!..» дейт – кубанч толду,  
Абылы тура калды сунуп колду.  
Чуркашты бир-бирине кучак жайып,  
Аңгыча ойго келбес бир иш болду...

Кеткендей жер жарылып бир заматта,  
Дүңгүрейт кулак тунуп, боз чаң шатта.  
Оор нерсе кулагансыйт жогортодон  
Чынардын бир ыптасы сынып накта.

Асманы кулагансып ушул тапта,  
Күрү-күү күчөп келет ушул чакта.  
Албуут күч өкүм сүрөт – жигит, кызы  
Эс-учун билбей жатат эки жакта...

Бутагын жаш чынардын ким сындырган?  
Дөң үстүн такыр кылып ким тындырган?  
Жана эле козгобостон турат эле –  
Таштарды кучак жеткис ким жылдырган?..

Кандай күч кызды уктатып эс талдырган?  
Баатыры кулап түшүп кимге алдырган?  
Эки жаш ортосунда кай алаамат  
Тозоктун отун жагып өрт жандырган?..

Күрү-күү денди үшүтүп, кулак сынган,  
Басылып бара-бара чаң да тынган.

Көк түтүн улам тараф кеткен сайын,  
Айлана көрүнүшү бүт тартылган:

Кечээки көпкөк дөбө көңүл бурган  
Тигинтип күлгө оонап түтөп турган.  
Атайлап буурусун менен казылгансып,  
Айлана бороз болуп анды курган.

Бээректе жаш чынардын ыйлап турган  
Бир укмуш тик атылып сайран курган.  
Үйпалап көк дөбөнү жүндөн бетер,  
Ышылдап, каарын чачат ушул урган.

Ал – жылан, бактысыздык башка салган,  
Ажыдаар – жалын чачып арбап барган.  
Дүйнөнүн адилетсиз ур токмогу,  
Жалаңыч – гүл өлкөнү өрттөп канган.

Ажал бейм, ал бар жерге өлүм барган,  
Канына адамзаттын соруп канган.  
Тиктесе суз карашы тириү жанды,  
Таш болуп түбөлүкө катып калган.

Узуну ал кесептин закымдардай.  
Жоондугу кучак жеткис чынар талдай.  
Ышылдап үйдөй башын ойдолотуп,  
Ал үчүн жойлоп жүрсө чөлкөм тардай.

Кандайдыр керемет күч анда бардай,  
Ирмемде самаганга жетет калбай.  
Күүсүнөн куйругунун кулап түшкөн  
Абыл эр кыбыраган алсыз жандай.

Ышылдап, бери обдула заарын чачып,  
Сулк жаткан жаш жигитти ороп алып,  
Ажыдаар айланага теше карайт  
Көшүлтүп, ден куушура демин салып.

Өткөн күн кайрылгыстай кеткениби?  
Түбүндө жаш чынардын жылан жатып.  
Булардын ичер суусу бүткөнүбү?  
Бозоруп, өң-алеттен такыр качып.

Тагдырдын эмне деген таш боорлуғу?  
Сүйгөндүн бактысына балта чапкан.  
Жигит, кыз жамандык иш кылды беле?  
Жазмыши жыланга айтып жазалаткан...

Көп өтпөй сулуу кызы баш көтөрүп,  
Шондо да туюна албай бүтүн көрүп.  
Бүт уюп дене бою салмактанат,  
Суусатып, эмнегедир көңүл чөгүп.

Тунжурайт айланасы бүтүн чөгүп.  
Жан жок да жөлөп-таяр көңүл бөлүп.  
Калган бейм жалгыз өзү бу чөлкөмдө,  
Суу ичмес кайдан эми чачып-төгүп.

Сулууну баштан-аяк чанга бөлүп,  
Тоо койну таанылбайт да,.. бүтүн өлүп.  
Күн дагы бир башкача күйүп барат,  
Куйкалап, жандан ачуу нурун төгүп.

Сулуу кыз жер таяна эптең туруп,  
Каранат айланасын көңүл буруп.  
Канчалык көзү көрүп түйган сайын,  
Тыгылат жүрөк оозго айла куруп.

Бериде кучак жеткис ташты жыгып,  
Тигинтип жаш чынардын бутак сынып,  
Көк дөбө аянычтуу түргө келген  
Онтолоп, ооруксuna ичтен тынып.

Аргасыз андан ары дитин буруп,  
Чынардан арыраакта жылан туруп.  
Жыландын ченгелинде шер кыйналат,  
Ышылдап демине алса, тилин сунуп.

Кырсыгы чындал эми кучак жайып,  
Көргөндө Абылжанын,.. билбей калып.  
Чанырып аянычтуу кулап түшөт,  
Абыл!.. – деп атын атай эстен танып...

Жүрөкту байкоос жерден соккуга алып,  
Жаркын кыз кулаганда тилден калып.  
Тоо койну селт дей түштүү күнгүрөнө,  
Бир паста жан бүткөнү бүтүн талып.

Ушинтип каран күнгө чын кабылып,  
Көз жашы нөшөр болуп жерге агылып.  
Күнү-түнү тынымы жок өксүмөкпү?  
Мун-зардын көрөр көзү деп табылып.

Күлө албай мурдагыдай, күн тарылып,  
Кайгыга барган сайын шыр багынып.

Абыл!.. – деп үнүн безеп ыйлаганда,  
Көзүнөн жаш аралаш кан сарыгып.

Кундуздай кара чачы уйпаланып,  
Көз жашы сулуу кыздын суудай агып,  
Солуктап таш түбүндө көпкө жатты  
Сүйгөндү улай ойлой эстен танып.

Мун-зары баш көтөртпөй алдан тайып,  
Жүрөгү токтолгондой сокпой барып,  
Жаркын кыз дале өзүн колго ала албайт  
Жалдырап, бир оокумга тилден калып.

Кез-кези ажыдаары демин салып,  
Жаш жигит дале жатса эстен танып,  
Жүрөгү сулуунун да кантип чыдайт?  
Онтосо Абылжаны,.. кыйноого алып.

Зар ыйлап, оор кайгыга чөгүп барып,  
Жаш кызды барган сайын жашоо чанып.  
Үлдүрөп алдан тайып кетип барат  
Кай бирде тирүүлүгүн түйбай калып.

Кубарып сулуу жүзү ырыс чанып,  
Көздөрү мунга толо нурсуз калып.  
Жаркынды бир көргөндө таанып болбойт  
Чачтары уйпаланып, арып-азып.

Аттий ай, ичиндеги мунун айтып,  
Бир болсо сүйгөнүнө сүйүүсү артып,  
Ичтеги арманын бүт айтпас беле?  
Азабын сүйгөн менен кошо тартып.

Ыраазы эле тагдырына,.. заарын чачып,  
Кетсе да Абыл үчүн өзүн чарпып.  
Сүйгөнүн кучагына кысып бекем,  
Өлсө анан, кыйнаса да денди жанчып.

Бирок да бүт көңүлүн бурууга арзып,  
Ажыдаар көзүн албайт байкоосу артып.  
Өзүнө жалын чачып жакыннатпайт,  
Айласыз жашын төгө артка кайтып.

Эх чиркин!.. Ушул тапта жүзү жаркып,  
Күчүнөн тоо куласа, кайраты артып:  
Боштонсун!.. – дебейт беле сүйгөн жарын,  
Өлүгүн ажыдаардын туура тартып...

Колунан жапжаш кыздын эмне келмек? –  
Аялча жаш чубуртуп ыйлай бермек.  
Жалынып жараткандан жардам сура –  
Мун-зарын кара ташка айтты делмек.

Абыл – гүл, кой-эчкиге тебеленген.  
Жаркын – гүл, кара жолго себеленген.  
Тоо көркү әч айыпсыз кор болду го  
Тагдырдын капшабына жетеленген.

Кыз ыйлайт, ыйлай берет такыр талбай,  
Тынбайт го кара көзү солуп калбай.  
Жыландын аёо билбес таш жүрөгүн  
Жаш менен эритүүчү ою бардай...

Аңгыча ый аралаш үн угулат,  
Бир караан тээ коктудан шып суурулат.  
Түз эле дөңдү көздөй багыт алыш:  
«Кайдасың, карлыгачым!..» – деп буулугат.

Билинбей ким экени шүк турулат,  
Карааны күз күүгүмгө нык жуурулат.  
Келатып нечен ирет мұдүрүлүп,  
Жаш төгүп, заманасты бүт куурулат.

Байкаса, аял үнү – женекеси?  
Балким ал – чындал күйчү энекеси?  
Зар ыйлап, ким болсо да жашын төгүп,  
Дөңсөөгө улам жакын келген кези.

Келген жан чындал эле энеси экен,  
Тынчыбай ой-санаасы келгени экен.  
Туюнуп көргөндөрдөн жылан жайын,  
Токтолбой бери жүрүп бергени экен...

Чыдады курган жүрөк батып кетпей,  
Көргөндө Жаркын кызын туоп-сөзбей.  
«Апа!..» – дейт, селт дей түшөт кучак жая,  
Куюлат көздүн жашы тakaат бербей.

«Кызым ай!.. эркетайым, чын барсыңбы?  
Барсыңбы!.. Сен чын эле амансыңбы?  
Кудай ай!.. кубанчу да күн бар экен,  
Жоготсом, кайра минтип табамынбы!..

Рас эле Жаркынтайым, күнүмсүңбү?  
Күнде үч маал кана укчу үнүмсүңбү? –

Чүрпөсүн бекем кысып улам жыттайт, –  
Ар күнү жаңы ачылган гүлүмсүңбү!..»

Апасы кызы менен кошо ыйлай,  
Жаш төгөт буркураган үнүн тыйбай.  
Мындауда жөлөк болот бир-бирине  
Ичине толуп чыккан бугу сыйбай.

Ирмемге калтырууга түк да кыйбай,  
Эрээркеп бир-бирине, жашын тыйбай.  
«Апа!..» – деп, «кызым!..» – дешип өпкөлөшөт,  
Жаак ылдый самсаалаган чачын жыйбай.

Кайгыбы табышканы? – Жүрөк сыйдай,  
Көз жашын төккөн сайын жарасы ыrbай.  
Куу тагдыр нече мынча таш боор болот?  
Болсочу же буларда күнөө кылдай.

Зарласа бир паска да жаны тынбай,  
Жаш жүрөк кантип чыдайт түшүп сыйбай.  
Турушту көпкө чейин бир орунда  
Жаркыны кайгысы артып, эсин жыйбай.

«Болду эми, эркетайым, ыйлабачы,  
Эсиң жый, жаш жаныңды кыйнабачы, –  
Акыры энекеси кайрат кылат, –  
Мени ая, кайги тартып сыйдабачы...»

Сызылып аккан жашы ойго келбей,  
Кызына миң үйрүлө чебелектей,  
Энелер, кандай асыл жан элсөр!  
Кыйында коркунчуту туоп-сөзбей...

А кызы токтоно албай жашын төгөт,  
Күбүрөйт, «Абылым» дейт – төмөн чөгөт.  
«Апаке, туюнсанчы!.. – Жүргүн дейсиң,  
Абылсыз Жаркын гүлүн куурайт, өлөт».

Кызы айтат: «Энекебай, козгоочу элсөн...  
Өзүндүн ууз сезимин, жаштык көзден.  
Биз дагы ак сүйүүгө чырмалыштык,  
Ал – гүлү, мен – сабагы өнүп жерден...»

Козголуп бастай түшкөн эски жарат,  
Сулуу кыз кайра ыйлайт, эстен танат.  
Күн-түнү ыйласа да талбоочудай  
Куюлуп, улам күчөп жашы тамат.

Жаш төксө Жаркын кызы жүрөк канап,  
Ким билип, кимдер тууп, аёо жарайт?  
Жанагы биргэ келген көп досунун  
Кимиси ушундайда ишке жарайт?..

Күштары бул шумдуктан алыс талат.  
Жан бүткөн жолой албай четтеп качат.  
Заар чачып, от бүрккөнгө куйкаланып,  
Канчасы тургус болуп жерде жатат.

Мун-зарын туюучудай үмүт карап,  
Тоого да, ташка дагы бүт жалбарат.  
«Бар болсоң, жардам бер!» – деп, ички бугун  
Алдына жараткандын бирден тартат.

Кыз антип жүрөк сырын бүтүн айтат,  
Жалбарат, эстен танат – кайра кайтат.  
«Берсечи кайғы-капаң,.. бактысызым!..» –  
Эненин гүлгүн жүрөк жарапантат.

Түйгандай кош эмчектин сыйдаганын,  
Козголот ажыдаар да сунуп башын.  
Обдулуп кыз тараңка көзүн салат,  
Оозунан от аралаш чыгып жалын.

Ушундай кереметке таңыркагын,  
Тил бүтөт ажыдаарга чыгып жаның.  
Айтканы кыска гана: «Кыйып койгун  
Апандын же жигиттин ысык канын!..»

Деп коуп, башын салып ажыдаары  
Тынч алат көздөрүнөн кетип жаалы.  
Аз мурда от чачылып араанынан  
Эми көр калбагансыйт ички каары.

Тигинтип барган сайын жоошуп-талып,  
Суналат зиянсыздай, ойго канып.  
Чыны ал кыздын жообун күтүп жатат  
Адамдын кан сорууга сугу артып.

Бул учур кандай кыйын айтып бергис,  
Ажыдаар чеп курду го алыш женгис.  
Мына азыр Абылы же энекеси  
Кетmekchi курмандыкка кайтып келгис.  
Ажыдаар кандай бузук, кандай мерес?  
Максаты: сүйүлөрүн сыноо делип.

Чын эле экөөн бирин тандамакпы?..  
Бирөөсүн өзү өлүмгө түртүп берип.  
Карт энс көп буйдалбай кайрат кыла,  
Каардана муун айтты жүзүн бура:  
«Бошоткун! Жаш өмүрдү кыйнабагын!..»  
Андан сон: «Алтын!» – деди бекем тура.

Ажыдаар жаш жигитти боштон кылып,  
Сормокко кары энсни бери умтуулуп,  
Ышкырып жалын чыга каарын чачты,  
Айланы дүргүй түштү кулак тунуп.

Селт эте сулуу кызы баш көтөрдү:  
«Апаке!..» муун бошото өнгүрөдү...  
Бир паска кайрат кыла тура калып:  
«Ал!» – деди... Сүйүү үчүн Жаркын өлдү...

Оп тартып, сулуу кызды соруп болуп,  
Адамдын кара кочкүл канга тоуп,  
Ажыдаар көз ирмемде кайым болду –  
Айланы күнүрттөнөт бүт томсоруп.

Энеси Жаркын кыздын талып түштү,  
Ал үчүн кулагандан жашоо бүттү.  
Кызына катарлаша сулап жатат  
Жер эне ай!.. Ушундайда кантип түттү...

\* \* \*

Жаш жигит бир оокумда көзүн ачат.  
Кан жүрүп, көөдөн толо демин алат.  
Кичине таканчыктай баш көтөрүп,  
Түнкү жел мээримине сергип канат.

Жаны эле көзүндү ачсан не байкалат?  
Тоо койнун бир башкacha жымжырт чалат.  
Дегенсип: неге жатам ай-талаада? –  
Каранып туш тарабын, айран калат.

Сыйпалап байкап көрсө ташы кулап,  
Колуна аз ным тарткан чопо урунат.  
Андан да ооруксунуп тулку бою,  
Дөңгүлү жаткан жердин көңүлүн бурат.

Аз болсо чөп чыкпаган такыр делет,  
Чөбү бүт уйпаланып куурап келет.  
От жагып, бүтүн өрттөп кеткен сындуу  
Кандайдыр күйгөнгө окшоп жыт искеlet.  
  
Чочуса ал сезимин кантип жеңет?  
Туйганы ақылында бүт экчелет.  
Топурак, ташы бүтүн аралашып,  
Казылып, көргөнүнөн ден сестенет.  
  
Негедир үстү-башы чанга батат.  
Аз мурда кыйналгандай баш айланат.  
Канчалык тигилсө да чөлкөмүнө,  
Биle албайт – неге жатат, кайда жатат?..  
  
Сүр булут айсыз түндө суру качат.  
Жылдыздар азайынкы – нурсуз жанат.  
Калгансып ээн талаада, эрме чөлдө,  
Тоо жели улуп-унчуп үнүн салат.  
  
Сыдырым муздак тартып, бетке чабат.  
Жер сизи чыйрыктырып сыртын салат.  
Тамчылап, айланасы сууга толуп,  
Ал үчүн кам көрүлбөй чette калат.  
  
Кандайдыр тик бага албай, жалтаң карап,  
Көздөрүн жаш жигиттен алып качат.  
Жана эле баары мээрман туулду эле...  
Ким эми ал-абалын сурап барат?  
  
Сөзгендей жамандыкты улам карайт.  
Алдастап өзүнчө эле тура калат.  
Айланып, кыдыргандай нары басып,  
Дөбөсүн бирге ойногон таанып барат.  
  
Томсоруп, бүт өрттөнүп, желге тарап...  
Абылдын көздөрүнө жаш айланат.  
Көргөндө жаш чынарын ыйлап турган  
Өксөбөй аз-аз жерден, араң калат.  
  
Аңгыча ач-айкырык кулак жарат –  
Сүйгөнү, Жаркынтайы, сулап жатат.  
Анысы аз келгесинп четкерээкте  
Сулуунун энкеси эссиз талат...  
  
Абылжан бир айкырып, эстен танат.  
Кан качып, дагы көпкө тилсиз калат.

Айтчи эми, таштан беле чыдагандай? –  
Эне, кыз катарлаша кулап жатат!..  
Гүл дөбө чөлгө айланат ырыс чанып,  
Онтолойт жаш чынары ыйлай барып.  
А качан баары сонун турду эл? – дейт,  
Бүдөмүк эстегенин көнүлгө алып.  
  
Келтирсе көз алдына бүтүн чалып,  
Олтурган ушул жерде ойго канып.  
Келсе... деп күтүп турган Жаркын гүлүн,  
Убакты күн кечкигө таяп барып.  
  
Кыз болсо көп күттүрбөй чуркай шашып,  
Көрүнгөн тээ белестен кырды ашып.  
Недендири көнүл чөгүп ыйлаганбы?..  
Дагы эле өпкөсү көөп, улам жашып.  
  
Көргөндө сүйгөн жарын гүлдөй жанып,  
«Абыл!» деп, «Жаркыны!» деп үн алышып.  
Жакшы эле чуркашты эле бир-бирине... –  
Наркысы көнүлдө жок эссиз калып...  
  
Кырыгы бактысына болуп бөгөт,  
Абылы барган сайын төмөн чөгөт.  
Сүйгөнүн кучагына бекем кысып,  
Келерки тагдырына бүтүн көнөт.  
  
Мында ал токтоно албай жашын төгөт,  
Жалдырайт, кымбатына көнүл бөлөт.  
Алданып ишке ашылбас күр үмүткө,  
Сулууну уктап жаткан сындуу көрөт.  
  
Сүйгөндүн – кымбатынын башын жөлөп,  
Мындей деп кулагына шыбыр сүйлөйт:  
«Ойгончу, мени жалгыз таштабачы –  
Өзүн жок мен бечера ойноп күлбөйт...  
  
Өзөктөн соолгон сабак кантип бүрдөйт?  
Кыраан қүш канат сынса, шаңшып күлбөйт.  
Сен кетип, көкүрөктөн жаралуумун –  
Зар ыйлайт мендей карып басып жүрбөйт.  
  
Бакчага суу куйбаса кантип гүлдөйт?  
От дагы жел болбосо күчөп күйбөйт.  
Айласыз тизе бүгүп күндө зарлай,  
Мен байкуш бакты алдында качып сүрдөйт.

Абылың шамал болуп сызып жүрбөйт.  
Таңкы күн шоокумуна кулак түрбөйт.  
Калтырып, кырсыктатып ара жолду,  
Куу тагдыр биздейлерди неге сүйбөйт?!

Чиркин ай, зарымды угуп, мээриңе алсан,  
Таштабай мени жалгыз, бирге барсан,  
Жөн гана көз илинип кеткен сыйндуу  
Мына!.. – деп үшкүрүнүп тура калсан.

Буркурап, көз соолсо да ыйлай берем,  
Арманым ак сүйүгө айтып келем.  
Алсызмын, мурдагыдай күч-кубат жок,  
Жазмыштын айтканына жетеленем.

Дагы эле үмүт үзбөй көз жиберем,  
Суук сөздү «өлдү» деген ары итерем.  
А бирок чындал эле козголбайсун? –  
Өзүң жок кантит гана жашап келем...»

Сүйгөнүн алдына алып, кенеш сурап,  
Абылы бутун сунуп жерде олтурат.  
Арманын түк калтыrbай бүтүн айтып,  
Жүрөккө муң аралаш күү толтурат.

Кез-кези бооруна бек кысып коёт,  
Эңкейип маңдайынан өпкөн болот.  
Откөндүн кайрылбасын улам ойтоп,  
Жаш төгөт, деги качан көнүл толот?...

Ал айтат: «Нурун чачкан жарык күнүм,  
Жаркыным, жаңы ачылган кызыл гүлүм,  
Сен жоксун бул дүйнөдө мындан ары,  
Андыктан бир бололу – ушул бүтүм!..»

Андан соң баш көтөрө тура калып,  
Кынынан миздүү канжар сууруп алып,  
Кош колдоп жүрөк тушка урду дагы,  
Сулады сүйгөнүнө катарлашып...

\* \* \*

Шум ажал тириү жанды койнуна алар,  
Достору, жакындары ыйлап калар.

Болсо эгер сүймөнчүгү көпчүлүктүн  
Өз эмес, чоочуну да ыйлап баар.

Кеткен жан күн болсоочу күлкүсү ашкан?  
Ай жокто Ай болсоочу мээри ташкан?  
Ал эми тоолору үчүн ырыс болсо,  
Ыр ырдап, көнүл ачып, бирге баскан.

Тоо койну шат күлкүгө качан канмак?  
Кырсыгы айтпай туруп кучак жаймак.  
Айрылса бир күнү эле экөөнөн тен,  
Андайды экинчи жол кантит тапмак?!

Канчалык жаш төксө да денди жанчар,  
Откөн иш арт жагына кантит кайтар?  
Селт эте түшкөнсүдү бүтүн дүйнө  
Жүрөккө урулганда болот шамшар.

Өлгөндө Абылжаны кайра кайтпай,  
Шиберге сулаганда жүрөк какпай,  
Бүт дүйнө жашын төгүп жаткансыды  
Ичине толуп чыккан бугун катпай.

Мүнкүрөп тоолору да чөгүп барат.  
Суулары алып-учпай жылжып агат.  
Ал эмес жылга-жыбыт, коктулары  
Кыйналып, онтогондой дабыш салат.

Гүл өлкө аз мурдагы бүтүн канап,  
Булагы киргил тартып ылайланат.  
Айтчы эми, ким жашыбайт ушундайда? –  
Кыз жатат, эне жатат, Абыл жатат!..

Жаш чынар ичтен сыза ыйлап барат.  
А шамал боздойт, улуйт – түндү жарат.  
Таштары бир убакта кыз отурган  
Акырын күнгүрөнүп үнүн салат.

Чөлкөмү бир укмуштай күүсүн чалат.  
Көк дөбө улам онтоп, өксөп барат.  
Айтабы: көз салбадың... – бечера Ай  
Жашынат, сур булутка жүзүн катат.

Достору, кайберендер – жетпес санат  
Дүргүшүп турган жерде эстен танат.  
Жанагы булактаган кызыл түлкү  
Эчкирип, жашын төгө ыйлап барат.

Дүйүм чөп уйпаланып чанга батат.  
Тепселип карагаты жерде жатат.  
Канчасы биротоло күлгө айланып,  
Сапырып суук шамалы – эссиз талат.  
  
Калса да бут алдында күнүн санап,  
Күйсө да күйкаланып, желге тараң,  
Абылы, Жаркыны үчүн жаш төгүшөт  
Мун толо күү чалынып, жүрөк канап.  
  
Жаш төгө кара булут чүмкөп барат,  
Мөгдөгөн сан жылдызды далдоого алат.  
Түнөрүп, нөшөр болуп өчү бардай  
Жер бетин түнү бою сабап канат.  
  
Кимгедир ачууланып, бүтүн сабап,  
Чагылган жарк-журк эте күйүп барат.  
От чачып, ерт чыгарып жолду ката:  
«Сүйгөндү тапкыла!» – деп жаалына алат...  
  
Сүйгөнгө тагдыр катаал сынын жазып,  
Жаш өмүр кыркылды бейм бакыт чанып.  
Кантели... мээрине алып аяган жок,  
Тигинтип үчөн бирдес курман чалып.  
  
Ар күнү жолукканда күлө багып,  
Чын дилден сүйүшчү эле эстен танып.  
Дүйнөгө көрк болушчу нурун чачкан  
Эми жок курган жанга күйүт салып...  
  
Айсыз түн, бүт айлана мунга баткан,  
Бардыгы жоготуунун даамын таткан.  
Уулу үчүн, перизаада кызы үчүн  
Сызылып, сел болуп жаш ағып жаткан...

\* \* \*

Бүтүн эл сүйүшкөндөн кабар алып,  
Келишти эртесинде башын салып.  
Түтөшүп ичтеринен, айласы жок  
Турушту унчуга албай көпкө талып.  
  
Көздөрдөн ачуу жашы жылжып ағып,  
Аңгыча чаңырган үн кулак жарып,

Энеси Абыл эрдин боздол турат,  
Атасы Жаркын кыздын алдан тайып.  
Көргөндө үчөөн бирдей эссиэз калып,  
Кай бири дит бага албай бетин басып.  
Бардыгы эми чындал ыйлады бейм,  
Токтолбой аккан жашка муунуп барып.  
  
Мындауда ички зарын кантип катты?  
Жамы журт бири калбай өксөп жатты.  
Канчалык жаш төксө да кайтпас болуп,  
Бул элдин Айы менен күнү батты.  
  
Шондонбу?.. Ыйлабаган чал ыйлады.  
Эмшиндеп байбичелер жана ыйлады.  
Кыз-келин булар тендуү бүтүн боздол,  
Чыдабай жанындағы бала ыйлады.  
  
Жигиттер, өспүрүмдөр кошо ыйлады.  
Аталар, кара сакал, дагы ыйлады.  
Энеси Абылжандын такыр талып,  
Апалар эмчеги ооруп, таза ыйлады.  
  
Эркектер өкүрүшүп, көпкө ыйлады.  
Аялдар кошок кошуп, дөңдө ыйлады.  
Коштошуп аргасыздан сүйгөн менен,  
Бүт баары бир кишидей мүлдө ыйлады...  
  
Андан соң улуу баштап кайрат кылып,  
Чөк түшүп олтурушту кенеш куруп.  
Жаштары четкерээкте томсорушат  
Айтканды аткаркууга даяр туруп...  
  
Чынардын түбү ылайык деп табышып,  
Уулдары чукулдугун колго алышип,  
Бир паста кенен-чонон көр казышты  
Күн батыш жаздансын деп чен салышып.  
  
Көмөрдө дагы ыйлап жаш төгүшүп,  
Сүйгөнгө акыркы жол бир көрүшүп,  
Жигит, кыз бөлүнбөсүн деп чечишти  
Карылар өздөрүнчө ой бөлүшүп...  
  
Ошентип ажыраттай биргэ делип,  
Сүйгөндү биротоло жерге берип,  
Кайтышты үйлөрүнө, а кемпирди  
Бабалар бейитинс кооп келип.

Оторбаев Б.К.

Эл кетти, мүрзө калды – бүт томсоруп,  
Кечэеки гүл дөбөгө өлүм конуп.  
Ышкырып суук шамалы согуп келет,  
Жәэктегерин дале төккөн жамғыр чолуп...



## СӨЗ АЯГЫ

Нечен жыл шамал болуп кубалашат.  
Замандар тарых болчу артта калат.  
Алмашып нечен муундар өткөн сайын  
Болгон иш жомок болуп ырга айланат.

Ар бир доор ар башкача изин салат.  
Кааласа тегиз каардап, мәэрине алат.  
Буралган бир кездеги чынар терек  
Картайып, күндөн күнгө куурап барат.

Карт дарак күнгүрөнө ойго батат.  
Кайгырып жакындарын жоктоп барат.  
Көп көрүп, жұз жашаган карыядай  
Мун-зарын сүйүшкөндүн терен қатат.

Дүпүйүп бутактары, кулач жаят,  
Мүрзесүн сүйүшкөндүн коргоого алат.  
Алышкан алы жестпес балбан өндүү  
Әч кимди тоотпогондой сыртын салат.

Унчукпайт, дүлөй сындуу көңүл бурбайт.  
Келгенге сүйүж жайын айтып турбайт.  
Ойлойбу күнөөлүүдөй өткөндөргө  
Ар качан башын салып, сөзду укпайт.

Эл болсо өткөндөрдү эстеп сыйлайт,  
Айтканды ал тууралуу угуп тыңдайт.  
Абылдын эрдик ишин даназалап,  
Эр уулдар дастанына кошуп ырдайт.

Андаидын зар сүйүсүн эли сынрайт.  
Кылганы кылымга өтөт, түшүп сынбайт.  
Калтырып урпактарга үлгү катар,  
Тарых да мындаиларды жазып жыйнайт.

Чын Мажнун бир күнгө да жашын тыйбайт,  
Чөл кезет, тентип кетет – мундуу ырдайт.

Абыл, Жаркын баяны

Козголсо Абыл, Жаркын сүйүсүнөн,  
Чыдабай көөдөнүндө жүрөк ыйлайт.

Сүйүшкөн таттуу уйкуда уктай берет.  
А чынар ошол күндөн мазар делет.  
Унуптай, өткөндөрдү ыйык көрүп,  
Бардыгы кенеш сурап мында келет.

Бактысыз бакыт сурап мында келет.  
Көз жашын күндө үч маал төгүп берет.  
Сүйүсү түгөйлөрдүн бекем болсо,  
Кармашат, каржалышат – акыр жеңет.

Жетпеген сүйүсүнө кошо энтелеп,  
Сүйгөнгө соолбос мәэрим сурап келет.  
Абылы, Жаркын кызы не демекчи?.. –  
Болгону келер күнгө үмүт берет...

Эстелик ал күндөрдөн – карган дарак  
Ичине сүйүгү сырын терен қатат.  
Ой ойлой, күнү-түнү күнгүрөнүп,  
Сүйгөндү унугта албай жоктоп жатат...



1977–1984- жылдар.



## АШЫГЛЫК ҮРЛАРЫ

\* \* \*

Келе жатып айдоо жактан,  
Алга тез-тез шилтеп кадам.  
Көрдүм бир кыз көзүм өтө,  
Ошолбу же башка адам?

Мен тараапка улам карап,  
Нурлуу жүзү жанып барат.  
Чакырсам дейм атын атап,  
Тааныш турпат ойго салат.

Жүрөк дүк-дүк алыш учат.  
Сулуу улам кылчак карайт.  
Нес болгонсуп туруп калдым  
Кыз карааны алыш узайт.

Эх, өкүнүч! Барсам болмок  
Ким болсо да салам берип.  
Черди жазсам сулуу менен  
Өткөн күндөр ойго келип.

1978. 18.01.



### Эң бир жакын болуп калдың

Эх, сулуу, жылдыз болуп неге жандың?  
Неликтен жаш жүрөктүү ээлеп алдың?  
Көздөрүң,.. мөлтүр көзүн сырдуу карап,  
Күн сыйндуу илебинде арбап бардың.  
Канчалык сүйбөйм сени ойлосом да,  
Мен үчүн эң бир жакын болуп калдың.

1978. 18.01.



### Айылдаш кызга

Эх, сулуу кыз,  
Тоспосок да сүйүү кечтерин.

Чөмбөсөк да маҳабатка  
Жутуп шербетин.

Сезим гүлүн  
Бул дүйнөдө сага арнадым.  
Унуга албай  
Чүрөк сыйндуу сенин келбетин.

Айта албадым  
Ак сүйүүмдү сенин өзүнө.  
Ыраазы болдум  
Гүлдөй жангандар бермет көзүнө.  
Ошол бойдон  
Мекен чегин коргоого кеттим.  
Кумар болуп,  
Бир уга албай шынгыр сөзүнө.

Көп ойлондум,  
Өткөндөрдү бирдес иргедим.  
Сын көз карап,  
Бирде жактап, бирде тилдедим.  
Автоматты  
Белен карманп постто турсам да,  
Обон создум,  
Талыгууну такыр билбедин.

Сени жанга теңебедим,  
Бийик кармадым.  
Сулуулугун дайым мактап,  
Такыр талбадым.  
Кара көзүм,  
Улуу белен пери кызындай.  
Төмөнсүндүм,  
Кош колумду суна албадым.

Көпкө жүрүп,  
Кат жазууга чындал токтодум.  
Ички бугум бүт айтууга  
Эми окшодум.  
Айтам дедим, айта албадым  
Аргабыз канча.  
Кат жаз дедим курбулукка –  
Ушул болгонум.

Унунтаса курбулукту  
Эки-үч сөз жазаар.  
Кем санаса бир өзүнөн.  
Тытып ыргытаар.  
Жыртса дагы,  
Мээрим карап салам айтса да,  
Жаркын элес жүрөгүмдө  
Бекем сакталаар.

1979. 1.01.



### Сүйүү тууралуу

Ашыглык деп кимдер кандай сөз укту?  
Дагы кимге сүйүү кантип жолукту?  
Ортого сал, өз оюндан уялба,  
Болбо сыйндуу жооплук салган колукту.

Жооптор угам: сүйүү деген аңгеме,  
Эл оозунда күштэй сыйган жел кеме.  
Болбос ишти ай-ааламга учурган  
Акындардын калемине төң неме.

Экинчиси: жөн гана ийнин қуушурат.  
Сүйүп көргөн жан эмесмин деп тынат.  
Ишнене албайм, кантип эле адамзат  
Сүйүү деген нерсе учүн жан кият.

Курдаштарга, досторума кат жазам,  
Аларга да ашыглыктан кеп салам.  
Ууз сезимин асырап ал кирдепей,  
Сүйүү деген улуу нерсе деп барам.

Чынын айтсам, мен да алоолоп сүйө алдым.  
Каттар жаздым, достук колум суна алдым.  
Айла канча ойлогондой болбосо,  
Көргөн жерден караанына кубандым.

Жаш жүрөктүү белек кылып бере албай,  
Же ошондо кайран жандан кече албай,  
Ырлар жаздым, ырым менен муңдаштым  
Куса болуп сүйгөн кызга жете албай.

Ал күндөр да артта калып ыр ырдал,  
Экинчи жол сүйүп көрдүм жалындал.  
Тагдыр мени аядыбы бул жолу  
Сүйүү дагы күлмүң карайт көз ымдал.

Чындал сүйдүм, кыз көнүлүн бура алдым.  
Дагы ырдадым, обон созуп тура алдым.  
Бирок жүрөк алгачкыдай болбоду,  
Ууз сүйүүнүн кымбаттыгын түя алдым.

Шондо көрдүм көздөр кантип жанганин,  
Сүйгөн кыздын миң кулпуруп барганын.

Оторбаев Б.К.

Ушунда мен кары кебин эстедим:  
 «... сүйгөн сулуу баарынан» деп айтканын.

Курбалдаштар, мына ушул айтканым,  
 Терең ойло көңүлүмдө катканым.  
 Сүйүү деген улуу нерсе – баалап ал,  
 Мен да бир жол сүйүү даамын таткамын.



1980. 30.03



### Ууз сүйүүм

Анда мени он алтыга сермеди.  
 Күттүрбөдү сүйүү мени термеди.  
 Чындал сүйдүм жаш жүрөгүм жалындан,  
 Көздөн уча күлмүң карап келгени.  
  
 Жоогазындай гүлүн ачкан белдеги  
 Кыз элеси мага тынчтык бербеди.  
 Бирок сулуу жүрөк күүсүн баалабай,  
 Жок дегенде жакын басып келбеди.

Сулуу кыздын таш ыргытып кеткени,  
 Мунду арбытып байкуш кылды элдеги.  
 Дегени го эрмек болсун,.. сүйүүнүн  
 Жолдош кылып ырды мага бергени.

Ууз сүйүнүн мага алгач келгени,  
 Таш боор белем, бактыны аяп бербеди.  
 Болгону ушул: ыр жаз деди талыкпай,  
 Белгилүү го муң-зарды ыр жеңгени.

1980. 1.04.



### АЗАП БЕЛЕ СҮЙГӨНҮМ

Сулуу сени сүйө албаса кереги эмне күйүнүп,  
 Жашың төгүп күнү-түнү тынч ала албай бүлүнүп.  
  
 Сулуу сен деп кубарбаса ырдабассың сүйүнүп,  
 Сүйөмүн деш акылсыздык келин болуп жүгүнүп.  
  
 Бирок сүйүү көнөр беле сыр алдырбас эркинде,  
 Күндөн күнгө куса болуп коёр элсөн көп кине.

54

Абыл, Жаркын баяны

Жымыңдаган жылдыз болуп бет алдыңан көрүнөт.  
 Сан түрлөнсө түл бакчадай эркисиз көөнүң бөлүнөт.

Жылаажындай кубулжуган мөлтүр булак үнү ай,  
 Күнү кечке уксандагы эңсеттирген түрү ай.

Күлгөнүндө көздөрүнөн күндүн нуру төгүлүп,  
 Ашкан сулуу бул дүйнөдө жалгыз өзү көрүнүп.

Талбас элсөн назар салсан карагаттай көзүнө.  
 Эс-учундан танар элсөн көңүл бурса өзүнө.

Шыңгыр үнү айта албаса «сесни жалгыз сүйөм!» деп,  
 Сулуулугу мунду арттырап үмүтүндү үзөм деп.

Ушундайда айткың келет: сүйүү такыр болбосо,  
 А сүйүсүз жашоо супсак, теренирээк ойлосо.

Тагдыр мени неге сынайт бакты бербей тарылып? –  
 Каргышына калдым беле жаман ишке чалынып.

Күнөөм ушул: кызды сүйдүм, сүйбөй коё албадым.  
 Ырлар жаздым курбулукка, жүрөк сирин арнадым.

Не кылмакмын, калган өмүр сыйдалап өтүү ичимден.  
 Арман кылыш жаш сүйүүгө, ырлар жазып дилимден.

Каалаганым башкаларга: токтобосун сүйүүлөр,  
 Болбосо дәйм ашыгына жетпей калыш күйүүлөр.



1982. 9.01.



### ЖАКТЫРГАНЫМ ЖАЛГЫЗ СЕНСИН

Эх, сулуу, кәэде алыссы ашуу белсин,  
 А кәэде күлө бага соолбос кенсин.  
 Бир күн шат, бир бүркөө болсон дагы  
 Билип кой: жактырганым жалгыз сенсин.

Жаш жигит тээ адырдан гүлдер терсин.  
 Тагдыр да сүйүшкөнгө бакыт берсин.  
 Өртүнө маҳабаттын чындал күйсө,  
 «Сүйөм!» деп сүйгөнүнө айтып келсин.

Сулуулук, көрк жагынан күнгө тенсин.  
 Көздөрүн мээрин төгүп күлө берсин.  
 Тигилип жадыраган нур жүзүнө,  
 Чочубай эч нерседен «сүйөм!» дайсин.

55

Заман ай, баарына март, кандай кеңсін.  
Ар күнү бактыны уучтап чачкан сенсін.  
Алиги кыз мәэrimi алдамчы экен,  
Жолобой дегенсійт да: такыр кеңсін.

Чын сүйсөң кантіп гана «сүйбөйм» дейсін,  
Эрк дагы сүйүү күчүн кантіп женсін?  
Курбалын баалаганы анық болсо,  
Кечикпей: мына мен! – деп колун берсин.

Мында ал курбулашын мактап келсін.  
Мендей дос ата уулу, адам делсін.  
Жөндөмүм ырга деген баасын алыш,  
Эртенкі бактысына даана ишесін.

Курбалың тыним албай ырдай берсин.  
Мына деп ыр нөшөрүн төгүп келсін.  
Сулуунун, нур кызынын кадыры үчүн,  
Көп отпой өткүр калем акын делсін.

Эх, сулуу, кәэде алысқы ашуу белсін,  
А кәэде күлө бага соолбос кенсін.  
Бир күн шат, бир бүркөө болсон дагы  
Билип кой: жактырганым жалғыз сенсін.



1982. 18.02.



### Сулууга кеңеш

Эх, сулуу, мен тараңка көңүл бурчу,  
Жигиттин айткан сөзүн тыңдал турчу.

Сумсайбай күлмүң карап колун сунчы,  
Кетпесин жашылданса көздүн курчу.

Сөзгө алсам, жекиргендіп карабачы,  
Курбалың баасыз жанга санабачы.

Бекерден мен байкушту кыйнабачы,  
Суарым: көңүлүң кир албачы.

Бет бурсаң, кантіп гана көңүл толчу,  
Убактың минуталык бөлүп койчу.

Мени аяп, аз да болсо күлүп койчу,  
Жаш жигит зар ыйласа кантіп ончу.

Мен сунган кызыл гүлдү колуңа алчы,  
Жок дебей, көчө бойлоп бирге басчы.

Ойноп күл, каалашыңча көңүл аччы,  
Сүйүүгө кумар болуп ырыс тапчы.

Көрктөнүп, жаз гүлүндөй күлүп жанчы,  
Мендейдин жаш жүрөгүн ээлеп барчы.

Керекпи, сулуу Айды белекке алчы,  
Жигиттин сүйгөнүнөн пайдаланчы.

Бир болсоң кол кармашып мен ыраазы,  
Бактынын эстен чыгып чорт сынаары.

Жааласа куу тагдырдын тийип каары,  
Кеткени кайрылгыстай бүтүн баары.

Ойлонсо азап тартып кетет алы,  
Дем берет аз да болсо үмүт шамы.

Суарым, кайра баштан бүрдөсөнчү,  
Байланган достук түйүнүн үзбөсөнчү.

Дилдеги жаркын маанай бузбасаңчы,  
Өтө алгыс бийик дубал курбасаңчы.

Ушунда чындал эле бүлүнсөңчү,  
Абалың жаш жигиттин түшүнсөңчү.

Нур болуп маңдайыма төгүлсөңчү,  
Күн кызы, пери болуп көрүнсөңчү.

Жүзүндөн қубанч, күлкү кетпесинчи,  
Таш боордук қырсык болуп келбесинчи.

Ортодо күдүк ойлор болбосунчы,  
Андай ой көңүл суутуп койбосунчы.

Ич сырың курбалыңдан жашырбасаң,  
Тиктесем, көзүндү ала качырбасаң.

Кубаныч, ички оюбуз бирге болсун,  
Шапар тәэп жаш убакта көңүл толсун.

Сендей кыз таш боор жандан болуучу эмес,  
Алсызга көңүл бурбай коюучу эмес.

Мен дагы сөздүн гүлүн сага арнайын,  
Күн-түнү ыр жазуудан түк талбайын.

*Оторбаев Б.К.*

Мында тилегеним: айрылбасак,  
Түбөлүк кол кармаша бирге бассак.

Бактыбыз жашоодогу бирге тапсак,  
Бир жашап, жакшы бүлө боло алсак.

Анда биз хан, бектерден бай жашайбыз,  
Дүйнөгө – бардыгына кен карайбыз.

Андайда курбулардан калышпайбыз,  
Ырыс таап, улам алга арыштайбыз.

Сулуу кыз, айткан сөзгө чочубагын,  
Түшүнөм абалыңды, жаштык жагың.

Шонтсе да келер күндү ойлонолу,  
Эмитен баш оорутуп толгонолу.

Шул экен күтөрүбүз чын сүйүүдөн,  
Кантебиз башка жол жок бүлүнүүдөн.

1982. 21.03.



### **Урушсан да кирдебейм**

Үйдө олтуруп барак бетин чиймелейм.  
Кайра ойлоном, көнүл күүсүн иргелейм.  
Миң кайталап жазып кооп атыңды  
Жүрөк сыйын бүт калтыrbай тизмелейм.  
Күлүп койчу мени аясаң азыраак –  
Тилдеп, каргап урушсан да кирдебейм.



1982. 20.04.



### **Жамғыр жана мен**

Күн бүркөө, айланы ным – сени эстедим,  
Мен бүгүн бугум толуп, көптү эңседим.  
Сырдашкым келди окшойт талаа менен  
Жалгыздап өзөн ылдый жетелендим.

Табийгат, чындал эми досум делдин,  
Билгендей жамғыр болуп жакын келдин.  
Нур чачып мөлтүрөгөн көздөрүнөн,  
Жаштыктын жаңы ачылган гүлүн тердин.

*Абыл, Жаркын баяны*

Жаркытып айлананы оюн курдун,  
Ан сайын бир боорумдай көнүл бурдун.  
Түйгандай ушул күнкү кусалыкты  
Назданып, беттен сүйө колун сундуң.

Андан соң ак жаан болуп себеледин,  
Жүргүн! – деп мени алдыга жетеледин.  
Буралып жомоктоту азгырыктай,  
Алдында миң кулпуруп безелендин.

Мас кылып көздөн учкан жебелерин,  
Өткөнгө жумшак гана жемеледин.  
Дегендей: мени аясаң күнөелөбө,  
Ыйлактап жаш баладай эрээркедим.

Калтырып ич дилимде жылуу сезим,  
Мен сени жалгыздыкта тирек дедим.  
Сен болсо беттен сылай эркелетип,  
Жубатып түя билдиң жүрөк черин.

Бир жүрдүм өзүң менен сыр алышып,  
Арманым ак сүйүүгө бүт айтышып.  
Мында да аядыңбы?.. Алаксыттың... –  
Ойнодук жолду ката тең жарышып.

Анда сен дагы қүчөп шорголодун,  
Тим турбай ич-коонга жорголодун.  
Күмүштөй тамчыларың ажарын таап,  
Бул күнү ыйлабоону боолгоолодум.

Суу болдум ак көйнөгүм чап жабышып,  
Бирок да чыйрыкпадым мээриң ташып.  
Кеткендей жууп-тазалап көнүл кириң,  
Уннуттум экендиним мен бир карып.

Магдырап айтып бүткүс рахат алдым.  
Бактыга тик бага албай эстен тандым.  
Болсун деп сүйгөн кызым так ушундай,  
Дүйнөдө сулууларды бүтүн чандым.

Мен сени колдорума тосуп алдым.  
Каткырып, кубанч менен жүзүм чайдым.  
Жазгын деп жаш жүрөгүм тынчтык бербей,  
Бул күнкү көргөнүмдү ырга салдым.

Ырымда жамғыр дагы төксө дедим.  
Барууга алыс жолго көнсө дедим.

Издеп таап кыйынсынган сүйгөнүмдү,  
Бек кысып кучагына өпсө дедим.

Мында мен кыз көңүлүн бурса дедим.  
Ал дагы жаан алдында турса дедим.  
Дилдеги көңүл кирин жууп кетирип,  
Ойлорду терс пикирлүү кууса дедим.

Бааласа, чындал эми күйсө дедим.  
Айткан сөз көкүрөккө түйсө дедим.  
Көрүнүп нурун чачкан таң Чолпонум,  
Ар качан айрылышпай жүрсө дедим.

Дагы да түркүн ойго жетелендим.  
Гүл болуп жол боюна себелендим.  
Жыңайлак ылай кечип ушул күнү  
Жүрөктүн ички зарын унтуп келдим.  
  
Жамғырым, дагы талбай төгүп келгин.  
Сел болуп албууттана күчөй бергин.  
Ағызып бактыга бут тоскондорду,  
Сүйүнүн жыргалы үчүн үрөн сепкин.



1982. 26.05.



### Сүйгөнүмө

Тынч элем төгүлүп чачылдым.

Тың элем, үнкүйүп басылдым.

Оюмда кыз сүйүү жок эле,

Капыстан бир күнү кабылдым.

Күлчү элем, күлкүмдү качырдым.

Күйчү элем, күл болуп басындым.

Бир келген сүйүнүн дарты үчүн

Күн сайын күчөнүп асылдым.

Таарынтаң таарынчым жашырдым.

Суук сөзгө кулагым жапырдым.

Ыр жазып өзүңө сүйөм деп,

Ар күнү желкеми кашындым.

Басынкы болсо да жүргөнүм.

Ар качан үмүтүм үзбөдүм.

Сен күлсөн мээримдүү жылмайып,

Кайрадан ачылып бүрдөдүм.

Андайда нур болуп төгүлдүм.  
Жайдары жигиттен көрүндүм.  
Тигилип жайнаган жүзүнө,  
Бир жолку бактыга чөмүлдүм.

Сен болсо кайрадан сынадың.  
Бош жерим катуураак бурадың.  
Күйсөм да көп жолу өзүндөн,  
Кууратпай көнүлдү уладың.

Сен мени досум деп аядың.  
Сунгандың кол какпоого жарадың.  
Колдорун кармалап сөз айтсан,  
Унчукпай кетүүнү самадың.

Аныңа мен дагы болбодум,  
Тиктесем көзүңө тойбодум.  
Тынч жаткан жүрөккө чок салып,  
Күн-түнү жанынды койбодум.

Кээ күнү топ болуп тебилдим.  
Андайда бир паска чегиндим.  
Көрсөтүп адамдык баркымды,  
Жолуна гүл болуп себилдим.

Жактырып өзүңө берилдим.  
Бул жолу сүйүүгө женилдим.  
Андыктан канча ирет каксан да,  
Кебелбес тоо болуп керилидим.

Сен дагы акыры багындың.  
Солубас гүл болуп табылдың.  
Жүзүндөн мээримиң төгүлүп,  
Өчпөс нур, от болуп жагылдың.

Эми сен колдорум какпадың.  
Болбос бир күнөөнү такпадың.  
Кымча бел берирээк имерсем,  
Уялып адепти сактадың.

Мен дагы кысылып турбадым.  
Кой десен, көңүлүм бурбадың.  
Аймалап татына эринден,  
«Уят го» дегениң укпадым.

Шондогу жайнаган көздөрүн,  
Бал-ширин татыган сөздөрүн.

*Оторбаев Б.К.*

Багынты сүйүнүн эркине  
Ал күнкү көңүлүң бөлгөнүн.  
  
 Мен эми чын дилден кубандым.  
Сүйүгө акыры тура алдым.  
Имерип жанымдан чыгарбай,  
Бүт дитим өзүң бура алдым.  
  
 Бул жолу бүтүндөй ачылдым.  
Ички оюм канткенде жашырдым.  
Эх сулуу, жактырдым сени деп,  
Бүт баарын айтууга шашылдым.  
  
 Сен болсо айтканым тыңшадың.  
Эркиме түк каршы чыкпадың.  
Мейли эми сүйүлөр от алып,  
Жүрөктөр төң согуп кубансын.  
  
 Мындан соң оюн-зоок куралсын.  
Кыз жигит тангodo буралсын.  
Түбөлүк бир болуп жашоодо  
Сүйүгө сүйүлөр улансын.



1982. 19.06.



## КЕЧИККЕН СҮЙҮУ ҮРЛАРЫ

\* \* \*

Акыл-эстен калсам керек  
Туман чалып көзүмдү.  
Кызганам да ичим тарып,  
Көп жигиттөн өзүндү.

Акым барбы кызганууга  
Энчилүүдөй кайтарып.  
Жекиргесийм өзүмдү өзүм,  
Кайра анан жайгарып.

Ичим бүтүн аңтарылат  
Билегиңен кармаса.  
Жөн-жай гана колун артып,  
Курбулукка бир басса.

Чектен чыгып бараткансыйм  
Көзүмө илбей эч кимин.  
Кыйын экен азап чеккен  
Түшүнө албай бир-бириң.

Сүйсө сүйүп, же сүйбөйбү?  
Баары ачык болсо дейм.  
Жаратпаса бул кылыгым,  
Катуу айтып койсо дейм.

Айтсам чынын, мен бир карып  
Чама-чаркын билбеген.  
А сен болсо периштесин  
Кирдүү колдор тийбеген.

*Абыл, Жаркын баяны*

Жаман көрсөң, ачыгын айт –  
Көңүлүмө караба.  
Моюнга алсам, сенини чын:  
Адам деп да санаба.

Кайдан гана бирге бардык –  
Көздөрүмө урундуң.  
Тыйсам дагы өзүмдү өзүм,  
Күн, Ай болуп турулдуң.

Аппак жүзүн, мөлтүр көзүн  
Бет алдыман кетпеди.  
Үрлар жаздым аргасыздан –  
Жүрөгүңө жетпеди.

Билдиң бекен? Түйдүң бекен? –  
Үрларым бүт сен үчүн.  
Курган жүрөк баш ийбеди –  
Арга калбай мен үчүн.

Бер жагы эле он-он беш жыл  
Улуу экем санасам.  
Кайран убак өткөн экен  
Бир кылчайып карасам.

Сен – жоогазын гүлүн ачкан  
Жаңы гана бой тиреп.  
А мен сунам булганч колум  
Жоогазынды үзөм деп.

Сен – мөл булак, көркү тоонун  
Жылуу сезим көңүлгө.  
А мен болсом Орозкулмун  
Чыгаруучу төгүнгө.

Пери кызы бир өзүнсүн  
Шоола чачкан өмүргө.  
А мен болсо, түн каракчы  
Айлантуучу көмүргө.

Ооба билем төң эмессмин  
Нур кызына өзүндөй.  
Ошентсе да аянычтуу  
Калсам көңүл бөлүнбөй.

Өзүн чечип, өзүн баала  
Ички туйгум сен деген.  
Мен макулмун жалл өчсө да,  
Болгон үмүт дегдеген.

Жолуксак дейм өзүбүзчө  
Мандаилаша бир туруп.  
Болбосунчу бүдөмүк ой  
Улам көңүл бурдуруп.

Болсо эгер жүйө сөзүн,  
Түшүнөмүн аргасыз.  
Калалы анда дос боюнча  
Өтсөк деймин сыйлашып.



1994. 25.10.

\* \* \*

Көрүп тур го алла таалам: арамдыктан тазамын.  
Дайым туура жүрсөм деймин чындык болуп катарым.  
  
 Түшүнсөм дейм адамдарды кайгы-мунун бөлүшүп,  
Кыйын күндө бир болсом дейм башка салган көрүшүп.  
  
 Март болсом дейм артка таштап Атантайдай кыйынын.  
Соопчуулукка бергим келет эң акыркы тыйыным.  
  
 Кечиримдүү болсом деймин майдалыкка берилбей,  
Шар жүрсөм дейм ар убакта болбос ишке эзилбей.  
  
 Калыс болсом дос-туугандын көңүлүнө карабай.  
Түя билсем керек жерде, принципке камабай.

Оторбаев Б.К.

Адам болуш максат эле адил жүрүп ар убак,  
Ар-намысты улук тутуп, абийирден кеп улап.

Адам эркин баалай билип, эркүү болсом дечү элем.  
Сезим күчүн төмөн карап, оюм менен женчү элем.

Анын баары кайда калды? – Кыялы бейм баланын.  
Капысынан колго түшүп, айла кетип барамын.

Алдыrbайм деп ойлоочу элем – ар убакта тазамын,  
Эссиз жүрөк былгытты бейм, мына ушуга капамын.

Кадыр-баркым бар дечү элем керек жерде сый көрүп,  
Туман басты көздөрүмдү абийирди бүт төгүп.

Күтпөс жерден сен жолугуп, намыс-арды унuttум.  
Кatalыгым билип туруп, өзүмдү-өзүм куруттум.

Шылдың кылып табалагын, жамандасаң өз эркиң,  
Ансыз деле неси калды кийермин да таз кейпим.

Кантем эми кусалыгым артып барат күн санап,  
Көрүп калсам кокусунан эт-жүрөгүм бүт канап.

Токтоо бербей баргым келет сөзгө тартыш жанына,  
Айтсан деймин ички бугум сүрдөсөм да кардыга.

Кагып койсоң не кылам дейм? – Кадам шилтеп токтолом.  
Жүйө сөзүн укпасам дейм, өзүмдү өзүм ноктолойм.

Байчечекти үзгүн бар ээ, бети кара, – деп коём.  
Сөзгенимде акмактыгым бул жашоого бүт тоём.

Канткенде эми жүрөк канын токтуууга шай келет.  
Курттай мүлжүп ички бугум не болсо да баргын дейт.

Барганда не, билгин келбес дүйнөдө бар экеним.  
Каның кайнап бузук дээрсин, көргүнүң жок эгерим.

Күштар элем бир басууга бактын ичин аралап,  
Арам оюм жок получу көз артсам да сагалап.

Түк да чектен чыкпас элем, эркиңе бүт коймокмун.  
Ыраазы болуп курбулукка кусалыгым жоймокмун.

Аруу тилек, аруу сезим жолдо калмак болду го,  
Махабаты шылдың кылып барча-бурча сойду го.


Абайсыздан сен кабылып, адамдыктан чийилдим.  
Кана эми туюна алсан, дале өзүңө тигилдим.

Абыл, Жаркын баяны

Дагы бир жол карап көрчү бүтүн кайра келтирип,  
Болор балким түшүнүүгө, жүрбө ызага жендирип.

Ойлоочу элем, ишенчү элем: арамдыктан тазамын.  
Дайым туура жүрсөм дегем чындык болуп катарым.

1994. 8.11.



\* \* \*

Кечир, сулуу, кечиргинин,  
Ырдал бүттүм ырымды.  
Мына эми бүт төгөйүн  
Жанга айтпаган сырымды.

Иттик менден кетсе керек  
Жаш сезимге жендирип.  
Намыс, арды унтуупмун,  
Колду сунуп келтирип.

Сугум артып барганымчы?  
Тике карап көздөрүм.  
Эртенкини ойлободум,  
Ушул менин өлгөнүм.

Болду эми ыр жазбаймын,  
Колго калем кармабайм.  
Куса болуп чөксөм дагы,  
Ыр саптарын арнабайм.

Тилде мени, шылдындагын,  
Бүт баарына макулмун.  
Жолун башка билип туруп  
Кайдан гана кол сундум.

Эс-акылың жоготподун  
Деп жубатам өзүмдү.  
Чок сала алсам не болмокчу?  
Тумандатып көзүндү.

Жашсың али, баары алдыда  
Жактырганга кез болуп.  
Аны билбей азгырылдык,  
Жок жеринен тен болуп.

Болду эми токтолоюн,  
Кеч болсо да эс кирип.  
Сөз айттырып барбайм эми  
Алсыздыкка жендирип.

Терең ойлоп түшүнөрсүн  
Айласыздык абалым.  
Өзүңе да намыс керек –  
Алды-артынды карагын.

Жаштык өксүк ичте калар  
Куса кылып ар убак.  
Адам болуш кыйын экен,  
Максат эмес ыр кураш.



1994. 20.11.

## АСКЕРДИК-ПАТРИОТТУК ҮРЛАР



### Антым берем

Жаш кездे өткөндөргө көңүл бөлүп,  
Кинодон согуш түрүн нечен көрүп,

Суктандык аталардын эрдигине  
Болсок деп биз да ушундай – ойго төнүп.

Жыгачтан мылтык жасай көңүл толуп,  
Эсимде, ойноочу элек аскер болуп.  
Убакты түнгө оошкону билинчү эмес,  
Кай бирде уйкуну да унтуп коюп.

Эки жаат бөлүнчү элек: бири «немис»,  
Жана да биздин аскер – «кызыл» делип.  
Ар качан «душман» жагы аз болуучу,  
Каалабай «биз» тарарапка өтө берип.

Гранат колдо даяр, андып барып,  
Душмандын танкаларын бирден жарып.  
Акыры биздикилер женүүчү эле  
Чыгарып таш-талканын, туусун сайып.

Шоктонуп чырпык атты камчыланган,  
Ал учур балалык чак алыс калган.  
Оюбуз чындал солдат болуу эле –  
Эр жеттип эки колго курал алган.

Мына эми жылдар өтүп биз чоңойдук.  
Жаш кыял ишке ашып солдат болдук.  
Арнадык эки жылдык өмүр гүлүн,  
Элибиз тартпасын деп азап-кордук.

Жетишип чеберликке жетпес ченем,  
Үйрөндүк аскер ишин дилгир менен.  
Нечен бир күчтүү жоолор капитаса да,  
Тартынбай каршы алабыз – жообу белен!

Чоңойтуп алпештеген ата-энем  
Жөнөөрдө кучктап өөп мындай деген:  
«Тынчтыктын ишсенимдүү тиреги бол,  
Улантып бабалардын жолун кенен!»

Атаке, апам, элим – пейли кенен!  
Тоолорум, туулган жерим – Ата Мекен!  
Чегинде кайра тартпай бек туррууга  
Уулундуң бири катар антым берем!!



1979. 28.12.



### Эки ай калды

Эки ай калды, эки ай калды кетээриме үйүмө,  
Кызмат кылдым Мекен үчүн билегимди түрүнө.  
Артта калган эки жылым аскер шинель кийинген  
Эмне берди, эмне кошту жаш балакай түрүмө?

Дале эсте он сегизге жаңы толгон убагым,  
Келечекке кенен карап гүлдөй жанган курагым.  
Жаз күнү эле повестканы алып келди почтальон:  
«Кезин келди, баргын!» дешти – жөнөп кетти курбалын.

Мына ошентип солдат болдук, аскер киймин кийиндик.  
Эки колго курал алып жооптуу ишке илиндик.  
Уулун үчүн ушул күндөн анык кызмат башталып,  
Кырк беш секунд убакытта бир кишидей тизилдик.

Борпон бала айылдагы түртүп койсо жыгылган –  
Мына бүгүн стройдо чачы тегиз кырылган.  
Чуркайт кросс ар күн таңдан, физически машыгат,  
Айдан айга күчкө толуп кадимкідей бышыккан.

Моюнга алам мына мууну – алгач күндөр кыйналдым,  
Чаалыккан да көздөр болду – камыш сындуу ыргалдым.  
Айтылат го макал сөздө: «солдат болуп туулбайт...» деп,  
Мен да өсүп күндөн күнгө, эл чегинде тура алдым.

Аскер ишин кымбат көрүп, зарылдыгын түшүндүк.  
Өлкөбүздүн жыргалы үчүн сукка тонуп, бүлүндүк.  
Учение, жүрүштөрдө кыйналсак да ал кетип,  
Чеберликке жетише алдык – мына ушуга күтүндүк.

Кызмат кылдык үйдөн алыс, ынтымакта тура алдык.  
Орус, казак, өзбек менен кымбат достук кура алдык.  
Автоматты боорго кысып, посттуу коргоп ар дайым,  
Өзүбүздү Советтердин сакчысындай түя алдык.

Мына эми эки ай калды кайтарыма, курдашым.  
Байка, ата, жигит болду балакайың, кымбатын.  
Такшалдык бейм кадимкідей, турмуш жолун тааныдык,  
Эстен чыкпас эч убакта эки жылдык кызматым.



1980. 12.02.



## Үйгө кетебиз

Дале эсте айылдагы күндөрүм,  
Достор менен ойноп-күлүп жүргөнүм.  
Жана дагы май айында таңга жуук  
Эки жылга үйдөн караан үзгөнүм.

Ал күндөрү сонун кече курулуп,  
Вино, шампан бокалдарга куюлуп,  
Музыка ойноп, көңүл ачкан кездер ай,  
Жаштык кумар канбоочудай туюлуп.

Кандай кыйын жакындардан бөлүнсө,  
Ошондо мен кызык болгом өзүмчө.  
Досторумду, курбу кызды өпкүләйм  
Боорго кысып ата-энемдин көзүнчө.

Эң акыркы стакандар кагылып,  
Жөнөп кеттим курдаштардан айрылып.  
Кол булгашып кала берди бардыгы  
Караандары улам алыс жашынып.

Кызмат кылдык эки жылы аянбай,  
Алдан тайбай, жерге колум таянбай.  
Жаш өмүрдү Мекен үчүн арнадык  
Туулган жердин мээримине кана албай.

Үйгө кетчү қүнгө дагы жакындал,  
Мына эми май да келди жаркырап.  
Ушул айда дембел болуп кетебиз  
Эки көздө бакты нуру жалындал.

Толкунданып, өзүмчө эле кубанам.  
Жаратылыш кооздугуна суктанам.  
Жытын искеим жалбырактын, гүлдөрдүн –  
Май түнүндө булбул үнүн уга алам.

Кечке ката тааныш балдар чогулуп,  
Сөз курабыз ийри тарта олтуруп.  
Гитар болсо ушундайда турмакпы?  
Колдо ойнойт түркүн ырлар созулуп.

Күндөр өтөөр, үйгө дагы баарбыз,  
Курдаштарга кучакты да жаярбыз.

Мына ошондо тоого барып гүл терип,  
Туулган жердин жытына да канаарбыз.



1980. 8.05.



## Жеңиши десе...

Жаш келет көздөрүмө «жеңиши!» десе,  
Ал күндөн нечен жылдар өтсө дагы.  
Согуштун оор азабын көргөнүм жок,  
Күн санап мээрин төгүп ырыс багы.

Эсимде бала кезде ойноочубуз  
Бөлүнүп эки тарап – согуш оюонун.  
Шондо эле «фашист» деген суук угулчу,  
Кеп-сөз жок кан иччүдөй бурап мойнуң.

Энелер жактырчу эмес мунубузду  
Башкача жакшы оюндан ойносун деп.  
Анда биз элес алыс түшүнбөппүз,  
Айтканын: «согуш курусун, болбосун!» деп.

Аталар жоого каршы бекем туруп,  
Бул күнкү зор бактыны жеңип алган.  
Оо анда судай ағып адам каны,  
Көптөрү өз жерине кайтпай калган.

Бир ооз сөз: «согуш!» деген жүрөк тилет,  
Эстетип ошондогу оор күндөрдү.  
Кымбатка түшкөн болчу жеңиши дагы  
Калтырып бузулган шаар, ач сүлдердү.

Андыктан таазим кыльш биздин милдет  
Дүйнөдө биз жок кезде өткөндөргө.  
Солдаттын мүрзөсүнөн гүл кетпесин –  
Сураарым, тынч убакта өскөндрүгө.

Биз дагы Жеңиши күнүн белгилейли,  
Замбирек салют берип көккө атылсын.  
Баатырлар фашизмди жеңип кайткан  
Ырдасын, көңүл ачсын – чер жазылсын.

Жаш келет көздөрүмө «жеңиши!» десе,  
Ал күндөн нечен жылдар өтсө дагы.

Оторбаев Б.К.

Согуштун оор азабын көргөнүм жок,  
Күн санап мээрин төгүп ырыс багы.



1982. 8.05.

## АР КЫЛ ҮРЛАР

### Өткөн күндү эскериш

Ал күндөр жаз чегинип артка баштап,  
Кадамын саратан жай алга таштап,  
Окууну аяктаган көздер эле –  
Улуулар бүтүүчүнү улам алкан.

Биз бүтүп онунчуну бирге бастык.  
Шарактап көчөлөрдө көңүл ачтык.  
Токтолбой тоого барып гүлдөр терип,  
Өмүрдө эстен кеткис сүрөт тарттык.

Ал күндүн сезим гүлүн айтып бергис.  
Окуучу күндөр өттү кайтып келгис.  
Ошондо көздөрүнөн жаш сызылып...  
Бирок да бакты тоодой кучак жеткис.

Мектепке улам карап кылчак-кылчак,  
Негедир аянычтуу алга сызсак.  
Унутпай өткөн күндү кандай сонун  
Мекендин керегине жарап турсак.

Классташ, ар качантан сыйлашабыз.  
Бул жерден келечекке жол баштайбыз.  
Меестептен өсүп-өндүк, бойго жеттик,  
Күндөрдү бирге жүргөн унутпайбыз.

1977. 30.05.



### Жаш талант

(Дүрүяхан Дүйшөнованын  
үрларын окугандан улам)

Колго алыш,  
Кыз ырына назар салыш,  
Окуп жаттым толкундана

Чеберликке айран калыш.  
Суусаганда суу ичпедин,  
Казұм албай,



Абыл, Жаркын баяны

Лираларга суусун канып.

«Үмүттөрү» –  
Сезим гүлү жүрөктөгү.  
Шыбыш берет алда неден,  
Козгоп сырын түнөктөгү.  
Үмүт, кыял айкалышат –  
Максат айкын  
Жапжаш кыздын сүрөттөгү.

Кыргыз кызы,  
Сезим гүлү ар бир ыры.  
Эне жүзүн ача билген  
Өз мамиле, жүрөк сыры  
Апалардын ак жүзүнүн  
Көркү белем  
Мээрим жангандын бырыш сыны.  
Ой жүгүртөм,  
Көздү жумуп, улам сүртөм.  
Карап көргүн сүрөтүнөн



\* \* \*

Күн күркүрөп, түрмөк булут куралат.  
Жамгыр төгөт, ага мөндүр уланат.  
Сыгып алма суу болгонго карабай,  
Колхозчу ата жаагын сыйлай кубанат.

Ашкан суулар арыктарда тирелет.  
Атам болсо арык байлай чиренет.  
Кетирбейин тамчы сууну дегенсип,  
Баарын тосуп бак түбүнө жиберет.

Колундагы чоң кетмени ашыгып,  
Чапкан сайын көпкөк чымга батырып,  
Рахат алат дене бою женилдеп,  
Шум карылых качкан сыйндуу жашынып.

Кубанычтуу көз жиберип баарына,  
Жааса экен дейт дагы жамгыр алкына.  
Бүт айланана жашыл шайы оронсо –  
Ушул ырыс, ушул бакыт жалпыга.

Секелек кыз ойнот жүргөн.  
Ушундай жаш, таң каласын,  
Үрлар жазат  
Терең мазмун, куллак сүйгөн.

Дүрүяхан –  
Булбул белем обон салган.  
Үрларына жан киргизип,  
Ойлогонду сыйдыра алган.  
Сапка сабы кынальшып,  
Окуганда  
Аваз сыйндуу арбап барган.

Ак жол каалайм,  
Жазган ырын артык баалайм.  
Болгон шыгы арта берсин,  
Көргөндөргө айтып жардайм.  
Лира күндүн кызы болуп  
Айткан болсун –  
«Үрлар жазам, такыр талбайм!»



1977. 6.12.

Оторбаев Б.К.

Түрүп таштап кемселинин жендерин,  
Кере шилтейт салмак менен кетменин.  
Бул кишидей суу баркын ким түшүнмөк?  
Кайтып берсе эмгек кылган эл демин.

Чокчо сакал жаңыдан ак аралап,  
Иштеп келет колхозуна каралап.  
Быйыл дагы дан көп болсо экен дейт –  
Жамғыр мейли күя берсин чакалап.



1981. 10.04.

### Курбу кызга

Өткөндү көз алдыга тизип барам,  
Каттарың небаккы бир колума алам.  
Аңтарып, улам кайра окуп чыгып,  
Не түркүн көңүл чөктү ойдо калам.

Каттарың ошондогу дубай салам  
Достукка чакырды эле шилтеп кадам.  
Кубантып мага окшогон курбалыңды  
Айтыпсың: бүт жазууга жетпейт чамам.

Жообунда достук менен колун сунган  
Шотаны эскерипсиң көңүл бурган.  
Ошондо эмнегедир ойго келди  
Асматжан курбулукка бекем турган.

Ал күнду көңүлгө алып эскергеним,  
Биз дагы ошолордой болсок дедим.  
Жаманбы курбу күтсө курсташ кыздан? –  
Бир жүрсөк, болбосон да сүйгөн теним.

Сен менден жашырбадың сырларыңды,  
Жүрөктөн оргуп чыккан ырларыңды.  
Мен дагы түшүнөт деп ачык айттым  
Небаккы сүйүү деген «чырларымды».

Кубандым, түк шашпадым бирден ылгай,  
Жазыпсың соңку катта мына мында:  
«Мен ойлоим биздин достук түк бузулгус,  
Андыктан бир бололу эми чынтай».

Байкасам, жүрөк дили жатат мында.  
Ичимден ыраазы болдум толуп сынга.

Абыл, Жаркын баяны

Толкундал, аң-сезимге ээ боло албай,  
Сен дедим кымбат досум кошуп ырга.

Билдирип ой-санаанды, максатыңды,  
Мендейге үлгү болдуң айтсам чынды.  
«Таштаба ыр жазууну, чөкпө, – дедин, –  
Ашаарбыз эмгектенсек нечен кырды.

Ошондон бир, бир жарым айга толду,  
Мен болсо кат күтөмүн карап жолду.  
Не болду кечиккендей... – кат жазбайсың?  
Жадаттым сурай берип почталъонду.

Же балким бир жеримден жазгандырмын.  
Байкоосуз капа кылып алгандырмын.  
Болбосо жок жеринен досунмун деп  
Сени алдап бар күнөөмдү тангандырмын.

Адамдар сүйлөшпөсө жолугушуп,  
Күнөөлөп кат жазбаса көңүл буруп,  
Кырсыктаап, бүдөмүктөп кала берет,  
Улам сууп эки ортосу, айла куруп.

Кат күтөм үмүт менен бүгүн дагы.  
А балким, келип калаар күлүп таны.  
Чын айтсам айрылышуу аянычтуу  
Досумдан ыр жаздырган улам жаңы.



1981. 4.09.



### Бир жигитке

Кандай оор да, кандай кыйын сүйгөн кызың болбос кызга айланса,  
Күлмүң карап көрүнгөнү кара күчкө сүйөмүн деп жармашса.

Кага албаса сүйгөнүң да андай арам бузуктарды жолотпой,  
Кайра өзү эркелесе адамдыкты, ар-намысты тоготпой.

Ардактасаң ар убакта ал сулууну ақыл-эсиң жоготпой,  
Бетген сүйсө тигил арам кымбатыңды көп деле эмгек коротпой.

Кыналыша бир отурса парк ичинде, эл жок жерде жалгыздал,  
Ай тамактан аймапаса сүйгөнүңдүн кучагында балкылдал.

А сен болсо сулуу кызды тен санасаң пери кызга, Ай, күнгө,  
Сүттөн таза деп бааласаң, аяр тута окшоштуруп сан гүлгө.

*Оторбаев Б.К.*

Сен өпкөндө эриндерден ички сырың, мамиленди билдирсөн,  
Маани берсөн көздөрүнө, жаш жүрөгүн барча-барча тилдирсөн.  
Өзгө кандай ишене алсан, сулууга да так ошондой ишенсөн,  
Каттар жазсан құн альстан: чын дилимден жактырганым жалғыз сөн.  
Ар-намыстуу кыз деп билсөн, сага карап күлгөнүнө кубансан,  
Көөндөндөгү кусалыкты ага арнаган ырлар менен жубатсан.  
Сулуу болсо күлсө ичинен: жадаганда ырдал-ырдал басылаар,  
Аяганда өлөйүнбү, мунсу кетсе дагы бирөө табылаар.  
Билгенинде сулуу жүзүн бардык үмүт бут астына чабылаар,  
«Ойноп кетти» деген сүк сөз жүрөгүнө канжар болуп сайылаар.  
Эгер анда намыс болсо жүрөөр белс жигиттерге көмүлүп,  
Сага дагы өңгүрөөрбү мандайынца жылдыз болуп төгүлүп.

Дале болсо жактыраарсың «бул дүйнөде сени жалғыз сүйөм» деп,  
Сүйүү деген эсси дешет зарланта да улам күчөп күйөм деп.

Ээ бечера, не сүйөсүн мындей кызды бир тыйынга турбаган,  
Кеткин алыс, жолобогун, эл көрбесүн көздүн жашын ыйлаган.

Байкушсун да, уккүн келбес дилимдеги менин достук кенешим.  
Мин бир талдай актап чыгып, ошол кызга кайра колун берээрсин.

Не кылабыз, махабаттын сен дагы бир күнөөсү жок кулусун.  
Боор ооругат жан кейите бир сулуудан айрыла албай турушун.

Чынын айтсам, кыйын эле сүйген кызың баасыз кыздан болгону,  
Мейли эми сүйө бергин, сага эсеп көнүлүндүн толгону.

1982. 19.05.



### Студентка эки кыз

Студентка эки кыз,  
Көргөн жандын жүрөк тыз.  
Байкоос албай өтсөнөр,  
Тобу менен болуп мыш.  
  
Колтугуңда китебин,  
Жакшы окусам – тилегин.  
А жигиттер болчубу?  
Арбап алса илебин.

Жүрсөн дагы карашпай,  
Курбуларга жанашпай.  
Жигиттерге айла жок  
Жакшы кыздан адашпай.  
  
Күлбөйсүнөр антсе да,  
Түнт эмессин кантсе да.  
Бир бассанар болбойбу?  
«Бешти» бүтүн берсе да.

74

*Абыл, Жаркын баяны*

Айткан сөздү илсөнөр,  
Киного бир кирсөнөр.  
Жашчылыктын экинчи  
Кайрылбасын билсөнөр.

Экзаменди бир берип,  
Окууга да бир келип,  
Жаш экениң унуттун,  
Ашыглыкты бир жерип.

Бириң – күндүн желеси,  
Бириң – Айдын элеси.  
Тең болбодук мынчабыз  
Алыс калып сереси.



Дале болбой келебиз,  
Чындал колду беребиз.  
«Окуйт элем» деп турсан,  
Кантип эми женебиз?

Мында балким жаңылдык.  
Сүйбөс кызга кабылдык.  
Күткөн жери бар делсе,  
Айласы жок багындык.

Студентка эки кыз,  
Дале биздин жүрөк тыз.  
Сөз ачыгын айтсаңар,  
Жүрбөйт элек болуп мыш.



1984. 22.07.

### Жайкы жамғыр

Күн күркүрөп, так төбөдөн унчугуп,  
Жайкы жамғыр төгүп жатты кулпуруп.  
Карап турсаң: тим эле көз тойгудай,  
Бийлеп жатты онду-солду урдуруп.

Бийлесе ал так секирип кулпуунуп,  
Турмак белек, чыктык сыртка жулкунуп.  
Өтмө катар суу болгонго кайылбыз,  
Ырдан жаттык эки колду сундуруп.

Бут кийимди чечип таштап бийледик.  
Ылай кечип, ичиркенүү билбедин.  
Жашардык бейм биз ошондо он жылга  
Дил тазарып, а сыртыбыз кирдедик.

Мээрине алып, ич-коюнга жорголоп,  
Жамғыр тынбай куюп жатты шорголоп.  
Көпкө жүрдүк, жок досторду аядык,  
Байкуштар деп, не жашынат корголоп?.

Айланы да эми келип көркүнө,  
Алкыш айтат табийгаттын бөркүнө.  
Эми чындал созду белем обонду,  
Түрткөнсүйт да махабаттын өртүнө.

Жайкы жамғыр мейли төксүн – төгө бер.  
Сур булуту улам төмөн чөгө бер.

75

Оторбаев Б.К.

Ичин таза, тилемеш жан болгон соң,  
Көнүлүндү сүйүлөргө бөлө бер.



1988. 10.07.

## КАНААТТАНБОО ҮРЛАРЫ



### Ырыма

Оо ырым, сырдашалы, келчи жакын.  
Олтурчу сын көз карап жаман тамым.  
Негедир кабак бүркөп сумсаясың,  
Муздады сага сунган памил чайым.

Сен неге узак ойго чөмүлөсүң?  
Сен неге менден оолак бөлүнөсүң?  
Чакырсам атың атап баш көтөрбөй,  
Сен неге дүлөй болуп көрүнөсүң?

А балким, жазгандарым жакпагандыр?  
Бүт баарын халтурага санагандыр.  
Унчукпай, бир сөз айтпай кеткендиги  
Көнүлдүн калбас жагын карагандыр.

Ойлоорсун: «Мейли жазса жаза берсин.  
Кааласа дастан жазып, жаагын керсин.  
Булгаган лира жүзүн мындейларды  
Батырдың, жарык дүйнө кандай кенсинг!»

Жок, ырым, бул пикириң жакпайт мага!  
Жашырба! Айттар сөзүм ушул гана.  
Жөндөм-шык жетишпесе ара жолдон  
Жаш өмүр текке кетер изден тая.

Андыктан байкаганың ортого сал,  
Көрсөткүн бүт кемчилик, бутумдан чал!  
Бетке айт: ыргыт калем, жарабайсың! –  
Өкүнөм, бирок сага сунамын бал.

Болбосо булбул сымак обондон бер,  
Ырдайлы болгон сезим – баспасын чер.  
Ыр менин жашоом болсун, бактым болсун,  
Кетпесин ырым үчүн жонумдан тер.

Абыл, Жаркын баяны

Оо ырым, сырдашалы, келчи жакын.  
Олтурчу сын көз карап жаман тамым.  
Негедир кабак бүркөп сумсаясың,  
Муздады сага сунган памил чайым.



1978. 2.01.



### Ыр мага эрмек үчүн берилгенби?

Ыр мага эрмек үчүн берилгенби? –  
Сөздөрдү кураштырып ойносун деп.  
Белсене нечендеген «ырлар» жазсын,  
Кубансын, күлкүдөн кем болбосун деп.

Ыр мага эрмек үчүн берилгенби? –  
Жалғызда обон созсун, чөкпөсүн деп.  
Көргөнүн бут калтыrbай «ырга» айлантын,  
Бук болуп буулугууну көрбөсүн деп.

Ыр мага эрмек үчүн берилгенби? –  
Лираанын назик кылын туйбасын деп.  
Жаратып сапаты жок нечен саптар,  
Кагышын жүрөктөрдүн укпасын деп.

Ыр мага эрмек үчүн берилгенби? –  
Өзгөлөр жазгандарын туурасын деп.  
Толтуруп блокноттун барактарын,  
Жок жерден «акын» болуп дуласын деп.

Ыр мага эрмек үчүн берилгенби? –  
Эсирсе, башка бир жеп куурасын деп.  
Мен байкуш ыр алдында неден жазды?  
Азгырды орто жолдо суусасын деп.

Айтаарым жарыяга: ырлар жаздым,  
Жараттым, нечен «ырды» санга чаптым.  
Мына эми саптарымдан айрыла албайм,  
Ушунда кандай гана айла таптым?..



1979. 22.06.



### Канткенде тил табышам?..

Колго алсам блокнотум, көнүлүм чөгөт.  
Жаман ой жаш жүрөктү нечен бөлөт.  
Чын эле убалына калсам керек? –

Оторбаев Б.К.

Ырларым өксөп ыйлайт, жашын төгөт.  
Жарапалдык кайдан жарык дүйнөгө? – деп,  
Мунқанып тагдырына эркисиз көнөт.

Ыр жаздым, нечен саптар жарата алдым.  
Кубандым, маашыркана күчөп бардым.  
Темине халтуранын «кулук» атын,  
Жок жерден акын болуп күйүп жандым.  
Бир күнү жүзүмдү ачаар пенде болсо,  
Канчалык чуркасам да – жолдо калдым.

Ишенбей тагдырыма ойго батам.  
Өзүмдү шығың жок деп тилдей барам.  
Бекерге азап чекпей, таштасамбы?  
Ушундан миң эссе артык жумуш табам.  
Антсе да кыя албай сапгарымды,  
Ар күнү куса болуп ырлар жазам.

Ыр жазам, ырым менен сырдаша алам.  
Ич сезим, ойлорумду ага айтам.  
Жазганым сапаты жок болсо дагы,  
Көргөндү, байкаганым тизип барам.  
Ырларым, кенешинди берсөң боло –  
Канткенде сенин сүйлөөр тилиң табам?

Жан досум, курбулаш кыз күлүп жанганды,  
Мында деп чын дилинен кенеш салган:  
«Үмүттү үзбөө керек, эмгек керек  
Ошрндо шык да болоор гүлүн ачкан.  
Тик карап бет алдына, башты көтөр  
Чын бакты кайда качат күрөшө алсан!»

Мен болсо ырларымды жаза берем.  
Саптарым сулууларга арнап келем.  
Тагдырым талант бүрүн аябаса,  
Мен дагы күлүк сындуу тынбай желем.  
Көргөндүн бүт бардыгын ырга кошуп,  
Элимдин жыргалы учун кызмат этем.



1980. 28.01



## БИР ҮЗҮМ ТАГДЫР (аңгеме)

Келин жерден башын алганда, экөөнүн көздөрү чагыльшаш түштү.  
Экөө тен селт этип, келин ордунан тура калды.

Абыл, Жаркын баяны

– Сенсинбى, Гүлай? – деди жигит.

Келин аны бир оокумга дейре үн-сөзсүз тиктеп тура берди. Анан барып гана пас унчукту::

– Сен белен, Эсен... көрүшкөнүбүз ушул экен го...

Эсен Гүлай менен өткөн жылы, жаңы жылдын түнүндө, таанышкан. Анда Эсен жакын агаларының туралы, курулушта иштечү. Иштеген жеринен жаңы жыл майрамынын урматына тост көтөрүшүп, тиги-бу болуп, анан аренда автобусу менен жашаган жерине кайтып келе жаткан. Жетерине дагы төрт-беш аялдамадай калганда, өзүнөн алдаракта отурган бир татынакай келинчекти байкай койду. Келин Эсенді карап, эмнегедир күлүп койду. Эсендин жүрөгү тый дей түштү, келин өтө татынакай эле...

Аңгыча акыркы аялдамага да келип калышты. Алдыңкы эшиги шарт ачылып, ичиндегилер бирден чубап түшүп жатышты. Элдин баары дүбүрөп сыртка чыгып болгондо, Эсен жанагы келинчекти издеди. Караса, жанында. «Кызық, бу татынакай келинчек кайда барат болду экен?..»

Экөөнүн жолу бир болуп чыкты. Кейпи майрамга деп ардемес-бирдемелерди альп келе жатса керек, эки колунда тен көтөргөн оор сумкалары бар. «Мүмкүн болсо, баштыгыныздын бириң бери беринизчи, жардамдашайын» деди эле, келин каршы болгон жок.

Жолду катта таанышып да алышты: аты – Гүлай, кичинекей кызы экөө мындан үч аялдама ылдый бир орус кемпирдикинде ижарада турушат. Ылдыйкы аялдамага барып, андан ары кетүүчү автобусту күтмөкчү.

Автобус токтоочу жерге да келип калышты. Эркисизден жигиттин көздөрү өзүнө кызыга караган маймөлжуган көздөргө тигилди. Бир оокумга дейре жөн гана бири-бириң тиктеп тура беришти... Оо, көптө барып гана Эсен үн катты:

– Жаңы жылды кандай тосоон деп жатасыз?

– Эми альнча болот да. Конокко чакырышты эле, кызым ыйладыбы деп санаам тынчыбай жүрө бердим.

– Мен... мен сиз менен жаңы таанышып жатсам да, негедир сизди мурда эле, далай жолу көргөнсүй.

– Мүмкүн...

Эсен эми жылдыздары чачырап турган түптүнүк асманды карады. Мында ал качандыр катуу сүйүп, бирок жетпей калган курбулаш кызын эстеди...

– Болуптур эми, мен кетейин. Келе жаткан жаңы жыл майрамын жакшы тосунуз, – деди Эсен. Анан маанайы пас сөзүн улады. – Балким, мындан кийин көрүшпөй каларбыз. Кандай өкүнүчтүү!..

– Ким билет?.. Жакшы барыңыз.

Татынакай келинчекти анда калтырып, Эсен нары, өзүнүн жашаган жерине, келсе, эшиги бек. Кейпи, уй ээлери жаңы жылды тоскону бир жакка конокко кетишсе керек. Анын келерин унутуп калышканбы же

*Оторбаев Б.К.*

келбейт деп ойлошконбу, жадесе ачкычты да калтырып кетишпептири. Алардын качан келерин ким айта алат?.. Ары кетип, бери кетип, такыр айласы кетип турганда, Гүлай эсine түштү: балким, автобус жок, кете электрир, – деди өзүн ишенидирип. – Кой, чын эле кайра барыш керек...

Ашыгып чуркаган бойдан жанагы жерге барса, чын эле автобус келе элек экен. Адеп эле оозуна алганы:

– Сиз дагы эле кете элексизби? – деген сөз болду.

– Ооба, автобус жок... Жакын болсо, жөө деле кете берет элем – алыс, анын үстүнө сумкаларым оор.

– Эмессе, мындай: барсам, үй бек экен. Сыягы, дагы бир жакка кетип кальшкан го. Аларды качан келет деп отурсаң, мындай суукта тоонуп елө тургансын. Кандай дейсиз, келе жаткан жаны жылды...

Кайра кайтып келген Эсенди көргөнде, алгач Гүлай чочуп кетсе да, иштин чоо-жайын уккандан кийин кубана түшкөнсүдү:

– Мейли... кайра жакшы, көнүлдүррөөк болот.

– Уксаныз, автобус келбейт эми, баары үйлөрүндө жаны жылды тосуп жатышат. Үч эмес, беш аялдама болсо да жөө кетели...

Сумкасынын оорун Эсен өзү алды. Бири экинчисин жакындан билишпесе да, аял затынын мээримдүү жүрөгү менен ишениди же жөн эле кабардар кылайын дедиби, жолду ката Гүлай өз турмушунан кеп козгоп берди: кайсы жактан болорун, онунчу классты качан бүткөнүн, күйөсү менен кантит таанышып, качан турмушка чыкканын, аナン эмне болуп ажырашып кетишкенин...

Жашаган үйүнө да келишти. Үйдүн ээси эшикти ачып, ичкери киришти. Гүлай өзү оокатка тың көрүнөт: ары-бери картошка кууруп, чай кайнатып, анын ортосунда үй шыптырып, мешти чукулап отту күчтөндүрүп, сырттан чакага көмүр алып келе койду.

Жанагы сумкадагылары ырас эле майрамга деп алган ар түркүн таттуусу, иштеген жеринен ала келген майрамдык пирогу, бир бутылка шампаны, лимонад ж.б. болуп чыкты. Колдо болгондун баарын стол үстүнө жайнатып коюшуп, жупунураак болсо да Эсен, Гүлай, орус кемпир учөө жаны жылды тосушту.

Бул түнү Гүлай экөө дейре уктабай сүйлөшүп олтурушту. Гүлай шайдоот келин болуп чыкты. Айрыча көздөрүчү! Тим эле учкун чачып, карактеринен от жанып тургансыйт. Далысына коё берген коую, капкара чачтары жаш баланыкындай болпооп турган саал кызылду жүзүнө кадимкідей жарашып, аны укмуштуудай сuluу көргөзөт. Балким, кыз кезинде азыркысынан да чырайлуу болсо керек, анткени ал кайсы бир күлкүлүү сөзгө чын дилинен кытылдан кубанганда, өткөн күндердүн запкысы салган муңайым шамал айдагандай бир паста жок болуп, мына-мына келечекке кадам таштаганы турган жапкаш селкиге айланы түшкөнсүйт...

– Айтсан, мен баласы бар аялга окшобоймбу?

– Секелек кыздай болуп турсаң, кайдан окшомок элең...

*Абыл, Жаркын баяны*

Убакыт да абдан кеч болуп калгансыды. Гүлайдын кичинекей кызы быдьылдан сүйлөп отурду эле, ал дагы отурган жеринде уктап калды. Кызын жаткызып келип саатты караса, небак эле түнкү экиден өтүп кетиптири.

– Жатасынбы? – Гүлай акырын унчукту.

– Таң... эмнегедир уйкум келбegenсийт.

– Анда сен отура бер, мен уктайм.

– Мен дагы...

Келин күлүп жиберди. Ыкчам кыймылдан, ички үйдүн ооз жагындағы керебетке өзү менен кызына, төр жактагы керебетке Эсен үчүн төшөк салды. Жаш келин ал чечинип бүткөнчө күтүп турду да, аナン жарыкты очурду... Ооба, ал түн күнү бүткүндөй Эсендин эсинде турат. Эмне кылмакчы?.. Терезеден түшкөн жарыктан анын чечинип жатканы көрүнүп турду... Мына ал көйнөгүн орундуктун жөлөнгүчүнө илип, терезени көздөй басты. Тээ бийикте булбулдөп араң көрүнгөн жылдыздарга, алардын так ортосунда каш кага күлмүсүрөгөн сuluу Айга тигилип бир аз турду да, аナン бери кайрылды. Эми анын бүткүл турпаты даана көрүндү. Жыланач ийиндери, күзгү бышкан апорттой чыналган кош алмасы, жакын барсаң колдорун өзүнөн-өзү ороло түшчүдөй ичке бели, түпгүз буттары терезе аркылуу кирген Айдын жарыгына чагыльшып турду...

Уктап кетиптири... Бир убакта көзүн ачса, бөлмөгө небак эле жарык кирип, күн жогору көтөрүлүп калган. Жаны турганбы, Гүлай күзгүнүн алдында чачын тараф жатыштыр. Анын ойгонгонун көрүп:

– Уйкун кандыбы? – деп сурады.

– Жакшы эле. Өзүнчү?

– Менини да. Кокус кана элек болсо, дагы кичине жата тур. Бүгүн майрам эмеспи, эч кайда шашылыштын кереги жок.

– Жо-ок, рахмат. Аңсыз да майрамды уктап өткөздүм го деп коркups турат. Гүлай, сен мага кала болгон жоксунбу?

– Эч нерсе эмес, эмнеге кала болмок элем.

Чай ичини болгон соң, Эсен Гүлайды майрамдап, шаар аралап келүүгө чакырды. «Мейли эми, майрам эмеспи деп, Гүлай да ага каршы чыкпады. Эсендин сунушу боюнча алар «Ысык-Көл» кинотеатрына барууну чечиши.

«Ысык-Көлгө» келишсө, анда чындан эле жакшынакай фильмдер жүрүп жатыштыры. Билетти кечкиге альшты...

Ошол боюнча алар бир топ күнгө чейин бири-бирин көрө альшкан жок. Ошондой күндердүн биринде эртөн менен Эсен өз смени менен жумушуна барса, аны прораб чакыртып жибериптири. Урушканы деле чакырбаса керек, ал Эсенди ачык маанайда, ордунан туруп каршы алды. Аナン жанындағы бош турган орундука отургуду да, столдун үстүнде жаткан пачкадагы сигареттен бирди алып тутандырды. Прораб түк шашпады. Алгач ал Эсендин ата-энесинин ден соолугун, жашоо шартын, иштеринин абалын сурады. Аナン барыш гана негизги маселеге өттү:

*Оторбаев Б.К.*

«Эмесе мындей, досум. Сени биздин коллективдин атынан командировкага барчу куруучулар бригадасына баш кылып жиберсекип деп жатабыз. Эки ай мөөнөт менен барып келесинер. Өзүн активистсин, жумуштагы демилгелерин да жок эмес. Кандай дейсис, макулсунбу?» Прораб өзү сурал жаткандан кийин эмне демек эле, жөнөмөк болду. Командировкага антип кетип калса, Гүлай менен дагы көпкө дейре жолуга албай кала турган, андыштан «кой, эмнеси болсо да барып, бир кабарын билейин» деп чечти.

Жумуштан чыгып, түз Гүлайдын иштеген жерине барды. Көп деле күттүргөн жок, чакырткандан эки-үч мүнөт өтүп отпөй, ал ичкериден көрүндү. Эсенді көргөндө, Гүлай абдан кубанып кетти. Саламдашысты, бири-биринин ал-жайын сурашты. Келин наздана күлүп, ички өз кубанычын жигитке билдирил албай жатты: «— Мен сени келбейт го деген элем... Келгениң жакшы болбодубу... Баягүнү майрамды эн сонун өткөрдүк, ыраспы?..» «— Ооба, чынында эле ал күнду жакшы өткөрдүк», – деп жатты жигит анын көнүлүн улай... Келин дале өз кубанычын билдирил албай жатты...

Ал экөө ызы-чуудан окчун, берки ак кайындардын түбүнде турушкан эле. Жаңыдан гана күн өзүнүн түнөгүнө жашырынып, чөлкөмүн кыштын узак түнү кучагына алып баштаган. Эмнегедир кийинки эки-үч күндөн бери суук деле жок. Көчөлөрдө, тротуарларда небактан кар токтобой, өсүмдүктөр, жан-жаныбарлар – баары кичинеден жанданып келе жатышкансыйт. Кандайдыр убагынан мурда чилдөнин мизи кайтып, артка чегингендей. Дарактардын томсоргон бутактарынан көз жашындаи болгон киргил тамчылар тып-тып этип төмөн куланат... Ортодогу тынчтыкты биринчи болуп келин бузду:

- Сүйлесөң, неге унчукпай калдың?
- Жөн эле. Тияктагыларың «мынча эмне жоголду» деп уруштайбы?
- Жок, уруштай деле. Сүйлесөң... мага баары кызык.
- Эмнени сүйлөйүн?.. Баса, кичинекей кызың кандай жүрөт? Өгүнү суукка урунтуп алган жоксунбу?
- Жок, жакшы эле. Кечээ аны айылга берип жибердим, кейип үйдөгүлөр жаман жәэнин сагынып калышса керек.
- Гүлай, Экөөбүз бир аз убакка дейре жолуга албайт оқшойбүз.
- Эмнеге?
- Мени командировкага жиберип жатышшат. Эми шаарда командировкам бүткүчөктү боло албайм го.
- Анда кат жазып турчу, макулбу?
- Убакыт болобу же жокпу? Чынын айтсам, сөзсүз жазам деп убада бере албайм. Анын үстүнө кат жазууга да көп деле шыгым жок.
- Эми жарты барак болсо да жазып турсан?.. – деди келин ага жалооруй карап...

*Абыл, Жаркын баяны*

Эсен командировкада эки ай жүрүп кайтты. Келери менен Гүлайдын издең баягы кемпирдикине барды. Кемпир сыртта жүрүптур. Учурашкан соң:

– Гуля каякта, жумушундабы? – деп сурады.

Кемпир анын жүзүнө бир топко дейре үнүлө карап, алда-нени бүшүркөңдөй болдубу, үнүн саал көтөрө унчукту:

– Мен сени тааный албай жатам, балам! Кимсиң сен, алгач жайынды айтчы?!

– Апа, мен мында жаны жылдын алдында келгем. Ошол күнү майрамды биргө тосуп, аナン Гуля экөөбүз сизге түндүн бир оокумуна чейин уйку бербей койгонбүз. Жаркыты очүрбөй көпкө сүйлөшүп отурганыбыз эсиздеби?

– Ооба, ооба... эми эстедим. Жанагы аталаш тууганы болот белен?

– Таптыңыз, ошол бала менмин. Командировкада жүрүп кальып, бүгүн гана Гулянын абалын билейин деп кайрылып отурам.

– Эмесе аны бекер эле издең келипсін, ал азыр бул жерде жашабайт.

– Ка-ап... эми анын каякта жашаарын билбейсизби?

– Биле албайм, айланайын...

Эсен ошол бойдон Гүлайга жолуга албады. Алгач анын тагдырын билүүгө кызыкса да, кийинки учурда такыр эсинен чыгып кеткен. Андан бери бир жыл өттү. Мына эми минтип күтпөгөн жерден жолугуп отурушат...

– Гүлай, кызын чоюоп калдыбы?

Гүлай баш ийкеди:

– Кызым айылда... – Аナン эмнегедир шолоктоп ыйлап жиберди...

Эсен аны көпкө сооротту... Келин өзү тилге келди:

– Эх, Эсен, ошондо сен мага карабай кетип калғандан кийин, үйгө барып көпкө ыйладым. Тенсингей койгонуна абдан ыза болдум. Мен сени жакшы көрүп калган элем; күндузу да, түнү да ойлогонум сен гана получусун. Сен менин ошондогу абалымды түшүнө албадың; жада калса сен учун кандай женилдиктерге барып жатканымды да биле алганың жок. Жыйынтыгында жөн гана сыйайгерчиликке кечирим суралыш этип, менден оолагыраак кетүүгө шашылдың. Ошентип сен кетип калдың. Бүк түшүп ыйлап жатып, канчалык сени күнөөлөйүн, тилдейин десем да, тилим күрмөөгө келбей койду. Экөөбүз таанышкан биринчи күнү сен мага «онцой олжо» катарында караган болсоң да, «мейли» деп өзүмдү сага аринап койбогонума өкүнөм... Эгерде мен сени ошондо өзүмө кабыл алган болсом, мунумду чоң күнөө деп эсептебес элем. Мени эгер ошол минутада жалпы эле аялзатына мүнөздүү кыялым, ички бир сезимим токтотуп калбаса, чын дилим, бүткүл тазалыгым менен мен сага бериле алат болчумун. Сен эмнеге башкалардай болбодун?.. Ошондо эле ой-богома койбой кучагына алсан, мен титиреп ыгына көнүп берет элем го... Сен антпедин... Сен өзүндүн ушундай асыл

Оторбаев Б.К.

сапатың менен мени басынтың, ыза кылдың, үмүтсүздүккө чейин алып бардың. Кейип, мендей бейбактын өмүрүндө бир гана жолу келген бактысынан ажыратып жатканынды сен түшүнбөсөн керек. Балким, сенин жүрөгүндө мен тааныбаган сулуу, жаш кыз ээлеп алгандыр?.. Эгер чын эле ошондой болсо, мен аны менен төнтайлашмакчы элем, мен андан жакшымын дегим келбейт. Ошентсе да мендей бечераны аяп, жөн гана көнүл улап койсон, мен ошого эле ыраазы болуп калмакмын... Мен арга түгөнүп, бардык күчүмдү көз жашымдан чыгардым, өзүмдү тебеленип жолдо калгандай сездим... Баягы кемпирдикин кетип, ар кайсы курбу кыздарымдыкында жашап жүрдүм. Ресторанда болсо небак эле иштебей калгам. Андан кийин эки-үч жерге ишкө орноштум, бирок бир да жумушка туруктуу иштей албадым... Азыр бошмун.

Гүлай өзүнүн буга чейинки тарткан азаптарын, арманын айтып бүткөндөй, оор үшкүрүнө унчуклай калды.

– Гүлай, мен сенин алдында чоң күнөөлүмүн.  
– Эсен, сен эмнеге күнөөлүү болмок элэн... Чынын айтсам, мен үчүн эми жашоонун да кызыкчылыгы жок болуп калды...

– Антпечи, Гүлай!.. Сен жашсың да али...  
– Эсен, кереги жок.  
– Эх, Гүлай, сен неге өзүн өзүн душман болосун? Жүрчү, басалы...  
Келин унчуклады. Тобурчактап көзүнүн жашы далае токтобой жатты...  
– Жүрү, Гүлай, – деди Эсен анын женинен тартыш.

Келин далае унчуклады.  
Эми Эсен аны кучактап алды да, жаш толгон мунайым көздөрүнөн, муздак эриндеринен өтпү. Бул жолу келин каршылык кылбады...

Алар көп отпой ээн калган көчө менен ээрчишип жөнөштү. Ошо кечте Эсен менен Гулай жаздын илеби келип калганын алгач ирет туюшту.

1982. март айы.



## ДОСУМДУН МАХАБАТЫ ЖАНА МЕН (повелла)

Менин бир досум бар, аты – Жумаш. Өзу бир жерде тынч отура албаган кыймыдуу, тамашакой, ары ичине кир сактабаган ак жүрөк жигиттерден. Жашы жыйырмадан небак өтүп кетсе да, далае бала эле бойдон. Жакын курбу болгонубузданбы, ар бир кубанычын, капалыгын, кыз жаатынан болгон ийгиликтерин – баарын мага жеткизип турат. Бир күнү «баланча кыз менен тааныштым» деп келсе, экинчи бир күнү «ошол эле кызды жатаканасына жеткирип бардым» деп так секирип кубанат. Анан менден кенеш сурайт. Мен аянамбы, бул жагынан сенден тажрыйбалаураакмын дегендөй үнүмдү жасайм. Ан сайын тигинин чыдамы кетип барат. Кхы-кхы – деп тамагымды кырып бери обдула, алгач иштин жөн-жайын сурал алам, анан барып гана негизги маселеге өтөм.

Абыл, Жаркын баяны

Сөзүм «данектүүрөөк» болсун дегендөй, кез-кез суроо берип коём. Канчалык мен өзүмдү олуттуу кармайын десем да, сөздүн кызуусуна киргендө кантип анан баягы көнүмүш курбулашына айланганымды билбей калам. Андайды дос катары мен да болгон кенешимди аябайм. Талашып-тартышып отуруп, ал мага үйрөтүп кирет... Акыр аягы бир пикирге келип же таарынышып тынабыз. Эмесе ошондой учурлардын бириң баяндап берейин.

Дем алыш күн получу. Биргэ жашаган балдар үйлөрүнө кетишп, бөлмөдө мен жалгыз калгам. Кеч ойгондум. Терезеден түшкөн күндүн жарыгы бөлмө ичине мээримин төгүп, төшөктө жаткан менин «тургун!» деп кытыгылагансыйт... Турут чай койдум да, шашпай жуунуп-тарандым. Андан соң кайнаган чөөгүндү апкелип, чайды кыпкызыл кылып демдеп, жаны гана столго отурайын деп жатсам, Жумаш кирип келди. Капалуу, кандайдыр бир нерсеге ачууланып алгандай түрү бар.

– Оо кандай, дос! Деги аман-эсесиниб?  
– Ээ жакшы эле. Өзүнчү? – деп күнк этти тиги бурчтагы керебетке күп кулаг баратып.  
– Менини ойдогудай. Чайга карайлы, ниистиң ак экен, жайыл дасторкондун үстүнөн чыктын.

Жумаш чай ичпей койду. Жанында киши карап турса, оокатка деле табитиң чаппайт экен, бир-эки чыныны ууртамыш болуп, мен да өз керебетиме кыйшайдым. Биз бир топко дейре унчукладык. Буга эмне болгон? Же жакындарынан кырсыктаганбы?.. Турут, жанына бардым.

– Ой, сага эмне болду? Чай да ичпей койдун...  
Жумаш «ээ койчү» деп кол шилтеп, үшкүрүнүп жиберди...  
– Баса, баягы кызың менен эмне болдун?  
– Жүрөбүз кыбырап.  
– Кыбырап?.. Бул эмне дегенин?  
– Анын жолтуштууга чыкпай койду. Кечке эшигин сагаалап жүрүп, тажаганда кеттим.

– Кызык эле жансың, ошого да кайтырат бекен! Кечээ чыкласа, бүгүн чыгып калтысы бардыр. Балким, ал сенин баш теринди байкап көргүсү келгендир, а сен эмитеден ыйлактап алыпсың...

– Ошондой болсо кана! Ал экөөбүз бири-бирибизди такыр түшүнүшө албай койдук.

– Анан?..  
– Мындаң бир карасаң, мени сүйөт эледей. Өзүң кальыс болчу: жасаган мамилеси, көз карашы, сүйлегөн сөздөрү – баары «сени сүйөм» деп тургансыйт. Эгер сүйбөсө, өптуроөр беле?

Досум Жумаш ушул акыркы «өптуроөр беле?» деген бир ооз сөздү ушундай берилип, ушундай сыймыктануу менен айтты дайсисин, эрксизден мен да маҳабаттын өргүнө кабылгансыйдым. Анын ошондогу бактылуу көздөрүнө карап туралу, каршы сөз айта албасымды сездим. Бирок бул бакты-таалайдын көз ирмемчелик көлөкөсү гана получу, тез эле баары

*Оторбаев Б.К.*

кайдадыр житип жоголгондой кайрадан анын көздөрүнүн нуру өчүп, оор үшкүрүнүп алды.

– А сен ал кызындын бөлөк жигиттерге антип өлтүрбөшүнө кепил боло аласынбы?

– Антпегин сен! – Ал ордунаң калчылдан туралады. – Эгер сен мени сыйласаң, минтип айтпашиң керек. Ал андай женил баа кыздардан эмес.

– Болуптур, ал кыз сени сүйөт деп эле коёлу. Силер урушуп, таарынышасынчарбы?

Аз эле мурда калчылдан чыккан абалынан уялгандай ал унчукпай калды. Кандайдыр айласы кеткендей менден көзүн ала качып, оор үшкүрүнө жер тиктеп отурду. Өзүн колго алыш алсын дегендей, мен да унчукпадым. Бир аздан соң сөздү өзү баштады:

– Сен эмнени сурадың эле?

Мен суроомду кайталадым.

– Кандай десем?.. Негизи урушуп, бири-бирибизге дооматыбызды арта электриз. Ырас, пикир келишпестиктер да жок эмес, андайда бири экинчибизди ката кылбоого, түшүнүшүүгө аракет кылабыз.

Мен таң калып бир паска олку-солку болуп турдум да, анатан сөздү уладым:

– Таарынышпасаңар, урушпасаңар, айрым эрке талтандар сымал милдетиндерди артпасаңар, анда сilerдин эч кандай деле арманыңар жок. Же мен сени түюра эмес түшүнүп жатамбы?

– Эх, кептин баары ошол таарынышпаганда эле болсо кана! А сен езүңө: «кантип алар уруштай, таарыныштай жүрүштө?» деген суроону берип көрдүнбү? Таарынычыңды биле турган киши болсо таарынасың да, аны билер жан болбосо деле милдетинди артып турсан, бул анык эссиздик эмеспи. Чынымды айтсан, ал менин назарымды көп эле сыйндырат, бирок мен баары бир ката боло албайм. Канчалык таарынгым келсе да, кайра эле айланып келе берем. Себеби, ал кыз менин ички көңүл түйгуларымды такыр сезбөөчүдөй, мээримдүү сөздөрүн айтып көнүлүмдү көтөрбөөчүдөй туулат. А менин андан такыр ажырагым келбейт. Балким, менин бул жүрүшүм эр жигиттин ар-намысына каршы келәэр, эмне кыл дейсин?.. Баары бир мен ага болгон тунук маҳабатымдын алдында алсызмын. Мунумду ал дагы жакшы билет...

Досум оор улутуна ички арманын айтып жатты... Эми ага эмне деп кенеш берсем? Маселеге бир жактуу карап, Жумаштын айтканына таянып баа берсек, күнөөнүн баары бечера кызда болуп калганы турат. Адамдар өзүнө сын көз менен кароодон аксашиб эмеспи, балким, ал ички таарынычы менен күнөөнүн баарын ашыгына оодарып жаткандыр?..

– Ал кыз сулуу болсо керек эле?

– Сурайсың да, тим эле чүрөк! Мен ага дүйнөдөгү асылдардын асылын да тенебес элем.

– Сулуу экенин өзүнө да айтасынбы?

*Абыл, Жаркын баяны*

– Айтпаганда, анын эмнесин ичке катмак элем?..

– Сен анын кулагынаperi кызынчай татынкайлыгы, мүнөзүндөгү баа жеткис асыл сапаттары, адамгерчилги, кимди болсо да бактылуу кылчудай жылдыздуулугу тууралуу тим эле кумдай куйсан керек?

– Эми болгонду болгондой айтасың да. Чынында эле аны адамзатта чанда бир жолгуучуу периштү десе болот.

– Баары түшүнүктүү. Ооба, ал кыздын сулуулугунда, мүнөзүндөгү мыкты сапаттарында талаш жок. Чынында эле ал абдан жакшы кыз болсо керек. Сен ушунда чон жанылыштык кетиргенин. Билесиңбى, кыргызда: «мактоо адамды бузат» деген накыл кеп бар, бул жен салды сез эмес, мында чон маани жатат. Лев Толстойдун «Согуш жана тынчтык» романындагы сулуу айым Еленди эске түшүрүп көрөлүчүү. Аны элдин баары: «сен сулуусун», «сен татынакайсың», «дүйнөдө сага тендеш бир да аял жок» деп дайым эле мактай беришкендиктен, көнүлүнүн теренцинде «чын эле мен өзгөчө жаралсам керек» деген эгоисттик сезим пайда болгон. Ал үчүн толгон поклонниктеринин кайсы биринин таарынычы, шагы сынып калышы түккө турбаган. Себеби бирөө кетсе, экинчисин оной эле таап алыш турган. Сен мени туура түшүнсөн... Сенин сүйгөн кызың да балким өзүн баарынан жогору сезип, «таарынып кайда барат дейсин, акыры өзү эле жалдырап кайрылып келет» деген сыйктуу пас түшүнүктө калып жатпасын. Буга кандай дейсин?

– Койчу, кантип эле ошондой болсун, Елен менен аны тен катар койгондо болбайт да. Ал эгоистка эмес. Анын башкалар үчүн азаптанганын, тынчсызданданганын, керек болсо колундагысын берип ыраазы кылганын көргөн болчумун.

– Болуптур, эгоистка эмес экен – аныңа макулмун. Анда ал сага ишенбейт го, чынбы?

Кейипи, бул жолу анын талуу жеринен кармасам керек, досум бир паска унчукпай калды. Мүнөзүндөгү кайсы бир оркотгон кемчилитин мойнунда алууга эрки жетпегендей оор күрсүнүп алды. «Ушунчай да таш боор болосунч?» дегендей мага кыйыгы менен бир тигилип, дагы бир жолу терен үшкүрүнүп жиберип, анатан сөзгө кирди:

– Чынын айтсан, ушул жагын билбейт экемин. Эми ойлосом, убада бербегени, ачылып сүйлөбөгөнү, кайсы бир майда-чүйдө таарынычтарымды жүрөгүнө жакын албаганы – баары ошол мага ишенбекиненбى дейм. Эгер чындал эле ал мага ишенбесе, бул үчүн өзүмдү гана күнөөлөшүм керек. Аナン менини жакшыбы, алды-артымды карабай жашоодогу «практический» сүйүү тууралуу, ошондой эле кыздар темасында да ойду-тоонун баарын божурай берчумун. Жада калса анын көзүнчө башка кыздарга сөз таштап тамашалашуудан кайра тартчу эмесмин.

– Мынчай мамиле сүйгөнүн сыйлабаганга жатарын билесиңбى?

– Азыр билем десем да болот, – деди ал башын төмөн сала кейиштүү үшкүрүп.

*Оторбаев Б.К.*

– Демек, жалгыз сен сыйдабай эле, бечера кызды өзүн кууратчу турбайсыңбы? Ортодогу ыргылжың мамиле үчүн эми кимди күнөөлөөгө болот?

Досум Жумаштын эми такыр айласы кетип калды. Оңойбу анан, күтпөгөн жерден минтип буга чейинки кууралына жалгыз өзү себепкөр болуп отурса?..

– Кимди күнөөлөйбүз дейсің да, албетте – мени, башка кимди болмок эле?! Баарына мен күнөөлүмүн. Эми эмне кылам?.. Ал мени түшүнөалаар бекен, кечирээр бекен?..

– Койчу эми, чөкпөсөң анчалык. Эгер ал кыз сени чындаپ сүйсө, сөзсүз кечирет. Ка-ап, көңүлүндү көтөрүштүн ордуна кайра кала кылыш алдым көрүнөт, сен мага таарынган жоксунбұ?

– Жок, эмнеге таарынмак элем, тескерисинче мен сага ыраазымын. Мен эми аны такыр кала кылбоого аракет кылам, сен менин көзүмдү ачып койдун, көрсө мен эссиздик кылымын. Эх... сен эми мен тууралуу таптақыр начар ойдо болуп калдың окшойт...

– Сен антип айтпа да, чын достор бири-бириңе кенешип турбаса болчубу. Мени жөн эле көтөрө чалыш мактай бербе: мен билбегенді сен билесің, сен билбегенді мен билем. Сынектан өткөн сүйүү гана бекем болот, эми жолукканда кайрадан тил табышып калғынар бардыр.

– Оозуна май, ошондой болсо экен!.. – деди кубанып.

Досума кошулуп мен да кубандым. Ортодогу ашыглык оту алоолоп күйүп, сүйүшкөн еки жаштын келечеги үчүн бакты, таалай болуп келишин тилемдим.

Жумаш экөөбүз сүйүү темасында дагы көпкө сүйлөшүп отурдук, бири-биризге келечек ойлорубузду айтЫп, сонун кыялдарга да баткансыдьк. Жанагы сууп калган чөөгүндү кайра кайнатып, кыпкызыл кылыш демдең, болгон оокатты стол үстүнө бүтүн жайнатып, өзбек туугандарчасынан чынынын четинен шоркуратса ууртап коюп, боргулдана чай ичтик.

Чай ичип болгон соң, Жумаш кызына кетти. Мен кайрадан керебестекс күйшайдым. Мына тамаша! Чепилдеп алып ал кыз менен жүрөт да, а мен соксояп дәле жалгызмын. Кой, жаштык кез өтүп кете электе эртенден баштап кыздарга көнүл бура жүрөйнчү, балким, көптөн эңсеген сүйгөнүмө жолугуп калгым бардыр...

Досум азыр кызы менен жарашип алган, күздө үйлөнүштөт. А мен дәле жалгыз жүрөм. Деги мен сүйө, ал да мени жактыра турган кыз кайда жүрөт болду экен? Кызык, мага жолукчу кызды кандаң деп элестесе болот? Менин оюомча, сөзсүз сuluу болот болушу керек. Ал кыз чындаپ эле бар болсо, тезирээк эле жолукса экен! Мен ал кызды талықпай көчөлөрдөн, окуу жайлардан, кафе, ресторандардан – бардык жерден издей бермекчимин. Сөзсүз табам ал кызды, мен аны табаарыма кадикисиз ишенем, чынымында айтсан, ишенбей да коё албайм.



1983. май айы.

*Абыл, Жаркын баяны*



*Ги де Мопассан*

## ЫРАЙСЫЗДАРДЫН ЭНЕСИ (новелла)

Мен бул жийиркеничтүү окуяны жана бул жийиркеничтүү аялды жакында эле ак сөөктөр коомуна жакшы белгилүү, жаш, татынакай, келбети келишкен, баары сугун артып умтула караган бир париждик айымды бай адамдар барчу пляждан жолуктурганыман улам эстедим. Окуя небаккы, бирок мындай нерселер түк унтуулбайт.

Жакын досум мени элет жериндеги чакан шаарчага конок болуп кетүүгө чакырды. Жашаган жеринин урунтуу булун-бурчтарын жакындан тааныштыруу ниести менен ал мени улам бир жагына алып барды: жаратылыштын кооз көрүнүштөрүнө суктанууга мажбурлады; урандыларды, устаканаларды, эски сепилдерди карап чыгууну сунуш кылды; эстеликтерди, чиркөөлөрдү, кооздолуп чегилип жасалган укмуш дарбаза-эшиктерди, аябагандай чон же бир кызык кейиптеги дарактарды, ыйык Андрейдин дубун жана рокбауздук тис жыгачын көрсөттү.

Качан мен анын көнүлүн улай, толкундануу менен баарына суктанымыш этип карап чыккан соң, досум эми көрө турган деле нерсе калбаганын айтты. Мен ичимен терен дем алып, женилдene түштүм. Демек, эми дарактардын көлөкөсүнө отуруп, бир аз эс алса болот. Капыстан эле кайрадан унчукту:

– А баса! Бизде ырайсыздардын энеси бар эмес беле, сен аны көрүүн керек.

– Ал эмне болгон «ырайсыздардын энеси»?

– Ээ бир шумдук аял, тим эле албарсты. Жыл сайын бул азыткы атайы эле жийиркеничтүү, киши коркчу желмогуздарды - кейипи суук майып балдарды тууйт жана аларды паноптикум\* кармоочуларга сатат. Адам сияты жок, пас акча табарлар убак-убагы менен жаңы ырайсы туулганы жайынан кабардар болушуп, жакса алып, ал үчүн энесине рента төлөштөт. Азыр андай ырайсыздардын саны - он бир. Мастен абдан байыды.

Сен балким мени тамашалап жатат, ойлоп тапты, өтө эле апрытып жиберди деп жаткандырысың. Эч андай эмес. Мен сага чындыкты, нукура чындыкты айтЫп жатам. Жүр, барып көрөлү. Анан мен сага ал аялдын эмне болуп ырайы сууктарды жаратып калганын айтЫп берем.

Ал мени шаардын чет жагына алып барды. Аял жол боюнданы татынакай чакан үйдө турат экен. Көз жоосун алып бардыгы сонун, жыйнактуу, жыпар жыгиттуу гүл толгон бак. Тынч эс алууга кеткен нотариустун чарбагы сияктуу.

\* Паноптикум – майып, адамдан башкacha төрөлгөн балдарды, жаныбарларды кармап, багуучу мекеме.

Оторбаев Б.К.

Кызматчы аял бизди элет жерине мүнөздүү чакан мейман үйүнө киргизди. Анан тиги мастан үстүбүзгө кирди. Жашы кырктарда бар. Солдоюп чон, катаал жүздүү, бою түз, күчтүү, кадимки дени сак дыйкан аялдын - жарым-жартылай айбан, жарым-жартылай аял пендесинин типтүү үлгүсү. Жогорудагы кылыгы үчүн жаман көрүшөрүн ал билчү, ошон үчүнбү, келгендин баарын көнүлү бузула, үтүрөйүп кабыл алат.

- Сиздерге эмне керек? – деп сурады эле, досум:

- Сиздин кичүү чүрпөнүзду соо балдардан түк өзгөчөлүгү жок, езүнүн бир туугандарына такыр окшобойт деп айтышшат. Мен өз көзүм менен көрүп ишенейин дедим эле. Чынбы ушул? – деп кайра өзүнө суроо узатты.

Ал бизди жеп ийчүдөй болуп алдыртан бир карап алды да деди:

- Эч кандай андай эмес, мырза жигит! Ал тигилерден да кебетеси суук, коркунучтуу. Ишим түк онунан чыкпады. Баары ушул сыйктуу, билбирдей, кандайдыр бузук тийгендей. Кудай неге мага – жалгыз, бактысыз аялга сиртын салат? Деги эмнеден улам?

Анын бүткүл турпаты өлө корккон адамды эске салып, эки жүздүүлүк менен тез сүйлөп жатты. Ал ачуу үнүн жумшартууга аракет кылды; бул ыйламсырап, жалооруп чыккан үн чын эле ушул карышкыр болуп улуу, албуут кыймыл үчүн жаралгансыган ири, олдоксон, сөөктуү денеден бөлүнүп жатканы таң калыштуу получу.

Досум мындай деп сурады:

- Ўйдөгү балаңызы көрүүгө болобу?

Мага ал кызара түшкөндөй туулоду. Мүмкүн жаңылгандырмын. Бир аздан соң катуу унчуктуу:

- А эмне үчүн?!

Ал ачуулуу, күйүп турган көздөрүн бизди карай атып, башын көтөрдү. Жолдошум сөзүн ары улантты:

- Сиз аны эмне үчүн бизге көрсөткүнүз келбейт? Аңсыз деле башкаларга көрсөтүп жүрсөз го Мен кимдер тууралуу айтып жатканымды сиз жакшы билесиз.

Аялдын ачусу келе түштү. Эми ал үнүн да кармабай, албууттаныш баштады:

- Мында эмне келдинер? Мени эзип жеш үчүнбү? Менин балдарым айбанга окшошуп калганы үчүн да ээ? Силер аны көрбөйсүнөр, түк көрбөйсүнөр! Кеткиле бул жерден, жоголгула! Силер эмнеге эле мага жабышып калдыңар!!

Жыйрылып, баса калчудай болуп, ал бизге атырылды. Анын ачуу чаңырыгынан уламбы, коншу бөлмөдөн кандайдыр онтогонго, андан да мыёсологоң оқшогон аянычтуу, тири укмуш үн угулду. Тула боюм дуркүрөп, үрөйүм учту. Артка кетенчиктеп барып токтодук.

Досум өктөм унчуктуу:

- Көзүнүзгө караңыз, Азезил аял (эл аны Азезил аял деп аташчу), мунунуз үчүн качандыр бирди көрөсүз!

Абыл, Жаркын баяны

Ал жини кайнаганынан калчылдап чыкты. Өзүн жоготуп, муштумдарын булгалай, өкүрүп көй берди:

- Жоголгула! Эмне үчүн бирди көрөт экенмин? Көзгө көрүнбөй жоголгула, жексурлар!

Жакабызга асылып, тытып жиберерине аз эле калды. Биз кеткиче шаштык; көнүлгө эң эле оор тийип, маанайыбыз чөгө түштү.

Сыртка чыкканыбызда, досум сурады:

- Көрдүң го?.. Кандай, жактыбы?

Мен жооп бердим:

- Эми бул мастан тууралуу калганын сүйлө.

Анан ал жаны гана бышып, тынч дениз сымал сыйдырым желгө аран серпилген шалбаа чөбүн тен жарып откөн кенен ак жол менен жай келе жатканыбызда, мына буларды айтып берди.

Бул аял мурда сарамжалдуу, иштерман, токтоо кыз эле, фермада жалданып иштечү. Эркек достору жоктой эле көрүнгөн, начар жактарын деле эч ким байкабаган. Фермада иштеген бардык кыздардай эле ал дагы орок маалында, орулган буудайдын арасында, асманда күн күркүрөп, аба кызарып чыккан мештиң урган илебиндей үп тартып, боз улан жигиттер менен бой жеткен бийкечтердин күнгө күйгөн денелери терге чыланган убакта күнөөгө батты.

Көп отпөй ал боюна болуп калганын сезди; уят жана коркуу сезими аны кыйнады. Эч ким билбеси керек эле, андыйктан ал тектайчалардан жана аркандын үзүндүлөрүнөн өзү жасап алган бекем корсөт менен ичин катуу таңып жүрдү. Улам өскөн баланын түртүүсү менен ичи канчалык чоңайгон сайын, өзүнүн кыйноо куралын ошончолук бекемирээк тартып байлады; мында ал катаал сыноого кабылып, туруктуулук менен чыдап, ал гана эмес дайыма жылмайып, тың кыймылдан азапта калганын түк билдиреди. Ал курсагындағы тырнактай тириү жанды өзүнүн шумдуктуудай аспабы менен кызылдай кыйноого алды: аны кысты, муңку кылды, ақыры түрү укмуш айбанга айланышып тынды. Кысылган баш соөгү созулуп, учтуу шиш сымак болуп калды, тостойгон эки чон көзү мандаиына чыга түштү. Денесине жабышкан буту-колдору ашыкча узарып, жүзүмдүн буттагы сымал ийрейди, а манжалары жөргөмүштүн буттарына окшоп калды. Денеси такыр эле еспөй, жаңгактган бетер бөрсөйүп барып токтоду.

Ал жаз маалы эртөн менен талаада төрөдү. Жардамга чуркаган чөп отоочулар анын курсагынан чыгып келе жаткан ырайы суук жандыкты көрүшкөндө, коркуп кайра качышты. Бүткүл чөлкөмгө анын бир түрү укмуш, азезил-шайтан сымал немени тууганы жөнүндө сөз тарады. Мына ошол күндөн баштап аны «Азезил аял» деп атап калышты.

Аны ал жерден кубалап жиберишиши. Кайыр сурал жашап жүрдү, а балким жашырын денесин сатып дагыбы; ал көзгө урунуп калган, түзүк кыздардан получу, ошондой эле эркектердин да далайы тозоктун отунан коркушпайт эмеспи.

Оторбаев Б.К.

Алгач ал өзү тууган ырайы суук «чүрпөсүн» түк дагы көргүсү келбеди. Балким муунтуп өлтүрүп салар беле, дин кызматчысы анын антерин биллип, сот менен коркутканынан улам мизи кайтып, аргасыз багып естүрдү.

Бир күнү ошондой өтүп бараткан кыдырып оюн куючулар мындағы түрү шумдук жандық жөнүндө угушуп, карап көрүүнү, эгер туура келсе, өздөрү менен ала кетүүнү чечишти. Чын эле жагып, энесине беш жүз франк акчаны ошол эле жерден нак санап беришти. Алгач аял тартынып, такыр эле көрсөтпөйүн деди эле, бирок ырайы суук баласы үчүн көп акча алуу мүмкүн экенин түшүнгөн соң, ар бир тыйынды эсептеп, жандан башкача өзгөчөлүктөрүн санап, қадимки дасыккан далдалчылардан бетер көжөлө баасын көтөрүп, соодалашып баштады. Кокус алдап кетишилесин деп, ал тигилерди кагазга кол куюуга мажбурлады. Кыдырып оюн куючулар бул ырайсызды чындаң эле өздөрүнө кызматка альшкандан бетер аялга жыл сайын макулдашылган суммадан тышкary дагы төрт жүз франктан төлөп турууга милдеттениши.

Күтүлбөгөн киреше аны ақылдан адаштырды; эми ал тиши каккан буржуйларга оқшоп рента чогултуп алып үчүн дагы башка ырайсыздарды жаратып, тууп алууну каттуу эңседи. Дени сак, бөтөнчө төлдүүлүгүбү, анын аракети онунан чыкты. Ал кызы өзү төрөгөн ырайсыздарына боюндағы кезинде коюлган басымга жараша ар түрдүү форма берүүнү өздөштүрдү көрүнөт: узунун да, кыскасын да тууду; бири крабга оқшош болсо, башкасы кескелдирикке оқшоду. Айрымдары өлүп, ар жолу каттуу кайтырып жүрдү. Сот кийлигишп көрдү эле, эч нерсени далилдей албай койду. Акыры эркине коюшту. Ана эми, минтип дәле ырайы суук майып балдарды жаратуусун улантууда.

Бүгүнкү күндө ырайсыздардын саны - он бир, баары тириүү, жыльна аялга беш-алты миң франк киреше киргизишт. Бирөөнө – жанагы бизге көрсөтпөй койгонуна кардар чыга элек. Бирок аны көпкө кармабайт: бардык кыдырып оюн куючулар мастанди жакшы билишт жана убак-убагы менен тие кетишип, жаңысы бар же жок экенинен кабар алып турушат. Эгер бул жолку үлгүсү өтө кызыгууну туудурса, ал қадимкideй аукцион уюштуруп да жиберет.

Досум унчукпай калды. Көнүлүм бузулуп, ачууга уугуп чыктым: ошондо эле бул жексурду өз колум менен муунтуп салбаганыма өкүндүм.

– Атасы ким? – деп сурадым эле:

– Белгисиз. Ал же алардын кайсы бир деңгээлде уяттары бардай. Негедир ачылка чыгышпайт. Балким аял тигилер менен түшкөн акчаны бөлүшүшү да ыктымал, – деп жооп берди.

Мен бул окуя жөнүндө такыр унтууп койгон элем, анат эле ак сөөктор пляжында келбети келишкен, татынакай, кылыктуу аялды көрүп калдым: аны көзү менен тең айланган ашык адамдары курчап алыптыр. Пляж аркылуу досум, ушул курорттун врачы болуп өтүп бараткан элек. Он мунёт өтүп-өтпөй мен күмда ойногон үч кичинекей баланы нянькасы менен көрдүм. Жерде балдактар жаткан эле; негедир жүрөгүм кысыла

Абыл, Жаркын баяны

түштү. Ушунда мен бардык үч баланын кебетелери бузулган, өркөчтөрү чыккан, ийрейген, ирендери суук экенин байкадым.

Доктор мага мууну айтты:

– Булар – сен азыр эле жолуктурган татынакай, кылыктуу айымдын жараткандары.

Мен кейип үн каттым:

– Эх, байкүш эн! Деги ал канткенде кубанып күлө алат?!

Досум жооп улады:

– Сен аны аяба, кымбаттуум. Бактысыз балдарды аёо керек. Боюнда болгон ақыркы күнгө чейин белин түз, ичке альп жүрүүнүн натыйжасы ушул. Мындаай адаттан тышкаркы майыптык корсеттөн улам. Бул оюнда керек болсо алтындай өмүрүн тобокелге салып жатканын ал жакшы билет. Дайым сүйүп жактырышып, сулуу бойдон калса болду, ага баары бир.

Ушунда менин эсиме башка бир аял, өзүнүн ырайы суук балдарын соодалаган Азезил аял, эсиме түштү.



Орусчадан которгон  
Б.К. Оторбаев



## ЧЫН ТИЙБЕС (фантастикалык новелла)

Советтер Союзунун Баатыры, СССРдин учкуч-космонавты Юрий Николаевич Глазков озунун фантастикалык аңгемелери, новеллалары менен окурмандарга көңири белгилүү. Томондо анын азыркы күндүн актуалдуу проблемаларынын эң башкысына – ядролук согуш коркунучуна, куралысызданууга арналып жасалыган фантастикалык новеллаларынын бири «Чын тийбести» («Недотрога») сиздердин назарытыздарга сунуштамакчыбыз.

Чалпыңчы кеме кайсы бир планетанын аймагына түш болду. Тааныш эмес жылдыздар, чоочун асман, кандайдыр белгисиздикти күтүү... Планета улам чоң көрүнө берди, материкитердин сөлөкөтү үкмүштүй кооз, кайталангыс эле. Аларды бөлүп турган океандар тигилерге өзүнчөлүктү, таасирдүүлүктү жана да кандайдыр зор сыймыктанууну берип тургансыйт. Планетада аң-сезим бар, Жердеги радиотелескоптор тарабынан кабыл алынган сигналдар так мына ушул жактан келип жаткан эле. Планета жөнүндө көбүрөөк билүүнү, андагы өнүккөн цивилизация менен кездешүүгө жакшылап даярданууну баары каалап жатышты. Бул иште компьютер гана жардам бере алмақ, анын эсинде аң-сезимдүү жашоосу бар бөлөк планеталар боюнча маалыматтар бүт жазылтуу. Компьютер жаны кабарларды күтүп жаткан: аны бардык жагынан изилдеп, буга чейинки белгилүү фактывлар менен катар кооп, адамдарды өзүнүн ойлоо сезиминин жетишкендиги жана аныктамаларынын терендиги менен таң калтырыш үчүн эсеп күтүп жаткан. Веганын желмогуздары менен африкалых пилдердин азууларынын

Оторбаев Б.К.

жана мәндай сөөктөрүнүн калыңдығынын бирдей экенин байкаганы да кокусунан эмсестир? Ал – планеталық компьютер, өз ишинин чебери жана билгиси болчу.

Азыр болсо, компьютер адамдардын каалоосун кылдат байкап, алар үчүн планетанын көлөмдүү сүрөттөлүшүн түзүп берди. Татынакай, ар түрдүү түстөгү шар қағот-компаниянын чок ортосунда, абада илинип турду. Орундуктан турбай эле планетага колунду сунууга жана кармалап көрүүгө мүмкүн болучу. Алаканың менен бүткүл бир континенти, океанды жаалп коюуга болот эле, андайда планетанын көрүнүшү өзгөрүп, бир нерсеси жетпегендей жана көркүсүз сыйктаңып калат. Материктердин сөлөкөтүнөн бул дүйнөнүн өткөндөгүсүз чагылып турду... Компьютер мына ушуну билгичтик менен пайдаланды, бардык материктерди бириктириди жана планетанын миллиарддаган жылдар мурда кандай кебестеде болгонун көрсөттү. Аナン байыркы материки жаракалар менен бөлдү жана континенттердин океан боюнча кандайча сүзүп жөнөгөнүн сүрөттөдү. Көз алдыга өткөндөгүлөр тартылды, компьютер болсо, андан ары кетти: материктерди өз жолунан тоолорду да шыптырып кеткен жылып жүрүүчү муздар менен жапты, токойлорду жана жаныбарларды естүрүп чыгарды, аң-сезимдүү жандыктардын өнүгүшүн көрсөттү... Бактысыз жандарды тоолорго кубалап, зор толкундар тиричилики жок жылып жатты, жанар тоолор өздөрүнүн балкып эриген баткагында жандууну чөктүрүп, алоолонгон өргтөр алардын калганын аймады, а ақыл-эс болсо жашай берди, күрөштү, чыналды, өзүнө жашоо укугун жана биринчиликке болгон укукту женеп алды... Компьютер өсүмдүктөр дүйнөсүн көрсөттү, бирде жашылга, бирде сары түске боёп, алар менен материктерди жапты, кумга көөмп, бороон-чапкын менен талкалап жана улам кайра баштган жаратып турду. Суу астындағы дүйнөнүн көрүнүшүн, канаттуулардын топ-топ болуп эркин учканын көрсөттү. Ақыл-эстин планетасы, бакты-таалайдын планетасы!..

– Татынакай планета, бул сулуулук ал үчүн бир топ кийышчылыкка турган экен, азыркы жашоочулары кандай бактылуу! – деп сұктанып, космонавттар биринен сала бири өз ички ойлорун угзуза билдирип жатышты. – Тез эле алар менен жолугушсак экен, илим-билим алмашат элек, өткөндөгүлөрүн сурал, эртеңки келечегибиз тууралуу сүйлөштөт элек.

– Эмнеси болсо да дагы бир айланып көрбейлүбү, командор, кандай дайсін? – деп сунуш кылды дайым сак штурман.

Ашыкча шек саноочулукту четке кага баары чуулдап кальшты. Аныз да планетада тынчтык жана ынтымак орун алганы айдан ачык, әч ким әч нерсени жашырбасы көрүнүп турат го?..

Командор өз билгенин жасады: орбитаны төмөндөттү жана эми атмосферада дагы бир айлампа жасоо үчүн башкаруну компьютерге берди. Кеме чексиз көгүлтүр океанга сүнгүп кирди да, чоң, татынакай шаарды көздөй бет алды... Капыстан эле шаардын көрүнүшү өзгөрдү: кемени көздөй оттуу узун денечелер созулду. Кеме коргоочу каражат менен курчалды. Ага урунуп, денечелер жарк этип жанып чыга келишти, шаарга

Абыл, Жаркын баяны

ракеталардын сыйнектары күбүлүп түштү... Бүткүл өлкө боюнча сиреналар улуп, согуш мезгили келди. Күжүрмөн механизм аракетке келтирилип, пружина көб берилди. Кеме болсо учуп баратты жана улам жаны ракеталардын соккуларын өзүнө чакырып, ядролук жаанды, өргтөрдү жана да кыргын өлүмдү пайда кыла компьютер аркылуу башкаралып кете берди. Ракеталар бардык тарараптан учуп жатты, баары аралашып, душман кайда экенин жана ким ага кол салганын әч ким түшүнгөн жок. Бардыгы жана бардык тарараптан атып жатышты, самолёттордун зор топтору абада кармашып, күйтөн машиналар алоолонуп төмөн кулап жатты. Тириүчүлүктүн акыры, азап орноду.

Кеме бул бир паста отко чулганган ақылсыз материктерден оолагыраак океан тараапка бурулду. Адамдар болуп өткөндү аңдап билүүгө аракет кылып, үн-сөзсүз олтурушту.

Океандын төптегиз бети кайнап чыккандай болуп, андан ракеталардын ичке, жырткыч ийнелери суурулду. Устүгө суу астында сүзүүчү кайыктардын узун кара денелери калкып чыгып, кемелер чөгүп жана күйүп жатты...

Командор кыскача команда берип, кеме жогорудагы орбитага атып чыкты. Бирок, буга чейин жайбаракат айланып жүрүшкөн жандоочу спутниктер капыстан эле лазер нурларынын жардамы менен улам кайра кеменин коргонуусун бузууга, анын сырткы каптоосуна жетүүге, аны күйгүзүүгө, бөлүмдерүнө боштуктун кирип келишине, мында да ақыл-эсти жок кылтууга аракет кылып жатты. Бул колдорунан келбegen сон, өздөрүнүн алсыздыгына болгон ызасын сырткары чыгарышкан сымал, эми алар башка буталарга карай атырыльшты...

Кеме дагы оолак, коопсуз боштуктун теренин карай бет алды. Адамдар коржкондон өздөрүн жоготуп көштү, бир гана сезимсиз компьютер кабыл алынган кабарларды иштеп чыгуу менен, өзүнүн көнүмүш чеберчилигин уланта берди. Адамдар жаны эле, бир аз гана мурда суктана карап отурушкан, алар түзгөн шар көгүш жаркырак болуп күйдү, оорулуу жүрөк сыйктуу тез-тез булкуна баштады, анат туруштук бере албай, бир канча жалтыраган бөлүктөргө бөлүндү...

А кеме болсо, өзүнөн өзү качкан сыйктуу планетанын жана анын ақылсыз жашоосунун алдында өз күнөөсүнөн уялган шекилде боштуктун алыссы теренинине карай улам ылдамдай сыйып баратты.



*Орусчадан которгон  
Б.К. Оторбаев*

## МАЗМУНУ

Абыл, Жаркын баяны (поэма).....	3
Ашыглык ырлары.....	51
Кечиккен сүйүү ырлары.....	62
Аскердик-патриоттук ырлар.....	65
Ар кыл ырлар.....	70
Канааттанбоо ырлары.....	76
Бир үзүм тагдыр (ангеме).....	78
Досумдун махабаты жана мен (новелла).....	84
Ырайсыздардын энеси (новелла).....	89
Чын тийбес (фантастикалык новелла).....	93

Адабий-көркөм басылма

Оторбаев Болот Капарович

**АБЫЛ, ЖАРКЫН БАЯНЫ (махабат легендасы)**

Литературно-художественное издание

Оторбаев Болот Капарович

**СКАЗАНИЕ ОБ АБЫЛЕ И ЖАРКЫН (легенда о любви)**

Терүүгө 2009- жылы берилди. Басууга 2009- жылы  
кол коюлду. Форматы 60x84 1/16. «Times Kirg» ариби.  
Осфеттик кагаз. Көлөмү 6 басма табак. Нускасы 300 даана.  
Келишим баада.